

ЧИГИТЕЙ

Жусуп Мамайдын айтуусунда

ЧИГИТЕЙДИН ЖООГО АТТАНЫШЫ

Алланын сүйгөн бендеси,
Душмандан болуп касчылык,
Аттанып чыккан Сомбилек,
Аттанып кетти келбеске,
Манастан улап бир-бирин,
Айтып жүрдү кыргыздар,
Унтулуп кетпеске.
Тынымкан өлүп жан тынды,
Чигитей жетим какшады,
Төрт жашта ага ат койгон,
Мадыбек үйдө бакканы,
Тогуздан өтүп чоңойуп,
Онго чыга жаздады.
Жаман эмес жакшылап,
Баккан экен Мадыбек.
Арстандан калган жетимдин,
Көөнү эркин болсун, деп,
Күйругуна Мадыбек,
Бактага кошуп май төшөп,
Кайратына толсун, деп,
Казы кесип жедирет,
Куурдакка кошуп май берет,
Сапты айак менен чай берет,
Желбестен жорго мингизет,
Жеткилең кызыл кийгизет,
Атасынын өлгөнүн,
Мадыбек ага билдирбейт.
Эртеден кечке Чигитей,
Салганы тайган, күш болду,
Мылтык атып, балта чаап,
Эр сайышка маш болду,
Кара мүртөс Чигитей,
Эрибес боору таш болду.
Атайын баккан Мадыбек,
Өз эркине тим койду,
Жетим болбой Чигитей,
Эрке жүрүп чоңойду.
Мурас эмес эркелик,
Жабышып калбас жетимдик,
Жараткан билет ар ишти,
Тентитип ийбейт кесирлик.
Сунган бутун тартпаган,
Жумган көзүн ачпаган,

Тогуздал-ондоп жаш балдар,
Топтошуп келип кол салса,
Тоңкайто чаап таштаган,
Эркин жүрөт элинде,
Эр Чигитей балапан,
Келатат эмгек жакындан,
Келер ишти мен айтам.
Маңғыттан чыккан Калдуубет,
Күн бербей ага Сомбилек,
Канғайдан катын алыптыр,
Качып жүрүп темселеп.
Баатыр тууган Сомбилек,
Эки буттан айрылып,
Түйук төрдө жатканда,
Калдуубеттин өтөрү,
Туулган экен ал чакта.
Элөөсүз жерден эр чыкты,
Бирөө эмес эки уул,
Мына мен-мен деп чыкты,
Табай менен Катайы,
Жол талаша төң чыкты,
Чоңойду үчөө курбалдаш,
Карылар айтып кобурап,
Ал балдарга угузат,
Өтүп кеткен өткөн чак.
Отор, Табай, Катайы,
Беш уруктун элинде,
Ошондой бар далайы.
Кээ бирөө жүртка баш болду,
Кээ бирөөндө менсеп жок,
Башчысынан баш болду,
Күндөн-күнгө өөрчүдү,
Кыргыз бизди кырган, деп,
Айткан киши көп болду.
Уламалап угуптур,
Калдуубеттин Отору,
Узун кулак чыгыптыр,
Табай менен Катайга –
Аларга кеңеш кылыштыр.
Өз алдынча той берип,
Тойго элдер көп келип,
Карыдан алып канчаны,
Улуктан бирөөн кетирбей,
Алып калды анччаны.
Тойдун ээси чоң Отор,
Кызмат кылыш жүгүргөн,

Табай, Катай-эки эр,
Арак ичип, эт жешип,
Катарлашып турганда:
- Карылар, кебин айтып бер.
Отор айтып калыптыр,
Кенешип койгон нечени,
Кебин элге салыптыр,
Эндекей жүргөн нечени,
Кыргыз менен калмактын,
Арасында канчалык,
Кеги барбы, жок бекен,
Көбү билип алыптыр.
Сомбилек койгон Сатайы,
Кың кылалбай кылчайып,
Кетип калды айласы,
Ошол топтон чыгарбай,
Улуктуктан айдашты,
Тургандары чогулуп,
Калдуубеттин Оторун,
Каңгайга улук шайлашты.
Кенеш кылып алышты,
Келбей тойго калгандан,
Анжу, манжу, таңғытка,
Атайын кабар салышты.
Анжудан барды алты чоң,
Манжудан барды канча чоң,
Таңғыттан барды Дөрбөнү,
Дүбүрөшүп беш урук,
Чогулушуп келди эми.
Эркинче Отор бактырып,
Эрлерди сыйлап жаткырып,
Кычыртып келип карыдан,
Аларга кебин айттырып,
Бутуна кишен салдырып,
Сатайды койду кар кылып.
Карыдан угуп келгендер,
Мына менмин дегендер,
Алакташып желдеди,
Бучкактан үйлөп Оторго.
Бу түгөнгөн каңгайлык,
Чаначтай үйлөп желберди,
Урушка кумар эл экен.
Укумунан тукуму,
Өлүп жатса өспөстөн,
Уруша берсек дээр экен,
Таңғыттан келген Дөрбөнү,

Салттуу эрдин бири экен.
Түншакенин Бозкертик,
Манастын өткөн тушунда,
Ошондон бери кыдырып,
Дөрбөн ага түкүм да:
- Атабыздан атабыз,
Балабыздан балабыз,
Кыргыз менен аркачан,
Кырылышып жатабыз.
Же кырылып кангай түгөнбөй,
Же кырылып кыргыз түгөнбөй,
Он жыл өтпөй арадан,
Кызыгышпай жөн жүрбөй,
Чымындай жан жай албай,
Өлгөндөрдү укканда,
Үңкүйүп жатып алалбай,
Отор, Табай, Катайлар,
Барбасаңар жатыңар,
Мен барамын кыргызга,
Эми калдым жаталбай!
Дөрбөнү айтып салыптыр,
Дөрбөндүн кебин укканда:
- Биз барабыз баарыбыз,
Эп көрсөң, Отор ханыбыз,
Сомбиликтин уулу бар,
Чигитей атын угабыз,
Эресек тартып жеткинче,
Жылжылма-түптүз кылалык.
Чоңойуп кетсе бой тартып,
Кокустан келип калабы,
Чокчондол бизге ок атып.
Үйүндө булар кеп салып,
Укмуштан угуп жүрүшкөн,
Сомбиликтин Чигитей,
Онго чыгып калды, деп.
“Оңой душман ойлобо,
Манастын уулу аны” дейт,
Капкайда жатып кангайлар,
Чигитейден кайги жайт.
Чигитей төрттө Сомбилик
Суусамырда той берген,
Кулак угуп, көз көргөн,
Барлык жерден эл келген,
Ошол үчүн кангайлык,
Чигитей жашын билчү экен,
Баралы деген киши жок,

Унчуга албай жүрчү экен.
Сатайдан коркуп кеби жок,
Сыр алдыrbай Сатайга,
Жүргөн кангай шеги жок,
Отой улук болуптур,
Айанып калар жери жок.
Дөрбөн ага кошулду,
Белдүүлөрү беш урук,
Биргелешип олтурду,
Ар уруудан отуз мин,
Жүз элүү мин аскерге,
Адамдын санын толтурду.
Барычу эрдин аттарын,
Ак кагазга каттады,
Кан ичме Отор чоң жинди,
Окубай туруп жатка алды.
Угушуп алып басар күн,
Кулжанын айы болсун, деп,
Кулжуңдашып тараشتы,
Көмөрө кийип малакай,
Жулжуңдашып тараشتы,
Сүр көрсөтүп калганга,
Булжуңдашып тараشتы.
Чондору басып коржондоп,
Убаданы чың болжоп,
Толуп калды кангайга,
Аркайдан аскер топ-топ-топ.
Жыйылып аскер болуптур,
Жыйырмага чону толуптур,
Үйүлүп аскер толуптур,
Үйөрлүү селди тосучу,
Үч балбаны болуптур,
Табай, Катай, Дөрбөнү,
Ал үчөөнөн коркушат,
Андан калган бөлөгү.
Дөрбөн киши зору экен,
Он сегиз гез бойу бар,
Ошончолук чоң экен.
Бойу чоң болуп, энөө эмес,
Отө мыкты чабендес,
Тултугуй эмес кагалес,
Мин колго кирсе аралап,
Мен жалгызын а дебес,
Анткен менен Дөрбөндү,
Табай, Катай – ал экөө,
Бучкагына тенебес.

Отор салат экөөнө,
Жатса-турса кеп-кеңеш.
Кулжада аскер кол тартып,
Таласты қөздөй жол тартып,
Алтай, Капал казагын,
Талап кирди кол тартып.
Медерканды карматып,
Жыңайлак койду айдатып:
- Алычу белең сен бизден,
Ар жылда алым бергин, деп,
Алтын-күмүш жайнатып,
Кемитпей минден нар алдың,
Үстүнө буулум зар артып,
Кечилдерди ыйлаттың,
Жөөлөтүп жылкы айдатып!
Алып барып Таласка,
Каныңды ичип алдында,
Андан кала бергенде,
Катылайын баарына.
Сомбилигин өлүптүр,
Келбес жанды көрүптүр,
Эми айласы жок кыргызың,
Айтканыма көнүптүр.
Калмакка казак аралаш,
Жүрүчү элең чамалаш,
Бир төрдө коңшу болчу экен,
Желе тартып, бәэ байлан,
Көрүктүү, Капал, Алтайды,
Жүрүчү элек тең жайлап.
Сомбилек келип Каңгайга,
Медеркан, элге ээ болдуң,
Өмүр бойу аралаш,
Биргө жүргөн элдерди,
Бөлдүрүп ийип не болдуң?!
Калмак менен казакты,
Эки башка бөлдүрдүң,
Казактын калкын бай кылып,
Каңгайдын калкын бүлдүрдүң,
Сомбилек бердик убада,
Ар жылы алым бермекбиз,
Андан кала бергенде,
Аралаш биргө журмөкбүз.
Көкчөдөн тукум сени деп,
Көп казакка ээ койду,
Ээ болголу казакка,
Жылында эки барасың,

Каңгайдын күнү не болду.
Медеркандан келдим, деп,
Согумга семиз бергин, деп,
Койчуң барат коржондол,
Боз улан барат молтондол,
Айтканын такыр беребиз,
Беш урук элде биз колдоп.
Карадык көзүң, Медеркан,
Пейлиң жаман, ичин тар,
Сен экенсин, Медеркан,
Элди бөлүп тараткан!
Бұғұн колго тиидиңби?
Жыңайлак койду айдатам,
Тұнұндө бутуң байлатам,
Таласка барган күнүмдө,
Каратып койуп қыргызды,
Эә болгонун көрөйүн,
Анан сени мууздатам!
Медерканды канғайлар,
Өз әркинче кыйнашып,
Калганда казак әлдерин,
Катыны менен баласын,
Каңғыра-какшап ыйлатып,
Эә қылбай алган эрине,
Сулуусу болсо жыйнатып,
Мына минтип казакты,
Катуу жаман кыйнашып,
Сұттүү-сүрөк малдарын,
Кара қышка сойдуруп,
Анча-мунча қылчайып,
Кайаша айтып койгонун,
Кара көзүң ойдуруп,
Кыздын көбүн катындал,
Кылбаганы калбады,
Каңгайдан келген кызталак.
Эми тұра алган жок,
Буга казак әл чыдал.
Медеркандын алганы,
Үчөө эле катыны,
Эң кичүүсү катындын,
Көкөй эле аты бу.
Караңғынын чапанын,
Калдайта башка чұмкөнүп,
Катын да болсо әркектей,
Кара жанга күч келип,
Төбөгө чачын түйүнүп,

Тумтуйта туулга кийинип,
Медеркандын Ак болот,
Ач билекке илинип,
Ургаачы жолборс экенин,
Кангайларга билдирип,
Алты күнү түнүнде,
Дүрбөөн салып, эл кырып,
Алаштап ураан чакырып,
Катуу тийет кангайга,
Бет келген жактан качырып,
Катуу тийип жапырып,
Таң агарган мезгилде,
Чыга берет шашылып.
Кечке чейин көрүнбөй,
Бир кемерге жашынып,
Алты күнү тындыrbай,
Кангайдын шорун катырып,
Жетинчи күнү кечинде,
Кайта кирди бакырып,
Кыргызга барбай болбойт, деп,
Көкөй кетти бастырып.
Мингени жорго аладан,
Баш аламан койгулап,
Баатыр Көкөй бараткан,
Кабар алмак нээтинде,
Каңкору жаткан Таластан.
Күну-түнү бир тынбай,
Кирпик кагып уйку албай,
Ат чалдырып, аш ичпей,
Аманат жандан безиптири,
Алпечтүү катын Көкөйүн,
Жыйырма алты күндөрдө,
Үч Кошойдун бөксөгө,
Койгон бойдон жетиптири.
Бөксөдөн чыкты бөлүнүп,
Буруу жол менен Таласка,
Келе жаткан көрүнүп,
Кашатка чыга калыптыр,
Жайык төр өзөн Кенколду,
Жалдырап тиктеп алыптыр,
Катын да болсо ал Көкөй,
Жерге айраң калыптыр.
Көз жиберип ар жакка,
Баарын тиктеп алыптыр,
Айкөл Манас сайдырган,
Багын тиктеп алыптыр,

Алмамбет келип салдырган,
Шаарын тиктеп алыптыр,
Алды жагын караса,
Ит агытып, күш салган,
Бир топ жан келип калыптыр.
Көзүнө бирөө көрүндү,
Көкжалдыгы билинди:
“Ким экенин билейин,
Дартымды угар эл болсо,
Арзыымды айтып ийейин,
Ит агытып, күш салып,
Өзүнчө жүргөн эл болсо,
Сыр коргонундай кайсы? деп,
Сыздырган бойдон кирейин.”
Камдагай бутка шымданып,
Каскаксыз найза колго алып,
Каарын салып жүзүнө,
Кара сур болуп мунқанып,
Жете барып ал Көкөй,
Айтып турду кеп салып:
- Мен алыстан келген жолоочу,
Көрбөгөн же билбеген,
Элди издең келатам,
Атактуу Айкөл жердеген,
Жерди издең келатам,
Айкөлдөн бери карата,
Бузулбаган каймагы,
Элди издең келатам,
Атагы Талас, чоң Кеңкол,
Жерди издең келатам,
Айкөлдөн тукум барбы, деп,
Эрди издең келатам,
Бөлүнсө караан болучу,
Бүлдүрсө топтоп койучу,
Белди издең келатам,
Каманды көрсө коркпогон,
Кармаштан кумар канбаган,
Шерди издең келатам,
Уруш десе күүлөнгөн,
Кан ич десе сүйүнгөн,
Чырды издең келатам,
Жалгыз кара бир башын,
Сан кишиге баалаган,
Көп экен деп жалтанбай,
Жанын айап калбаган,
Тыңды издең келатам,

Жооп бергин тобунар,
Бар кебимди уктунар,
Менин атым Көкөймүн,
Чигитей барбы бул жерде,
Уулду издеп келатам,
Ак калпак алаш журтуна,
Арка болгон аркачан,
Муунду издеп келатам,
Ак шумкар түнөп өтүүчү,
Туурду издеп келатам.
Тулпардан калган туйакты,
Тунжурдан калган чунакты,
Ак калпак кыргыз журтуна,
Өчпөй күйгөн чыракты,
Жети атадан бер жакка,
Жеткилең болгон сурагы,
Өз-жат дебей чыр салган,
Кара сууга кан куйган,
Өлөндүү жерге өрт койгон,
Жалынсыз күйүп өрт болгон,
Жалгызды издеп келатам.
Жараар болсо керекке,
Жабырымды эми айтам.
Көкөй турса жабырап,
Жабыла сүйлөп калышты,
Ит агытып, күш салган,
Жаш балдары бабырап,
Нес оору тийген немедей,
Чигитей турат жалдырап,
Кара көздүү Сулуукай,
Сүйкүмдүү сөздө муну бар,
Ушуладын ичинде,
Мөңкөтай деген бирөө бар:
- Алыстан келдим мен, дедин,
Көөнүмдө айтам түгөнгүс,
Көйнөктөн бетер кир, дедин,
Элин менен жериңди,
Алдында айта кетпедин,
Ким экенин билбедин,
Кайдан келген адамсын,
Жайың айткын билдирип.
Арстандан тукум жок эмес,
Арзандык менен тукуму,
Оморулчуу тоо эмес,
Оңойлук менен кишиге,
Алдырып койор жоо эмес.

Мына бу турган Чигитей,
Сомбileкten калыптыр,
Мадыбектин уулу эмес.
Ак калпак кыргыз алаш журт,
Бүлүнүп көргөн журт эмес.
Элөөсүз айттың ким болсоң,
Бу Көкжалдан калган тукуму,
Карап эми турчу эмес.
Чигитейди билгизип,
Келген киши кимсин? деп,
Мөңкөтай айтып турду эле.
Карала атты камчылап,
Бастыра түшүп токтолуп,
Байкуш катын жабырап,
Башынан түштү кеп салып:
- Жакынкы өткөн заманда,
Маңгыттан чыккан Калдуубет,
Качып барган калдайга,
Сомбileкten куугун жеп.
Кулагым угуп жүргөмүн,
Айтып жүргөн Медеркан,
Калдуубеттен Отор деп,
Эркек бала туулду, деп.
Кангайды алып Сомбileк,
Хан көтөргөн Сатайды,
Адам башы көтөргүс,
Канчалык алым олжо алды,
Жылында берип турганга,
Тилинен мөөрлөп кат алды,
Узатып берип тургун, деп,
Айткан экен Сатайды,
Алтай, Капал, Илеге,
Атагы казак дегенге,
Медерканды хан кылып,
Койгон экен ал жерге:
“Кыргыздан келбейт бул жерге,
Жылында берчүү алымды,
Медерканга бергиле.”
Сатай алман салыптыр,
Медеркан барып жылында,
Откөзүп аны алыптыр,
Бир алыптыр Сомбileк,
Андан кийин барбаптыр.
Эки жылдын алдында,
Кангайлардын журтунаң,
Эки бала тың чыгып,

Табай, Катай аттары,
Эл бүлүнктөн чыр чыгып,
Отор ага кошулуп,
Элди жыйнап той берип,
Сатайды кууп салыптыр,
Хан болгон Сатай ордуна,
Отор болуп алыптыр,
Моңгул, калмак, таңгыттан,
Анжу менен манжудан,
Эстүү-баштуу эр жыйнап,
Калтыrbай кары тең жыйнап,
Карылардан кеп сурап,
Эрлерине угузат.
Таңгыттан Дөрбөн оолугуп,
Чогулушуп олтуруп,
Кеңеш кебин салыптыр,
Беш уруктан чогултуп,
Жүз элүү мин аскерди,
Отор жыйнап алыптыр.
Таласты талап алам, деп,
Талапка жетсе мудаам, деп,
Аттаныптыр кангайдан,
Казактын калкы жатыпбыз,
Кабар укпай алардан.
Атагы казак баары элди,
Айдап малын талады,
Сомбилик койгон Медеркан,
Кангайлык келип кармады,
Акыл айтар киши жок,
Казак ээсиз калганы,
Өзүмдүн атым Көкөймун,
Көңүлүм тыным албады.
Карала ат минип камданым,
Катын да болсом каарданым,
Алты түнү тынчыбай,
Кангайларга чыр салдым,
Күндүзү жаттым аң-андада,
Түндөсү бардым чыр сала.
Таласты көздөй жөнөдүм,
Чыдай албай жапаага.
“Сурай-сурай Мекеге,
Барат” деген укмуш бар,
Учураса кара баш,
Уламалап кеп сурап,
Талас кайда? деп сурап,
Жыйырма алты күн болгондо,

Бұғұн келип турамын,
Көрбөгемүн, уккан жер,
Көкжал өткөн Кеңколго.
Казактын калкы ушундай,
Каңтайлық келип жер басып,
Тынчы кетти биздин эл.
Семизин кармап сойдурду,
Уланын қызмат қылдырды,
Келинин алды қанғайлар,
Кызы сулуусун жыйдырды,
Кылбаганы калбады,
Кары менен жашыбыз,
Ййлап баары зарлады,
Хан болдум деп Медеркан,
Сомбилекке жөлөнүп,
Казакка салды арманды.
Эркектен бирөө бастырып,
Бул жерге келе албады,
Мен Медеркан катыны,
Силерге келдим айткалы.
Айтып Көкөй муңайды,
Ағып жашы чубалды:
- Барсан қыргыз, өзүң бил,
Барбасан , қыргыз, өзүң бил,
Кармоодо эрим, көөнүм кир.
Башка эмес башыңа –
Сомбиликтин уулу деп,
Бул Чигитей жаныңа,
Кабар айтып болдум, - деп,
Көкөй кайра бурулду,
Алдында минген Карада,
Камчы менен бир урду.
Бастырып жөнөй бериптири,
Чигитейдин ойуна,
Далай неме келиптири,
Калгандарга кеп қылбай,
Кыймыл этип қыңқ этпей,
Ачылып ээрди бүлк этпей,
Бастырган бойдон Чигитей,
Атасы – баккан Мадыбек,
Укканын айтып аа, берет.
- Уруксат бергин маа, ата,
Болбогун капа сен, ата,
Колунду жайып батаң бер,
Тулпардан тандап атың бер,
Соотун менен туулған бер,

Мен барайын Каңгайга,
Келип калса Таласка,
Жакшы болбойт кыргызга.
Кулжунұң этип Мадыбек,
Кулжундап далай кеп кылбай:
-Кой, Чигитей, койгун, - деп,
Тор этиң сенин толо элек,
Аттанар чагың боло элек,
Эл кыйналып, кысталып,
Чубуруп качып бергенде,
Тогузунда амалсыз,
Аттанган экен Сомбileк.
Тогуздан аштың азыраак,
Онго жашың жакындап.
Кангайга барам дегениң,
Кандай айткан бул кебин?
Жүз элүү миң кол болсо,
Балбаны жыйырма чоң болсо,
Баштап жүргөн ичинде,
Отору анын хан болсо,
Табай, Катай, Дөрбөнү –
Үч дөөсү анын бар болсо,
Барамын дейсин, жакшы эмес,
Тилимди алғын сен болсон.
Жылышып жүрүп кангайлар,
Келерки жылы жеткинче,
Чоңойорсун эт катып,
Кыргыздан жыйнап кол алып,
Биз чыгарбыз алдынан,
Аңғыча барбай жаткын, - деп,
Мадыбек айты далай кеп.
Чигитей туруп кеп айтат:
- Атам эмес агамсың,
Агалық жолун сактадым,
Ата ордуна баккан деп,
Ичкен тузун актадым.
Белөктүк кылып койду, деп,
Агам айтып калар, деп,
Ошол учүн айткамын.
Камоодо казак эл турса,
Алда кандай болот, деп,
Сар санаа кыргыз бул турса,
Былк этпей жатыш кандай кеп?
Бербесен бербе батанды,
Жуткамын эрте атамды,
Каңгайга барбай тынбайым! - деп,

Ал Чигитей каарды.
“Болбайт эжен бала, - деп,
Атасынын белгисин,
Жолдойт экен жана, - деп,
- Ат тонун мунун белендеп,
Бербесем болбайт буга, - деп,
Сомбилектин арбагы,
Ыраазы болбайт мага” – деп
Падышалық казына,
Баштап барды баланы,
Катар-катар эчен тон,
Күрөекө, соот темир тор,
Жыйналып келген ошондон,
Чачып-чачып карады.
Калдуубеттин күрөекө,
Корумжунун туулга,
Балага ошол жарады.
Кийгени темир үч кабат,
Аттарынын ичинен,
Чылктору деген ат жагат.
(Кийинирээк Чылктору –
Жылантору жез канат,
Которулуп ат калат.)
Күрөекө тандап тон кийип,
Жылантору ат минип,
Найзаны сүйрөп жанына,
Балтаны илип ээрине,
Кылыч байлап кемерди,
Курчанып бала белине,
Каарын салып жүзүнө,
Бирге жүргөн, бирге ойноп,
Аралаш жүрүп чоңойгон,
Карабай бенде түсүнө,
Алайа түшүп тиктесе,
Көзүнүн чаары бир башка,
Көмөкөйдө сүйлөсө,
Сөзүнүн заары бир башка,
Аттанып бала жөнөдү,
Тогуз менен онундун,
Ортосунда бар жашта.
Оңой эмес Чигитей,
Канғайды угуп сүйүнөт,
Бастыра берди кийликпей,
Кыргыздын эли дүбүрөп.
Бирге жүргөн, бирге ойноп,
Аралаш жүрүп чоңойгон,

Кырк бала чыгып бөлүндү,
Чигитейге кошуулуп,
Каңгайга бирге жүргөлү,
Кылчайып туруп Чигитей,
Кырк балага сүйлөндү:
- Угушумча элдерден,
Мурунку өткөн эрлерден,
Түп атамдын кырк жигит,
Кыркы кырык дөө экен,
Эки чоро кийинки,
Экөө эки дәбө экен,
Андан кийин кыргыздан,
Дөө дагы жок, дәбө жок,
Откөндөрдөй бирөө жок,
Атка минип бастырса,
Жалгыз жүргөн кеп экен.
Кыркынды барсам ээрчитип,
Кызыгышкан урушта,
Кысталышкан жумушта,
Кырылып кетсең баарынар,
Атама да, өзүмө,
Жаман атты маа калар.
Эркин ойноп күүлөнүп,
Элде доор сүргүлө,
Мени менен бир барбай,
Чигитей аман болсун, деп,
Тилеп өмүр жүргүлө.
Ээрчитип элдин балдарын,
Эмгектүү кылып калганын,
Эр атанып не пайда?
Артына салып жаштарын,
Азапка салып карыганын,
Мен азамат болдум, деп,
Антип жүрүү не пайда?
Элдин тартса эмгегин,
Эрени тартыш милдети,
Эки-үчтөн киши ээрчитип,
Эренмин деп жүрбөстү,
Ат арытып, тон тозуп,
Алда кандай болот деп,
Үйдөкүлөр ойлошуп,
Антип жүрүш жакшы эмес,
Жашыrbай айтсам сilerге,
Ушул акыл кеп-кеңеш.
Убара болбой бекерге,
Кыркың кайра кеткин,- деп.

Кыркын таштап элине,
Бастырып кетти Чигитей,
Барычу кангай жерине.
Муну мындай таштайлы,
Чигитей менен Калдуубет,
Кармашынан баштайлы.

ЧИГИТЕЙ МЕНЕН ОТОРДУН АЛГАЧКЫ БЕТТЕШҮҮСҮ

Андан мурун Чигитей,
Каңкай менен Таластын,
Башы-айагын калтыrbай,
Баарын тегиз көрбөгөн,
Тобокел кылып бел байлап,
Токтобой эми жөнөгөн.
Шымалды көздөй толгонуп,
Ашып түштү Чигитей,
Төө жайллоонун туу белден.
Кандырга кирип жол тартып,
Кангайды көздөй оң тартып,
Каңгырап жаткан тоо менен,
Шаркырап аккан суу менен,
Өрөөнү кенир төр менен,
Өрдөк кечкис көл менен,
Кулан баскыс чөл менен,
Куулар өтпөс көл менен,
Күү тайган баскыс чөл менен,
Түрүлүп аккан сел менен,
Түмпүйгөн токой чер менен,
Артуу-артуу бел менен,
Адам жүргүс жол менен,
Бектор-бектор бел менен,
Мөмө жыгач жер менен,
Бексөдө улуу жол менен,
Мөлтүрөп аккан суу менен,
Мөндүрдөй аппак кум менен,
Белүнүп жүрүп олтурду,
Күн эсебин чунагың,
Он экиге толтурду.
Онунан иши келиптири,
Ойундагы талабын,
Колуна мунун бериптири.
Адашып кетпей башкага,
Каркыранын Ташмойнок,
Аш бергенде ал жерге,
Арстан Манас көк жалың,

Чыгып келген Ташмойнок,
Мойноктун чыгып кырына,
Дүрбүсүн алып колуна,
Көз жиберип карады,
Үч каркыра көк төбө,
Тоосу менен ойуна.
Топтоң болгон адам көп,
Адамынан малы көп,
Ары бери чубашып,
Айдал жүргөн дагы көп,
Аркы терки түрү көп,
Адам билгич сүрү көп,
Чуру – чуу түшүп ыйлаган,
Чоң-кичинин үнү көп,
Жердин бети күбүрөп,
Жан – жаныбар дүмүндөп,
Какшаган элдин үнүнөн,
Күн тийе албай күдүндөп,
Бул эмне шүмдүк? деп,
Мундайды мурда көрбөгөн,
Угуп аны билбеген,
Тобокел кылышп чунагың,
Камчыга бөлөп Тору атты,
Йызы – чуу түшкөн көп элге –
Ошого кетип баратты.
Эки кыркуу, бир өзөн,
Аттап өтүп баратып,
Ат айабай чунагың,
Каттап өтүп баратып,
Ак сакалдуу бир чалга,
Учурап калды жанашип.
Көрө койуп чал айтывп:
- Аа, кокуй налат! Деп айтывп,
Айланайын кулунум,
Атыңдын башын бургунун,
Айал кылышп тургунун,
Чалдын кебин угуп ал,
Чанандаган жетимим,
Андан кийин жолго сал!
Энтелеп шашып алыпсың,
Элирип чаап калыпсың,
Эң эле жаман экенсиң,
Бир балааны таапсың.
Талаада ыйлап мен турам,
Тар болгон бүгүн заманам,
Каныбызды калмактар,

Карман алыш байлаган,
Жылаңайак токмоктоп,
Куйкасына туз куйуп,
Таманына шиши кагып,
Кокүйлатып айдаган.
Алты күндөн бер жакка,
Күнүгө бирден кар кылат,
Көрүп турган эл журтка,
Кең дүйнөнү тар кылат,
Камчыга бөлөп токмоктоп,
Челектей башын тоо кылат,
Мына мындаш иш кылып,
Казактын элин кыйнады,
Кылганын көрүп калмактын,
Ошону үчүн биздин эл,
Мына минтип ыйлады.
Сен да барсаң ал жерге,
Кийимин башка, ат бөлөк
Турушун элден бөпбөлөк,
Бир балааны табасың,
Башыңа кайғы жыйасың,
Анда кандай кыласың?
Ал жерге барып көргүнчө,
Көрбөгөн жакшы , чунагым!
Түптүүдөн тукум Чигитей,
Укканды мындан кенебей,
Жалындал ичи куйгөн чок,
Жолдошу көп немедей:
- Казактын ханы ким эле?
Кабарын айтып бергининц,
Кыйнаган калмак чону ким?
Кыйарын атып бергининц.
Байатан айткан кебиндин –
Кыйнаган менен кыйналган,
Эки жагын билем мен.
Ак сакалдуу чал айтат:
- Ханымдын аты Медеркан,
Калмактын ханы Отору,
Хан болгонго казакка,
Какшатып урат ошону.
Күндө бир убак тебээлейт,
Кыргызың колдоп койот, деп,
Тузду ачуу чылатып,
Куйкасын тилип себээлейт.
Кепти укту чалынан,
Кейипи кетип, өңү азып,

Курчуду жүрөк абыдан.
Үстүндөгү темир тон,
Бүчүлүгүн бүчүлөп,
Опчулугун опчулап,
Кара бойун топчулап,
Берү тилме көк найза,
Бекемдеп кармап колуна,
Бурулбастан чу койду,
Жыйылган кангай тобуна.
Кире берсе белестен,
Айдал келе жатыптыр,
Бир кишини жолунда.
Ким экенин билбеди,
Он беш экен айдакчы,
Бурулбай барып тийгени,
Ачып көздү жумгунча,
Баарын жалмап жиберди.
Кылчайып артын карады,
Бутунда тушоо, колдо аркан,
Куйкасынан сары суу,
Таманынан кан аккан,
Турган экен бир адам.
- Өзүң кимсиң, атың ким?
Бутта тушоо, колдо аркан,
Болуптурсың көөнүң кир.
Сомбиликтин уулумун,
Чигитей атым менин бил.
Колунду койуп байлоого,
Өзүңдү койуп айдоого,
Жалжылдап түрө тиктеген,
Эки көзүң жайноодо,
Өзүң кимсиң? Жериң ким?
Канатташ жүргөн каралаш,
Короолош айлың сенин ким?
Тарпыңды сенин чыгарып,
Кийгизбей тартма жылаңач,
Башындан жыдып чыккан чач,
Көзүндөн аккан кандуу жаш,
Кыйнаган сени кишиң ким?
Алдында айткын сен өзүң,
Адамга кылмыш ишиңди,
Андан кийин билдиргин,
Айдал жүргөн кишиңди.
Кебиндин угуп шаанысын,
Керектүүдөн болсоң сен,
Сага кастык кылгандын,

Кетирейин баарысын.
Бар болсо сенин кылмышын,
Айдап жүрүп эркинче,
Ай –ааламды кыдыртын.
Байлоодо колу турган эр:
- Уругу казак биздин эл,
Атымды уксаң Медеркан,
Короолош болуп кыргызга,
Кангайдан көрүп кордукту,
Бойолуп канга келатам.
Узартып айттар жерим жок,
Атың болсо Чигитей,
Атаңдын аты Сомбilek,
Көргөн күнүм мына бул,
Кангайлардан олжо алып,
Кыргызга кызмат кылам, деп.
Казак, монгул аралаш,
Жүрүчү элек бир жайлап,
Жергелей тартып желени,
Өйүз-бүйүз бээ байлап.
Кээ-кээзинде монгулдар,
Байкоосуз алым алчу эле,
Баш бербеген тентеги,
Анча-мунча жылкыдан,
Айдап кетип калчу эле.
Ошентип жүрдүк бир далай,
Бекбачанын Сомбilek,
Кангайды барып каратты.
Тартууга алды көп малды,
“Жылында берет каңгайлык,
Алыш тур деп колунца”
Кангайды мага каратты.
Сомбilek баатыр өтүптур,
Карматып жатат каңгайлык,
Кадимкидей адатты,
Калдуубет уулу Отору,
Какшатып мени айдатты,
Кыйыныраак көрүнөт,
Кыргыз, казак дегенге,
Бул капырдын кайраты.
Байлоого колум түшкөлү,
Үч айдан ашып бааратат,
Накай күндүн эсеби.
Баатырдын уулу сен болсон,
Кызмат кылып баатырга,
Байланган киши мен болсом,

Бошотуп мени ала кет,
Так атаңдай эр болсоң.
Өлөт элем мен мурун,
Өмүр көрүп келатам,
Өткөн ишти башыман,
Өтүрүк эмес чынды айтам.
Ким экенин билбедим,
Алты күн болду чон уруш,
Күнүндө эмес түнүндө,
Барабан үнү угулат,
Көз байланган бүрүлдө.
Себеби менен ошонун,
Тирүү келдим бул күнгө.
Мурун мундай эмес го,
Күндөн-күнгө казабы,
Көбүрөөк мага көрсөткөн,
Окшобогон азабы.
Бир күнү колум байларат,
Таманыма шиш кагып,
Чыркыратып шор катат,
Куйкамды тилип туз куйуп,
Көзүмдү менин жайнатат.
Камчыга сабап бөлөтүп,
Кандуу жаш агып күнү-түн,
Кайты менен күн өтөт.
Жаткызып койуп тикенге,
Ошол жерге түнөтөт.
Кебин укту Чигитей,
Колун түшүп чечкинче,
Бутундагы кишенди,
Ачып алыш салғынча,
Карала ат менен Көкөйү,
Кирип келди аңгыча.
Келген Көкөй катынга,
Чигитей айткан кеп экен:
- Кара мұртәз, боору таш,
Кайышпаган эр экен.
Жеңе Көкөй, жол болсун,
Үч Кошойдун бөксөдө,
Кең Таласта жол коштум,
Намыс үчүн аттанып,
Таластан келдим бул жерге,
Талапташ болгон мурунтан,
Медеркан акем мынаке,
Атыңан, Көкөй, түшө кал.
Өмүрлүк биргэ жүргүнүң,

Бүтпөстүн доорун сүргүнүң.
Кишенде колун чечкиниң,
Үйүңө алыш кеткиниң.
Баралбасан үйүңө,
Каңгайы жок тынч жаткан,
Башка жакка өткүнүң.
Андан кала бергенде,
Калың қыргыз, казактың,
Медеркан тарткан азаптың,
Эсебин алыш келермин.
Таласка барсаң элге бар,
Жиберди деп Чигитей,
Мадыбек деген эрге бар.
Байлаарыңа бәэ берет,
Сойуп жесең кой тайар,
Былк этпей жатып жесең да,
Өлгүчөктү бардыгы,
Үйүндө турат дапдайар.
Башка жакка барганды,
Байкоосуз жатып алганда,
Медеркан өөдө боло албайт,
Тамандап басып кобо албайт,
Же өлүп кетет саруулап,
Бул токмоктон соо калбайт.
Беттешкен жерде, женеке,
Жайынды сенин сурагам.
Мөңкөтай деген немеле,
Элден чыккан илегер,
Сынык менен түзүктү,
Сокур менен бучукту,
Ич оору менен өтмөнү,
Өпкө оору менен өзгөнү,
Эркек эмес катынды,
Ооругандын баарыны,
Эбин тапкан эр эле.
Мен берейин бир белги.
Эл үчүн тартып азапты,
Мен үчүн көрүп казапты,
Кыргызга кызмат кылдың, деп,
Каңгайлар муну аксатты.
Айыккынча алганың,
Таласка барып жай жатчы.
Колуна берип бир шамшар:
- Мадыбекке бергин, - деп,
Үйүңөн чыкпай күнү-түн,
Мөңкөтай бирге жүрсүн, - деп,

Айдап келген чоңдордон,
Ылгап минген жылқыдан,
Жыбылжыган жоргодон,
Алып келип миндирип,
Азгандан келди эки-үчөө,
Көкөй менен Медеркан,
Кошулду жолдон үч адам,
Беш болду киши санаты.
Айдаган аты отуз бир,
Мингенинен башкасы.
Мадыбекке барғын, деп,
Чигитей бала узатты.
Аттанып алып талаадан,
Ажырашып баладан,
Ат айабай Медеркан,
Тынчы кетип жарадан,
Күнү-түнү бир тынбай,
Таласка кетип бараткан.
Таласка барып жайланаپ,
Мадыбек менен табышып,
Мөңкөтайдан дары алып,
Мурункудан жакшыраак,
Медеркан бойу соо болду.
Адамдын уулу ушундай,
Таманына каккан шиш,
Куйканы тилип күйган туз,
Ойунан кетип жоголду,
Байлаганы бәэ болуп,
Сойгону семиз тай болуп,
Жатып калды Медеркан,
Эми көөнү жай болуп.
Медерканды узатып,
Сомбиликтин Чигитей,
Кыйнап жаткан казакты,
Кызталак Отор кайда? деп,
Алдында Жылантору атты,
Камчы үстүнө камчылап,
Айанбай бала баратты.
Чигитей жетип барғынча,
Отор кабар угуптур:
Медерканды бир бала
Бошотуп алып кетти, деп,
Бутта кишен, колдо аркан,
Койбай баарын кести, деп,
Айдап жүргөн он бешти,
Түгөтө кырып баарысын,

Түбүнө анын жетти, деп.
Медеркан бошоп жатпады,
Өзү менен беш киши,
Айдаганы, мингени,
Жыбылжыган жоргодон,
Отуз алты атты алды.
Угуп алып чоң Отор,
Опурулуп сүйлөнүп,
Ого бетер күүлөнүп,
Жазғы келген киргин суу,
Бузулуп өңү түрдөнүп:
- Атай, Көтөк! Кандай кеп,
Байлоодо жүргөн Медеркан,
Отуз алты ат алып,
Аман-эсен кетти, -деп?
Уйалбай айтып келишет,
Муштумдай болгон бир бала,
Он беш эрди өлтүрүп,
Түбүзгө жетти, - деп!
Кара таандай калмаксын,
Каарандан башка пайдаң жок,
Жашыrbай чынын айтканда,
Баарың тириү арбаксын,
Бер жакта карап турганын,
Жанына коркуп барбапсын.
Оторго айтсак угат, -деп,
Кенеш кылып талаада,
Кебинерди жайлапсын,
Он беш эрди бир бала ,
Канткенде жалғыз жайласын?!

Атым кайда, алып кел,
Менин атым келгинче,
Манжулардын Татайы,
Сен алдында барып кел!
Жумшаса Отор турбады,
Татай мойун бурбады,
Топтон чыкты бөлүнүп,
Тоодой донуз көрүнүп,
Ат айабай жөнөдү,
Артынан чаңы бөлүнүп.
Ким болсо келген ыраактан,
Татай барса алдынан,
Каңгайлар калды ойлонуп,
Кетет деп каны төгүлүп.
Бара жатса чоң Татай,
Татынакай жаш бала,

Алдынан калды көрүнүп.
Кызыл жүздүү, ак беттүү,
Кыздан сулуу келбеттүү,
Айдардын учу жылтылдап,
Тизип койгон немедей,
Төп келтирип берметти,
Мурду кырдач, кара каш,
Кабагы бийик, өңү саз,
Эрибес боору, кара таш.
Өзү бала болсо да,
Мин қишини кырчудай,
Кирип кетсе аралап.
Караанын көрүп чоң Татай,
Байкап келет чамалап.
Аңғычакты Чигитей,
Келип калды жакындап,
Ойноо бала чунактын,
Ат суроочу пейли жок,
Токтоно албайт жаш бала,
Ээ бербей турат колу шок.
Көргөн жерде Татайды,
Баатырдын уулу Чунактын,
Көзү өрттөй кызарды.
“Каңгай эмес бул ким? – деп,
Баш болгон элге Медеркан,
Тигинтип жүрсө байлоо жеп,
Жамбашы жерге тийбестен,
Күнү-түнү айдоо жеп.
Колу бошой түшкөндө,
Таласка кетти кайра, - деп,
Артынан келген каңгай бейим,
Кубалап жете барам, - деп.
Откөзүп ийип мындайды,
Канткенде болом адам” – деп,
Найзаны кармап чунайтып,
Артынан чаңын чубалтып,
Көчүктөп минип ондонуп,
Бетинен чыгып сары түк,
Каны качып томсоруп,
Аңтара сайып жөнөдү,
Чоң Татайды бир койуп.
Эр сайып мурун маш эмес,
Тогуз-ондун ортосу,
Ойноо бала эселек,
Оодара сайдым, дегенсип,
Олойуп тиктеп калыптыр.

Жыгылып – кооп чоң Татай,
Аты турган жанында,
Оңолуп минип алыптыр.
“Алмадай болгон бала деп,
Атактуу баатыр Отторго,
Аңтара сайды мени, деп,
Айтып кандай барам? – деп,
Өңү сулуу жаш бала,
Аты тулпар мал экен,
Аңтара сайып баланы,
Жетелеп алыш Тору атты,
Андан кийин барам” – деп,
Минген атын күүлөдү,
Күркүрөгөн чоң Татай,
Күчү менен кирди эми.
Колуна өткүр курч алды,
Белине кете курчанды,
Элебей турган баланы,
Ээр кашынан көтөрө,
Табарсыкка бир сайды.
Найзанын учу жетерде,
Темирден кийген күрөөкө,
Учу илинер кездерде,
Ылачындай курган жаш,
Найзаны кагып жиберди,
Найза каккан балтаны,
Оңдол кармап имерди,
Маңдайга келген Татайды,
Чокудан ары бир койду.
Тоодой бойлуу чоң Татай,
Балтадан өөдө болбоду,
Эми ажалы жеткен бейим,
Бул ааламдан жоголду.
Татайды сойуп хан болуп,
Баатырдын көөнү жай болуп,
Татай менен он алты,
Бешимге чейин жоготуп,
Бура тарта берерде,
Отор калды жолугуп.
Келатып Отор байкаса,
Чоң Татай жатат талаада,
Эчтеке менен кээри жок,
Элебей турат жаш бала.
Мадыбек киши чакырып,
Той бергенин уккан ал,
Сомбилик уулун алдым, деп.

Ал Каңгайдан чыккан хан:
“Чигитей эмей ким? – деди,
Аты жөнүн сурабай,
Адамкор Отор билди эми, -
Айтпасам атым кирер, - деп,
Чигитейди ким сойду,
Калган эл кайдан билер?” – деп,
Келатып Отор токтолуп,
Кеп айтычуу окшонуп:
-Атамдын аты Калдуубет,
Өлтүргөн экен атамды,
Кыргыздан чыккан Сомбileк.
Аскер жыйнап кол алып,
Алыстан келе жатамын,
Атамдын кунун куусам деп.
Сомбileктин тушунда,
Колтукчу казак болуптур,
Медерканы казакка,
Хан көтөрүп койуптур,
Алым бер, деп жылында,
Каңгайды казак соруптур.
Узатып ичтен тургун, деп,
Коктукаттын шаарына,
Хан көтөрүп Сатайды,
Каранды кылып Каңгайды,
Каратыптыр ал жайды.
Жагынып Сатай кыргызга,
Төөлөргө жүктөп чубатып,
Алтын-күмүш - зарларды,
Айдатыптыр малдарды,
Калдуубеттен мен Отор,
Айткан мага бирөө жок,
Кыргыздан атаң өлдү деп.
Уламалап уктуум мен,
Эл ичинде билгичтен,
Кызыл кан өтүп токтобой,
Кара боорум ичимден,
Элимден жыйнап эр алдым,
Эптуудөн нечен бенде алдым,
Казактын келип элинең,
Медер ханды кармадым,
Каңгайда турат жеримде,
Сатайды айдал салгамын.
Медер ханды байлattым,
Таанытып элге ар күнү,
Сатайды кошуп айдаттым.

Алты күндөн бер жакка,
Көп жыйылган эл канча,
Эки бөлүп экөөнү,
Мен айдатам ар жакка.
Медерканды бир бала,
Бошотуп алыш кетти, деп,
Укканда болдум мен капа,
Беттеше белдүү бармын, деп,
Алдымда, Татай, баргын, деп,
Жибердим эле эл жакка.
Келатсам Татай өлүптүр,
Медерканды бошотуп,
Отуз беш жылбас жоргону,
Жылкыдан тандап бөлүп тур.
Татайды көрдүм ич күйдү,
Жылкыдан тандап жоргону,
Жыбылжытып ким бөлдү?
Келе жатам аны үчүн,
Атым Отор баатырмын,
Өз көзүм менен көргөлү.
Угуучу элем укмуштап,
Сомбиликтен Чигитей,
Калган экен уулу деп,
Алтымыш уруу көп алаш,
Бел кылат экен мууну деп.
Бул жерге келип мен көрдүм,
Чигитейди сенби деп.
Чигитей болсоң чыныңды айт,
Ички пикир, сырыңды айт,
Каракчы болсоң кайра тарт.
Атым Отор меники,
Катылган бенде соо калбас,
Анчалыктан жылкыны,
Кимдер уурдал, ким албас.
Жылкыга кайғы жебеймин,
Татайдын кунун куубасам,
Тынч алыш уктайм дебеймин.
Атамдын кунун аламын,
Атайын Талас барамын,
Манастан бери карата,
Таласты кыргыз шаар кылып,
Канғайларга ар качан,
Кара жерди тар кылып,
Келген экен кар кылып.
Эми кетем Таласты,
Боз-ала топо чаң кылып!

Топурагын тоздурам,
Кулак угуп көргөнгө,
Көңүлүн элдин күш кылам,
Коргонун кыргыз бош кылам,
Айдатып барып кыргызды,
Үй башына күл кылам,
Аттуу-баштуу эл башын,
Кең дүйнөсүн тар кылам,
Чуулдатып ыйлатып,
Катындарын тул кылам,
Эрке алдыrbай кыздарын,
Эбегейсиз күң кылам,
Улууца катын алдыrbай,
Кызыңды эрден туудурбай,
Тукумунду жок кылам,
Кыргыздын атын өчүрөм,
Кыргыздын тарпын чыгарып,
Тымтыракай түшүрөм!
Алтын-күмүш-зар менен,
Алданбаймын мал менен,
Алар кегим кыргыздан,
Кызыл дайра кан менен!
Камынып келдим бул жерге,
Жөлөнүп келдим белдүүгө -
Батай, Катай эрлерге.
Дөрбөнүм бар жанымда,
Жүз элүү мин аскерим,
Колбуп турат артымда,
Ошол үчүн аттаным,
Мен кыргыздын дартында!
Айтып Отор токтолду.
Кангайдын угуп бар кебин,
Одурандап оолуккан,
Отор деген неменин,
Чигитей айтат ал кебин:
- Менин атым Чигитей,
Каракчынын бири эмес,
Атымды айтып билгизбей.
Түп атабыз айкөлдөн,
Ошондон бери карата,
Келе жатат биздин эл,
Бир бузулуп козголбой.
Кыргызга болду Талас жер,
Ал Таласты ээлеген,
Аа дүйнө кеткен Манас дээр,
Кыдыртып айтып атамды,

Тантып кепти салбайын,
Талабың Талас алмакбы?
Талап алыш кыргызды,
Каңгайга кайра бармакпы?
Чигитей тириүү кетирбейт,
Акылынан адашып,
Тентиген сендей калмакты,
Ишенип эки-үч кулуңа,
Ээрчиген аскер колуңа,
Таласты алам дегенин –
Акылыңдын жогу да!
Сомбileкте уул бар - деп,
Угултурсун мурун да.
Жашырбай айтам көрүнөө,
Башыңды байлан келипсин,
Жаш кезинде өлүмгө,
Байлаптырың Сатайды,
Өлтүрсө кыргыз атанды,
Медерканы айдапсың,
Казактын арбын жылкысын,
Арак кылып кымызын,
Төрт айдан бери карата,
Кысырын сойуп жалмапсын.
Кылганың ойло, сен Отор,
Түк арманың калбапсың.
Урушар болсоң кайрат кыл,
Соотунду кийип бүтүндөп,
Кемериң курчап байланғын,
Жалғыз өзүң сен эмес,
Эрден мини болсо да,
Жолуңа салчу мен бармын.
Баатыр болсоң кайрат кыл,
Бабырап айтпай куру сөз,
Күч көрсөтүп айбат кыл!
Жолундан азган Отурсун,
Өз элинде жай жаткан,
Медерканы айдапсың,
Сомбileк койгон Сатайды,
Аны кошо айдапсың,
Алып барып Таласка,
Аларды кандай кылмаксың?
Тийе албайың кылына,
Тымтыракай түшүрүп,
Жоготомун чынында!
Жалғыз бирөөң барбайың,
Каңгайга тириүү ырымга,

Айкөлдүн арткы тукуму,
Айтылып келе жатабыз,
Бұтқұл дүйнө қылымга.
Кимдер өрнөк алган бар,
Өнөгү тийип колуна,
Кол салышып қыргызға?
Бел байласың, сен Отор,
Эп келбegen жумушка!
Айтып болуп Чигитей,
Токтолуп калбай кенедей,
Алдында сайып Татайды,
Жүрөгү токтоп ченебей,
Бабыраган Оторду,
Бендеби деп бейлебей,
Мен-менсиген Каңгайды,
Бучкагына теңебей;
Найзаны булгап колго алып,
Бузулуп өңү сумсайып,
Шамал чыкчу булуттай,
Чамбыл тартып кумсарып,
Тик качырып қырданып,
Билине турған кез болду,
Кимиси баатыр, ким коркок,
Баатырлығы ылганып.
Качырса бала Чигитей,
Карап Отор турабы,
Кара мұртөс калмакты,
Колдоочу қудай урабы,
Құллөдү найза булгалап,
Буркурап артта чаң калды.
Мингени буудан кара сур,
Құркүрөп калмак келе атат,
Аңғычакты артынан,
Матай, Катай, Дөрбөнү,
Жүз элүү мин аскери,
Келген экен чогулуп,
Баары муну көргөлү.
Отун алып, бәэ байлас,
Эптең багып жан жайлап,
Жүргөн анда көп казак,
Сомбилек деп ураанды,
Чакырганда Чигитей,
Уккандын баары таңданат.
Качырышып тик келди,
Бүркөшүп кабак чұмқөлдү,
Сайдырбастан бир бириң,

Кагышып найза өттү эми,
Айланып эрлер сайышып,
Эрикпестен алышып,
Бирин-бири алган жок,
Эрдик жолун табышып,
Же аттары чарчап калган жок,
Эртеден кечке жарышып.
Найза, кылыш, балтадан,
Табалбай арга баарынан,
Кол сунушуп бир-бири,
Жан айабай кармашты,
Жакасына жармашты,
Кара мұртес Чигитей,
Оозуна албайт Манасты.
Отор менен Чигитей,
Өздөрүнүн бир башын,
Миң кишидей баалашты,
Бири кыргыз, бир кангай,
Эл намысын талашты,
Карап көрүп турған эл,
Кара жандан жадашты,
Айланды күнү үчкө тен,
Отордун карды ачканы,
Себеп кылып тамакты,
Ал майдандан качканы:
-Курсагым ач, тамак жеп,
Келе калсам канетет?
Чигитейге айтканы.
Ата-баба наркы экен,
Тамак ичем дегенди,
Кой дебестен бар деген –
Барсан баргын, Отorum,
Тойгузуп кел курсагың.
Өзүң менен элинди,
Белиңе таңуу эринди,
Түгөтүп тумтак күнүндү,
Жазгы эгиндей отойун,
Сагыныпсың атаңды,
Жаш кезинде кошойун!
Отор кетип келген жок,
Айтканың танган сөзүнөн,
Отор өндүү шерменде,
Кангай эмес калган журт,
Кара баштуу элде жок.
Күндү-түнгө улантып,
Түндү-күнгө айлантып,

Аттан түшпөй көп аскер,
Карап турат жардашып.
Келбей Отор койгону,
Келемин деп Чигитейге,
Айтып кеткен Отордун,
Өтүп кетти болжолу.
Чигитей кайрат чындады,
Кара сууга кан куйчуу,
Карандай жерден чыр тапчуу,
Кайраты мунун кармады.
Түпөктүү найза көк желек,
Топтол турган аскердин,
Тийчүү жагын белгилеп,
Жылантору күлүктү,
Ыргыштатып теминет.
Эрдигине жараша,
Ылайык минген тору аты,
Тоо текедей элирет,
Токтоно албай тору аты,
Ооздугун кемирет,
Тойго барчуу немедей,
Токтоосуз кирди делбиреп.
Белгиси Дөрбөн эр эле,
Белсенип кирген балага,
Бет келбей бенде дегеле,
Мен-менсиген Батайы,
Каңгайлардын ичинде,
Балакеттин бири эле.
- Жалгыз бала Чигитей,
Аскерге кирсе аралап,
Карап туруп кырдырсақ,
Биздерге жаман ат калат.
Катай, Дөрбөн – сен экөөң,
Коркуп чыкса жүрөгүн,
Байкап тургун чамалап,
Чигитейди жеткирбей,
Чымырканып Батайы,
Астынан жете барганы.
Мен дагы сендей эрмин, деп,
Кара желек найзаны,
Ал капыр колго алганы.
Кулжундашып урушуп,
Куйкалары курушуп,
Кенедей токтоп калган жок,
Аты-жөнүн угушуп.
Качырып найза сайшып,

Соотторун булушуп,
Балта менен чабышып,
Калдагай темир калканын,
Кыргагынан жарышып.
Батайдын жашы жыйырма беш,
Кыргыздан келген Чигитей,
Онго толук чыга элек.
Келгели болду канча күн,
Капкайдан келген каңкайлар,
Кеткени жок тебээлеп,
Татай өлдү алдында,
Кызыл каны себээлеп,
Бирөө кетсе, бирөө бар,
Арты-артынан тебээлеп,
Чигитей, Батай бет келип,
Баатырлык жолун талашып,
Баш тартышпай еңсенип,
Баатырлардын кайраты,
Баарынан ашып айбаты,
Баатырдын уулу Чигитей,
Көрсөтмөк болду Батайга,
Татайды сайган кайратты,
Көмөрө сайып Батайды,
Кара көзүн жайнатты,
Айласын мунун таптырбай,
Кангайларды кыйратты.
Токтоо кылбай көп каңгай,
Чогуусу менен каптады,
Жыгылып калган Батайды,
Калың кол келип курчады,
Ала баатыр Чигитей,
Куршугу мунун кармады,
Карап тура албады,
Бейрөктөн тийип бакырып,
Беөдө кыргын салганы.
Катуу үн чыгып ақырып,
Кабылан Манас көкжалдын,
Атынан айтып чакырып,
Кара кошуун кангайга,
Катуу тииди жапырып.
Жеткен жерде Каңгайдын,
Кара боорун тилиптири,
Тогуз-ончо немесин,
Ыргыта сайып ийиптири,
Караандуураак көрүнгөн,
Карааны чоң канчасын,

Найза учуна илиптири.
Караган аны киши жок,
Батайды Катай өнөрүп,
Дөрбөндүн атын жетелеп,
Оторуна кетиптири.
Артынан аскер чубаган,
Баш-аламан бараткан,
Атайын келген Чигитей,
Ырааккы жери Таластан,
Кайра тарткан аскерди,
Канын суудай ағызып,
Кыйырын бузбай кыйратып,
Кырк-элүүдөн сулатып,
Караанын көргөн каңгайды,
Чөкөтаандай чуулатып,
Имерип тийген жаандай,
Итепкин тепкен таандай,
Кызыл канын чубуртуп,
Сайып барат айанбай,
Таталап каңгай баратат,
Кылчайып артын карабай.
Эрдик эмей ал кандай,
Жүз элүү мин кишиге,
Жалгыз кирген тартынбай!
Чайкалып жаткан көл кандай,
Кызыл каны чуурган,
Кырылышкан күн кандай,
Кыраан бала Чигитей,
Кыйалына өлүмдү,
Кылча ойлонуп эске албай,
Найзанын учун кан кыльып,
Калмактын башын маң кылып,
Ачык жолун жар кылып,
Жарык күнүн тар кылып,
Айдал барды Оторго,
Калтыrbай баарын жам кылып.
Батайды койуп чатырга,
Катайы турган кам кылып.
Каарданып Катайы,
Калкынан чыгып аттанды,
Чигитей эми кантет? – деп,
Калмактын баары шаттанды.
Чигитей жетип ангыча,
Чечип алып кетиптири,
Байлап койгон Сатайды.
Камынып чыккан Катайы,

Караанын көрдү Сатайды,
Камчылап атын жөнөдү,
Кармайым деп атайды.
Кууп Катай барганча,
Тунжур бала Чигитей,
Турабы карап аңгыча.
Сатайга жакын кангайдан,
Төртөө жете барыптыр,
Бошотуп чечип кеткени,
Кошуунда көрүп калыптыр,
Кир болгон көөнү булардын,
Жуулуп кири жарыптыр,
Куру барбай барган төрт киши,
Кур атын ала барыптыр,
Кур атка минди Сатайды,
Уруксат берип Чигитей,
Отор мындан баргынча,
Сурай бер, деп Кангайды,
Жиберип ийди Сатайды.
Барса кангай баш ийет,
Падышабыз сенсиң дейт.
Бат эле кеткен Отору,
Бул кара кангай эл билбей,
Тактысына ээ болду,
Сатайдын көөнү толгону,
Бер жакты карай бастырып,
Кангайдан бирди койбоду,
Күн батыш көздөй бастыrbай,
Калмактын жолун торгоду.
Кылчайып бала Чигитей,
Катай менен беттешип,
Кагышып кирди эрикпей.
Катай катуу мыкты экен,
Тыңдыгы анын чын экен,
Баатырлыкта кыл экен,
Чымырканган Катайы,
Чигитей экөө беттешип,
Чырга толду талаасы,
Бир беттешип алдыrbайт,
Ал кыргыздын баласы.
Күнү-түнү кармашып,
Катайдын кетти чаарасы.
“Чарчады Катай билдим, - деп,
Чuu салам деп кыргызга,
Таңгыттан Дөрбөн келдин” деп,
Отор айткан бул бир кеп,

Ханы айтса туралбай,
Каарданып бул капыр,
Кандуу найза кого алыш,
Катайды эрден куткарып,
Каршылашып баатырга,
Бу кан иччүүдөй сумсайып,
Ачуусу келди Чигитей,
Булуттан бетер кумсарып.
Чарчап койбийт чаалыгып,
Тыңдал кирген кангайга.
Кангайлар турат дембелеп,
Каны тартып ичине,
Эр Чигитей эрикпей,
Эр сайышка эңсенет,
Күндөн күнгө күч алыш,
Жаңылап кирген эрине,
Башына мундуу күн салып.
Күн салбай баатыр неткени,
Жаңы келген Катайды,
Кантара сайып кулатты.
Эр Чигитей өттү эми,
Жумшаган Оттор Дөрбөнү,
Токтоо кылып туралбай,
Чигитейге жетти бу.
Сомбилик уулу Чигитей,
Зонкайгон нечен дөөлөрдү,
Бучкагына теңебей,
Опколжуп жүрөк солк этип,
Козголуп койбийт кенедей.
Кара жанга күч келди,
Күнү-түнү толгунча,
Жаңылап чыгып Каңгайдан,
Кайраттуудан үч келди.
Батай, Катай кулады,
Кайраты качып булары.
Таңгыттан келген чон Дөрбөн,
Чигитейди кездеди,
Кекенип найза кезгерди,
Мен-менсиген Дөрбөнгө,
Эр Чигитей жеткени,
Беттешкенин жер жасдап,
Шер Чигитей жеткени,
Жер жасдады Дөрбөнү,
Тонкайто сайып өттү эми.
Тизилип сапка дапдайар,
Сандаган аскер анда жок,

Каптап кирип кетүүчү,
Карап турган калк да жок,
Кангайдан башка жерлерде,
Мындай кылыч наркта жок.
Бала баатыр Чигитей,
Жер тайangan Дөрбөндү,
Башын өөдө көтөртпөй,
Соорудан нары бир сайды,
Соолгон иттин бооруна,
Тосо албай темир сооттору,
Найзанын учу кылтайды.
Өлдү чочко жатсын, деп,
Мыкты болсоң чапкын, деп,
Бала баатыр Чигитей,
Кангайды карай кылчайды.
Батай, Катай жарадар,
Отор өзү баралбай,
Эрлери басып чыкпаса,
Аскери чыдап туралбай,
Кангайды карай чубады,
Кара аскери ээ кылбай.
Жаштык кылып Чигитей,
Жадырап туруп алыптыр,
Калтаарып калган немедей,
Жалдырап туруп алыптыр,
Майга тойуп жаткандай,
Канга тойгон Чигитей,
Малмырап туруп алыптыр,
Кымыз ичиp, кысыр жеп,
Кымыз арак ичкендей,
Кылчайып элди карабай,
Жайма-жай туруп алыптыр.
Чала өлүк болгон Дөрбөндү,
Чакчелекей түшкөндө,
Таңгыттар келип чогулуп,
Алып кетип калыптыр.
Өлбөй Дөрбөн жарадар,
Бүткүл таңгыт санаадар,
Таңгытта эмес санаасы,
Кангайларда жана бар.
Өлүмдү алды мойнуна,
Өөрчүп турган мандайда,
Эр Чигитей бала бар.
Кайра тарткан бурулуп,
Кангайлык барат чубуруп,
Артынан кууп барам, деп,

Кара кырым каңгайды,
Калтыrbай баарын чабам, деп,
Жаш балапан Чигитей,
Токтобой турат эт жүрөк,
Кайраты толкуп ээ бербей,
Ашыгып турат делбиреп.
Андан башка калган иш,
Кандай болуп жатканын,
Кудайдан башка ким билет?
Муну мындай таштайлы,
Манжу, кытай, каңгайдын,
Кыргынынан баштайлы.

ЧАПҚЫНЧЫЛАРДЫН ТАК ТАЛАШУУ КЫРГЫНЫ

Калдуубеттин Отору,
Тартып алган хандыгын,
Сатай колдон бошоду.
Каңгайдан бошоп кош болуп,
Кайран Сатай оштонуп,
Коктукатка барыптыр,
Кош колдоп эли алыптыр,
Кошулушуп эл менен,
Козголбой жатып калыптыр.
Калдуубеттин Отору,
Коктуваттын элине,
Өзү хандык чагында,
Иш башкарған бегине:
“Айдама кошуун кара аскер,
Айалдабай келгиле,
Менден салам силерге,
Ат минээрим, баарыңар,
Калбай мында келгиле.
Таңгыт, манжу элине,
Кат жазып кабар бергиле.
Баары келсин калбасын,
Баспай жатып албасын,
Балакет кыргыз Чигитей,
Биздин элге барбасын,
Кары-жашың кенешип,
Тапқыла мунун айласын!”
Деп буйрукту жазыптыр,
Чабарманы барыптыр,
Отордун жазған каты бар,
Ордого кирип катты алып,
Сатайга берди тұз барып.

Чабарманы жаңы экен,
Ал менсепте болгондо,
Отор өзү хан экен,
Ким экенин Сатайдын,
Биле албоочу бала экен.
Колуна Сатай катты алып,
Кат көтөрүп барганды,
Чыгарбай аны карматып,
Отордун кылган иши, деп,
Кыдыртып шаар айлантып,
Кабар салып калкына,
Каңгай, манжу, таңгытка,
Андан башка бул жерде,
Арасында барларга,
Кат жиберди далайга:
“Мурунку Сатай , мен ханмын,
Ойлогун, каңгай, тил алғын,
Кылымдын баары жене албайт,
Кыргыздан чыккан балбанын.
Хан болгондо Отордун,
Каарына өзүм кармалдым,
Бутта кишен, колдо аркан,
Ээн басалбай саргардым.
Керсары тартып муңайдым,
Кетти менин ыраңым,
Чигитей келип бошотту,
Чексиз мында кубандым,
Кайра келип бул жерде,
Тагыма минген убагым.
Калдуубет келип батыштан,
Каардуу ойрот кошуулуп,
Каңкордон калган кыргызга,
Канча сапар катышкан,
Калбай өлүп түгөндү,
Кан төгүлгөн кагыштан.
Батай, Катай биригип,
Калдуубеттин Отору,
Каңгайлый сага билинип,
Дөрбөн келип кошуулуп,
Кыргызы карай жөнөдү,
Бет алган жакка чуу салып,
Кызыл кан ағып жошуулуп.
Ойунда ишти кылганы,
Сатай менен Медеркан –
Бизди айабай кыйнады,
Медерканды Чигитей,

Таласына кетирди,
Талабына жеткирди,
Коктукатка баргын, деп,
Козголтпой сура шаарды, деп,
Мени мында келтири.
Кат жазып Отор чабарман,
Жибериптирил бул жерге,
Чабарманын байладым,
Жазаа кылып айдадым,
Эми калган журтума,
Мындай кабар салмагым:
Эби келсе, эл-журттан,
Отордон коркуп элендеп,
Чигитейге барбагын.
Бузуктугу маңыттын,
Бүткүл элге тайындуу.
Баш көтөрүп, эр чыгып,
Башка эл менен тен чыгып,
Кангай келе жатканда,
Аркачан келип маңыттан,
Узартпай колду кыскартат.
Маңыттан келсе бир киши,
Эр өлүмү, мал пулду,
Баарын кангай эл тартат.”
Сатайдын каты барыптыр,
Манжу, таңгыт, каңгайлык –
Баары кабар алыптыр,
Барбайлы деп чогулуп,
Кенеш кыла калыптыр.
Кангайдын эли баспады,
Козголбой жатып алганы,
Коржондогон Отордун,
Колунда киши калбады.
“Барбасам болбойт Кангайга,
Падыша тактым ал жайда,
Бузуктук кылган ким экен,
Мурдунан көзөп жетелеп,
Кыдыртайын ааламга!”
Деп кызталак чоң Отор,
Жайылданып алыптыр,
Чигитей менен кәэри жок,
Коктукат шаары кайда, деп,
Коржондоп жолго салыптыр,
Коктукатка барам, деп,
Коржондоп Отор баратыр.
Убайым санаа кыргызда,

Түгөнбөгөн көп жатыр,
Каңгайдан казак кутулду,
Манжу, каңгай, таңгыттан,
Калган олжо аттардан,
Чигитей алыш ойдо жок,
Ырым кылып жалғыз мал,
Аралаш казак элине,
Арбын малды айдаткан.
Олжо менен кәэри жок,
Ойротто мындаи неме жок,
Алтын менен арбын мал,
Аны менен кәэри жок,
Аalamда мындаи неме жок,
Эчтемени элебес,
Эр экен өтө кенебес,
Каңгайлар элден кеткели,
Ак калпак кыргыз алаштын,
Ардыгы ичтен кеткени.
Таластан кайра Медеркан,
Алтайна жеткени.
Казактын калкы жай жатты,
Кара чайын кайнатты,
Актап койуп таруусун,
Талканынан жеп жатты.
Кымыздан тарткан аракты,
Жаштары ичип ар качан,
Кызымтал болуп баары жаш,
Кыйалда санаа калбаган.
Өлөңүн айтып жеңишип,
Той беришип энишип,
Чубуруп жүрүп кечкече,
Той-торопо ээрчишип.
Төрлөргө малы жайылып,
Төшөктө чалы былк этпей,
Жамбаштары жай алыш,
Жергелей тартып керүүгө,
Желеге кулун байлатып,
Казактын эли жатыптыр.
Таласта бар Мадыбек,
Кыргыздан укса далай кеп.
Кошамат кылып эл айтат:
- Каңгайды калбай таратып,
Баатыр чыкты, Мадыбек,
Чигитей биздин бала, - деп,
Кармалып калган казактар,
Калкыңа келип каралап,

Айлында жүрүп караандаш,
Кайра барып Алтайга,
Касиет конду башына.
Жергелей тартып, бээ байлап,
Жергесинин баары май,
Жетер-жеттес жардысы,
Жети жұздөн кой айдап.
Олуйя Манас айкөлдөн,
Хан Жакып көчуп келгели,
Камбылдан наркы Баркөлдөн,
Ошондон бери карата,
Душманга нөөмөт бербеди,
Тушуна киши келбеди,
Туурдугунду тилбеди,
Канчородон түк башка,
Сүтүңө күчүк тийбеди.
Азыраак кейиш ал кезде,
Келген экен кыргызга,
Семетей келип кайрадан,
Толгон экен кыргыз да,
Ошол кезде ак калпак,
Болгон экен кыргызда.
Айагы жүрүп кыдырып,
Сомбиликтин Чигитей,
Кылганы журтка угулуп,
Каңгайлар качып туралбай,
Эки ингенге жыйылып,
Эркин болдук кыргыз, деп,
Эчтеке менен кәэри жок,
Козу ордuna тайды жеп,
Катыны каймак жалабай,
Балдары майга карабай,
Отө эркин болуптур,
Көңүлү толуп кыргыз жай,
Келиндер тайлак байлашып,
Кемпирлер куйрук чайнашып,
Кары-жашы дебестен,
Эртеден кечке ат кетпей,
Эшигине жайнашып.
Бай деп атка ээ болгон,
Бешжұздөн кулун байлатып,
Отуздан бәэси тууганды,
Эсепке алып койбогон,
Аны айак жарды ойлогон.
Кыздары кийип кызылды,
Кырмызы көйнөк узунду,

Келиндер кийип кетени,
Жаздыкка тартып кештени,
Уулдар кийип шайыдан,
Ай сайын да жаңыдан.
Эркек-каралаш,
Жаштарынын кийгени,
Түрдүү-турдүү шай болуп,
Козу ордуна сойгону,
Кысыр эмди тай болуп,
Эркинче кыргыз жатыптыр,
Өз алдынча мар болуп.
Кымыздан тартып аракты,
Кем-керчи жок керегин,
Келиштире камдашты,
Бир жерге тигип бештен үй,
Мырзалары жай жатты.
Көк бөрү тартып, кунан чаап,
Курбудан кулжа уулашат,
Каз-өрдөккө тынч бербей,
Шумкарын салып куулдашат.
Карылары былк этпей,
Казы кертип жеп жатат,
Тамаша менен кеч кирип,
Жана айланып таң атат.
Кыз беришип, той болуп,
Өөдө-ылдый иш өтсө,
Орто жерде ой болуп,
Ошентип кыргыз жатыптыр.
Чигитей багып чоңойтуп.
Мадыбек элге чоң болуп,
Короолош конуп Мәңкөтай,
Кол жеткис бууда зор болуп,
Чигитейге жакындал,
Биргэ жатып, бир копкон,
Баарынын иши оңолуп,
Каркайып төөлөр чубашып,
Арак ичип ,мас болуп,
Кары-жашы дуулашып,
Ак калпак кыргыз жатыптыр,
Калдуубеттин чоң Отор,
Кангайды көздөй басыптыр.
Өзүмдүн шаарым, дегенсип,
Өзүмдүн тагым, дегенсип,
Коктукаттын шаарына,
Бурулбай Отор барыптыр.
Муну сүйгөн киши жок,

Мурдун чүйрүп бур этип,
Бурулуп баары карыптыр.
Ордого кирер орун жок,
Отор барып түшүүчү,
Олтурчу тактын дайны жок,
Коктукат кантип калган?- деп,
Ошондо Отор ойлонот.
Батай, Катай биригип,
Отор тойун бергенде,
Кыдыртып айтып өткөндү,
Айтып берген неме эле,
Ошол шаарда туруптур,
Бетер деген кары эле,
Хан болгондо Отортог,
Чоң кенешчи ал эле.
Бетер келип кеп айтат:
-Бери кел, Отор, - деп айтат.
Мурункудай Коктукат,
Сага болбыйт күш убак,
Сатай туйуп калбасын,
Карматып туруп сойдурат.
Сен өлтүрүп койбой душманды,
Ичине салып бушманды,
Бошотуп муну Чигитей,
Сатай келип шаар алды.
Сен чабарман жибердин,
Жыйнап кел деп , көп жанды,
Калмак, манжу, тангытка,
Сатай салды кабарды,
Сатайдын сезүн ырас деп,
Сага киши барбады.
Бул жерде туруп батпайсың,
Бир күн конуп жатпайсың.
Батай менен Катайдын,
Келгенин билсе Кангайга,
Атайын барат Сатайы,
Барса Сатай ондурбайт,
Бүткөн бойу жарадар.
Үй-бүлөсү санаадар,
Ооруп жаткан жаштарды,
Ушул Сатай соо кылбайт.
Эсин барда көзүндү ач,
Этегин жыйнап акыл тап,
Жан кишиге билгизбей,
Жан жолдоштон котчу алып,
Батай, Катай – балдарга,

Сен үйүнө барып бак.
Бетердин тилин алсаңар,
Бириктик деп үчөөнөр,
Беймаал жатып албаңар.
Таңгыттын Дөрбөн баатыры,
Тарчылык келип башына,
Таанып калды қыргызды,
Бирден санап билдинер,
Абадакы жылдызды.
Бир Чигитей жалғыз баш,
Ийинге баарын сийгизди,
Медеркан менен Сатайга,
Кол жапканын билгизди,
Кармалып жүргөн Сатайды,
Кайра такка мингизди.
Медерканды Алтайга,
Калкына кайра келгизди,
Сойгон жерден эт уулап,
Эт жетпесе, сорпо уулап,
Жан сактап калган казакка,
Таптатып құлұқ мингизди,
Қыргыз эмес алашқа –
Баарына пайда тийгизди.
Кандай экен эл бакмак,
Кол узартып, эл тапмак?
Ойлоп баарың билгиле,
Мыкты болсоң сен, Отор,
Биргелешип төртөөңөр,
Чигитейдеги жүргүлө.
Таңгытка барып кенеш сал,
Батай менен Катайды,
Калтыrbай экөөн кошо алпар.
Бексөнүн жака бойунда,
Кара кытай эли бар,
Ага кабар салыңар,
Айабай берип мал-пулдан,
Баштан айак калтыrbай,
Манастан бери карата,
Болуп жаткан чоң чырдын,
Калтыrbай баарын айтыңар.
Кангайдан өтсө билет, деп,
Тоо бексөдө биз барбыз,
Бизден жолду бошотсо,
Шаарыңа келип кирет, деп,
Чаңбейсендин ойунда,
Сары дениз бойунда,

Кара кытай ордосу,
Ханынын баары ушунда,
Каңгыра какшап зар айтып,
Жайынды угуз ушуга.
Кытайдан келсе кошуулуп,
Алтымыш уруу алаштын,
Ағызкын канын жошуултуп!
Бетерден угуп кеп-кенеш,
Аттанып Отор жөнөптүр,
Батайды карай тепендей.
“Батай менен Катайга ,
Байатан уккан кептерим,
Баарын айтсам экен” – деп,
Бастыра түшүп токтолуп.
Кылчайып артын караса,
Кары Бетер туруптур,
Оторду кудай уруптур:
- Бетер кары, сен, - деди,
Кайратым толгон бул кезде,
Бир кыргызча боломун,
Бетер, муну бил! – деди,
Сатайдын кирип алдына,
Кеп-кенештин түп-жайын,
Мага кабар кыл! – деди.
Алың келсе Сатайды,
Алып барып маа бергин,
Алың ага келбесе,
Күчаладан ачытып,
Гүмжан кылар уу бергин.
Тилекти колго тийгизсен,
Коктукаттын тагына,
Сатай хандын ордuna,
Бетер, сени мингизем.
Тапшырып Отор далай кеп,
Далпылдап жолго салыптыр,
Этек-жени далбайып,
Салпылдап кетип баратат,
Эси оогандай эндиrep,
Шалпылдап кетип баратат.
Оңолбогон чоң Отор,
Коктукаттын шаарына,
Түшүрүп Бетер жөн койбой,
Курсагы тойор аш болбой,
Сүйүнүп кулак кош болбой,
Баштагыдай чоң Отор,
Жагалданып оштонбой,

Батай менен Катайдын,
Ордосуна барыптыр,
Ууру кылган канчыктай,
Кылмышкөр болуп алыптыр,
Сыр алдыrbай кишиге,
Ордого кирип барыптыр.
Батай, Катай жарадар,
Онтоп, ооруп жан кейип,
Кара тер басып ал кетип,
Найза тийген сом эттен,
Ириң менен кара кан,
Салаа-салаа ал кетип,
Кырк кабырга, он мойун,
Арка, омуртка аралаш,
Кыйрап калган немедей,
Кайсы экени билинбейт,
Батай менен Катайдын,
Көрбөй көзү күүгүмдөйт.
Ошондой кыйын кезинде,
Отор барды кечинде.
Эшикten кирип калп эле,
Каткырган болуп ырсактап,
Мойнун булгап кыйшактап,
Шум түлкүдөй шыйпактап,
Үй тартуучу устадай,
Буралып бели кыйкактап:
- Айыктыбы, баатырлар,
Анча-мунча жараңар?
Алдыңа келип турамын,
Атым Отор агаңар.
Алдында кеттиң сен экөөң,
Дөрбөндү алып таң кетти,
Салышып жүрүп кыргызга,
Айым менин нак кетти,
Жанымда калбай жалғыз жан,
Чубап Каңгай ал кетти.
Сен экөөң болуп жарадар,
Көңүлүм тынбай мен калдым,
Көп ойлонуп санаадар.
Дөрбөндү алып чу койуп,
Чубап кетти таңгыттар.
Бурулбай жолго киргеним,
Буруп айтсам кеп болбойт,
Коктукаттын шаарына,
Токтобой жетип келгемин.
Билбей жүргөн экемин,

Кайтып келип Сатайдын,
Ээлеп такка мингенин.
Билбей эле ордого,
Түз бастырып кирмекмин,
Бетер кары жолукту,
Алып койду мойнуман,
Ажал салган боолукту.
“Сатай келген мында, - дейт,
Батпайсың турба мында, - дейт.
Манжу ,тангыт – баарына,
Калганда каңгай калкына,
Сатай кабар салган, - дейт,
Ошол үчүн сага, Отор,
Жардам берип кошулар,
Аскер барбай калган, - дейт,
Элдин баарын бөлүнтүп,
Эбин таап салган, - дейт.
Батай менен Катайга,
Барып айткын аларга,
Бош орун жок бул жерде,
Мурункудай чогулуп,
Силер ойноп жатарга,
Канча жылы турсам да,
Каңгайлык албайт катарга.
Тоо башында биз дедик,
Токтоо кылбай келдик, деп,
Кара кытай калкына,
Кабар сала баргын, - дейт,
Карк алтынды айабай,
Кадырлап аны алгын, - дейт.
Ошентип кийин барбасаң,
Ак калпак кыргыз Чигитей,
Кутулар жериң калбады,
Жалгыз эле сен эмес,
Атка мингөн төртөөндү,
Катары менен жалмады.”
Бетер кары ақылман,
Айтпаган кеби калбаган.
“Эбин тапсам Сатайды,
Эки эле күндө сойом, - дейт,
Эч бир жангы туйгузбай,
Эл тынчтып койом, - дейт,
Эбине Сатай келбесе,
Кеп-кенешин угам, дейт,
Силерге кабар кылам” дейт.
Коктукаттан силерге,

Таап келдим ушул кеп.
Кожурап Отор түшүптүр,
Тентуш өскөн эмеспи,
Муну булар құтұптыр.
Эми Бетер нетиптири,
Эрмектеш өскөн Сатайга,
Кебим бар деп айтарга,
Бетер кары кириптири.
Курбалдаш өскөн калжаңдал,
Калжың кебин салыптыр.
Калл эле күлүп ал Бетер,
Калжындашып алыптыр:
- Эшиктен келдим мен Бетер,
Тагынды мурун тарттырып,
Кайра алган сен Сетер,
Алдында минген күмүш так,
Алда кайдан бепбекер.
Бекбача мында келгени,
Кой кайтарып кыр-кырда,
Шыбыргак жаан, куйунда,
Жүрүүчү Сатай сен элең,
Хан ордосу базарды,
Биличүү Бетер мен элем.
Күмүш такка сен миндин,
Күндө базар кыдырып,
Күл-ала болуп мен жүрдүм;
Багынды ачып Бекбача,
Баашалык такка сен миндин,
Кыдырып базар баасын деп,
Кыйноону тартып мен жүрдүм.
Сатай, чачың ак болду,
Отуз жылдан көбүрөөк,
Мингениң күмүш так болду.
Бирге туулуп, бирге өскөн,
Тентуш эле Бетер, деп,
Эсиңе алып койсоңчу.
Короондо жүрдүм аралаш,
Коншулаш болуп чамалаш,
Жайлоого чыксак бөлүнбөй,
Канатташ жүрдүк жамаалаш,
Шаар ичине келгенде,
Күн-түнү жок аралаш,
Кайғыда өтүп баратат,
Картайып кеттим кайран баш!
Сатайга Бетер арткы артат,
Алда канча сөздү айтат.

Бек болголу ал Сатай,
Бетердин жайын билүүчү,
Мейли жүрө берсин, деп,
Билмемиши болуп жүрүчү.
“Жакындашсам бул Бетер,
Жанымга жабыр табар, - деп,
Баштагыдай дагы бир,
Чоң калбаны салар, - деп,
Өлтүрүп койсом болбос” - деп,
Кайран Сатай ойлоп кеп,
Бетерге Сатай туйгуза,
Айтып ийди түрдүү кеп:
- Карыганың билбейсин,
Калжанңап, Бетер, сүйлөйсүн,
Кечээ эле кылган кебинди,
Мени кимдер билет, деп,
Билмемиши болуп жүргөнсүн.
Калктан чыккан кара нээт,
Калышың тирүү канымет,
Кулагың салып байкап ук,
Мен айтайын саа, Бетер,
Жалган эмес ырас кеп,
Билмексен болуп жүргөмүн,
Тентуш экен мейли, деп.
Калдуубеттин Отору,
Батай, Катай кошуулду,
Биргелешип той берди,
Чогулуп далай эл келди,
Атайын кагаз жазышип,
Мага киши жиберди.
Ойлонбодум мен бардым,
Тузакка түшүп каларым.
Көрбөйт экен мээнетти,
Жек көрөт экен дөөлөттү,
Ошол жерде сен барсың,
Кыргыздын түбү Манастан,
Кыдыртып койбой кеп салдың.
Угуздуң көпкөн жаштарга,
Кыргызды карай кол тартып,
Кангайдан колду баштаарга,
Масилетте биргэ элең,
Сатайды Бекер таштаарга.
Ортого койгон кеп-кенеш,
Отор, Батай, Катайга,
Отурдуң, Бетер, Биргелеш,
Кенешти мыктап кылдыңар,

Эл ичинен кектүүнү,
Эп келтирип жыйдыңар.
Тартып алды хандыкты,
Оторду шайлап хан кылды,
Тамтыгымды кетирип,
Тарпымды менин чыгарды.
Билмексен болуп, сен Бетер,
Бүгүн менсеп сурайсын,
Көрбөсөм да көргөндөй,
Көрүп турам пейлинди.
Эшиктен кирип кыйшактап,
Келгенинде билгемин,
Кетирдинбى башкага,
Келген Отор бегинди.
Орун бербейт Сатай, деп,
Батыруучу сени ал,
Батай менен Катай, деп
Жиберип ийип ал жерге,
Эми келип турасын,
Сатайдын алы кандай? – деп.
Карыганча кара нээт,
Сен жүрөсүң бокту жеп,
Калжанңаган неме эле,
Мен жүрөмүн мейли, деп.
Тапшырып Отор кеткендир,
Сатайдан кабар бергин, деп.
Уруксат бердим, бара бер,
Оторуңа кабар бер,
Козголбосмун ордуман,
Аман болсо Чигитей,
Чык эшикке, Бетер! – деп,
Айдал Сатай жиберди.
Пейлин Сатай бузуптур,
Эшикке чыгып кеталбай,
Апкаарып Бетер кусуптур,
Жүрөгү чыгып апкаарып,
Басалбай Бетер тамтайып:
“Бар пейлимди билди, - деп,
Сатай кандай болду, - деп,
Иттен бетер чык деди,
Чыкпасам эми болбойт” – деп,
Эшикке чыгып ал бетер:
“Хан Сатайдын үстүнө,
Кириптирмин мен бекер.
Канымдын менин чачар, - деп,
Кардымды жарып кабакка,

Сүйрөтүп барып таштаар, - деп,
Ит жесе мени арман жок,
Көмдүрүп Сатай таштайт го,
Кой деп айттар дарман жок.
Отор, Батай, Катайга,
Өзүм барып айтпасам,
Мындан башка айлам жок.
Мени Сатай эске алып,
Издеп-сурал тапкынча,
Түндө уктабай жол тартып,
Белдүүлөргө барайын,
Бар кебимди айтканча.”
Бетер кары какжандал,
Бет алыш долго салыштыр,
Белдүүлөр жаткан чогулуп,
Бектерине барыштыр,
Батай, Катай ал экөө,
Баш көтөрүп ангыча,
Эстерин жыйнап алыштыр,
Бетер кары келди, деп,
Токтоно албай чон Отор,
Этек-жени делбиреп,
Батай менен Катайдын,
Астына чуркап ал келет:
-Батай, Катай – бектерим,
Бекер Отор келбедин,
Айтайын деп мен келдим,
Бетер агам келгенин.
Чогулушуп угалы,
Бетердин болсо кептерин, -
Кылчайып артын бир тиктеп, -
Бетер ага, бери келгин,
Отордун кебин угуп тур,
Үйгө кирип как жайып,
Абышка Бетер туруптур.
Отор опсуз сүйүнүп,
Дем албай жаны жүгүрүп,
Бетердин кебин уккунча,
Чыдай албай күйүгүп.
Ормойо тиктеп Батайы,
Одурайып Катайы,
Оройу суук үч итке,
Бетер кебин айтканы:
-Коктуккатаин калаага,
Отор барган аларга,
Силерге, балдар, жибердим,

Учурал калып талаада.
Уккандырысың Отордон,
Силер байлап жүргөндө,
Сатай колдон бошонгон.
Бошоткон киши Чигитей,
Такка минген ал Сатай.
Коктукатка шүк келбей,
Хандық өкүм колунда,
Качан болсо ал Сатай,
Кыргыздын сүрөт доорунда.
Орун берип ондурбай,
Коктукаттын шаарында,
Оторду бир күн кондурбай,
Силерге Отор кеткенде,
Билмемиш болуп Сатайга,
Барып келдим бир кезде.
Тамаша талгак кеп салдым,
Өзүң улук болгондо,
Унутуп калдың, деп салдым,
Башканы койуп мен бетер,
Менсеп бергин деп бардың.
Менден угуп бар кепти,
Бетине Сатай каар септи,
Айтканы жок ал Сатай,
Баштан-айак тұз кепти.
“Өлүмүң бүгүн дары, - деп,
Сен билмексен болгон кары, - деп,
Мен жүргөмүн саа, Бетер,
Бир киши го мейли деп.
Отор тойду бергенде,
Сен жөөлүдүң го бокту жеп.
Хандыкты алдың ал күнү,
Кайғыны салдың кай күнү,
Чигитей баатыр кетирди,
Башка түшкөн мұң күндү,
Колума кайра жеткирди,
Жыргап жаткан бул күндү.
Талаадан келген Оторду,
Түшүрбөй кайра кетирдин,
Батай менен Катайга –
Жаш балдарга жеткирдин.
Ачуум келсе сени мен,
Ушу жерде сойом, - деп,
Боорунду кактап жөн эле,
Чокко салып тойом!” – деп,
Үйүнөн кууп чыгарды,

“Көрүнбөй көзгө жогол!” – деп.
Укпаган кебим калбады.
Баары көргөн-билгенин,
Айтып барды Бетери,
Одурандап ошондо,
Отору жаман кекенди.
Кекенип Отор боло элек,
Кеп ордуна толо элек,
Бала Батай дегендин,
Ачуусу келип бәкемдеп,
Оторго тийди жемелеп:
- Бетер сен кары болбой кал,
Көзүң кызыл, сакалы ак,
Карылык жашка толбой кал!
Оторун жакшы киши эмес,
Ойлоп, Бетер, билип кал!
Угушумча көп элден,
Укмуш кулак билгенден,
Маңгыттын тартып жабырын,
Көп кырылган биздин эл.
Хан Калдык качып баана деп.
Түбүбүз бирге экенбиз,
Мен келдим, кангай, сага, деп,
Себеби менен Калдыктын,
Коктукаттын тагына,
Сатай минген бул бир кеп.
Калдуубет келди караандаш,
Ойрот, буйрат, чон солто,
Канча дөөлөр баш болуп,
Сомбиликтин колунан,
Өлүп кетти далай жаш.
Түбү тууган маңгыттын,
Өзү бузук бул иттин,
Айтканын көр, сөзүн көр,
Сөзү бузук бул иттин,
Атасы маңгыт чону экен,
Энеси монгул кызы экен,
Орто жерде туулагн,
Отор деген ушу экен.
“Жээн үйгө киргинче,
Жети бөрү кирсин” – деп,
Эл айтканы чын экен.
Той берем деп эл жыйып,
Арактан берип мас кылып,
Элебей туруп Оторду,
Коктуваттын шаарына,

Биз койупбуз баш кылып.
Баш болгондо турбады,
Барган жерде бул Отор,
Көзүнүн жашын тыйбады,
Көрүнгөнгө арыз айтып,
Өңгүрөктөп ыйлады.

Таңгыттан Дөрбөн элүү мин,
Манжудан Катай элүү мин,
Монгулдан алдым элүү мин,
Таласты көздөй жол тартып,
Оторду алыш ортого,
Биз жөнөдүк кол тартып.

Таласты талап алабы,
Же талатып ийип Таласка,
Талаада өзү калабы?
Олтурган Отор ойлобойт,
Пайда менен залалды.

Ортого казак элдерди,
Өз ойунча талады.

Сатай менен Медеркан,
Салпылдатып айдады,
Колу менен буттарын,
Кыймылдаткыс байлады,
Ошентип жүрүп темтендеп,
Таласка бара албады.

Таласта жаткан кыргыздар,
Биз жактан кабар алганбы,
Сомбileк уулу Чигитей,
Токтоосуз келип калганы.

Одурандайт үйүндө,
Оңой эмес жоо саймак,
Жыгалбай Отор калганы.

Дөрбөндү аттан сулатты,
Мен Батайды кууратты,
Кабыргасын Катайдын,
Калтыrbай баарын кыйратты,
Отор чыкпай койгондо,
Кангайдын калкы чубашты.

Дөрбөндү сайып жыкканда,
Таңгыттын журту чуулдашты,
Монгулдан мурун бузулуп,
Таңгыттын эли чубашты.

Жаралуу болуп биз жаттык,
Отор улук болбосто,
Элде жатып жан бактык,
Оторду ээрчиp биз барып,

Опурулган жин кактык.
Келип калды биздерге,
Кезене албас жайыбыз,
Жалтайып калдык чогулуп,
Жалпы жаштар баарыбыз.
Моңгул, манжу, мангытты,
Аралаш ушул бир журт, деп,
Бетер кары, сен айттың,
Ырас экен угушсак,
Кыргыздын иши кыйын, деп,
Кыйын ишке биз бастык.
Кыйыны кыйын экен го,
Кызыталак кыргыздан,
Калбай такыр кыйраштык,
Чандандардын калганын,
Чалкалаган балбанын,
Баарын койбой кыйраттык.
Сатайды тактан түшүрдүк,
Отордун ишин бүтүрдүк,
Оорудан байкан элебей,
Далайдан бери күтүндүк.
Бузуктугун сандан көп,
Алдакей сөзүн мындан көп,
Сендей, Отор дүйнөдө,
Ала көөдөн дардан көп.
Мында турбай кетип кал,
Кайда барсаң анда бар,
Моңгулга келсе кол салып,
Баш болуучу биздер бар,
Атандын кунун кууп алсан,
Өз бетиңче кууп алғын,
Атандын кунун куубасаң,
Уйалбасаң тим калғын.
Каңгайга келсе катышып,
Кыргыздан чыккан Чигитей,
Катай менен мен бармын!
Батай жаман оолугуп,
Басайып калды соолугуп,
Кара тер басты Оторду,
Карап муну отуруп.
Козголуп өөдө комдонуп,
Жүүртө басып ондонуп:
-Батай бала, не дейсин?
Баш-аламан кепти айтып,
Баркы жок кандай сүйлөйсүң?
Келип калса Чигитей,

Баш болуучу мен, дедин,
Мында турбай, сен Отор,
Кайда барсаң бар, дедин.
Атам менин Калдуубет,
Кара эмес хан экен,
Калдуубеттин алдында,
Калганың тириүү бар бекен?
Калдуубет уулу мен Отор,
Жыпжылма түзөп кетемин,
Батай, сени соо койбой!
Кындык кесип кир жууган,
Жерим менин бул Каңгай,
Ата-баба, бир тууган,
Элим менин бул Каңгай.
Айтса кептин эби бар.
Менин ата тегим бар,
Мыктысынба, сен Батай,
Атын угуп эл билген,
Сенин атаңдын кайсы кеби бар?!
Отор буга келгендө,
Оолукту Катай жөн турбай:
- Атам менин хан, дедин,
Бул айтканың кай кебин?
Жерим менин Каңгай, деп,
Элим менин монгул, деп,
Бул айтканың кай кебин?
Түп атаңды, жайынды,
Мен туруп, угуп билгемин.
Эки күн турса дем алып,
Карды тойуп кампайып,
Караандуу киши кептенип,
Калат дечү дампайып,
Кара жайга күч келсе,
Качып барып бир жерге,
Калат дечү жалбарып.
Аз болгондо үч атаң,
Азып жүрүп өлүптур,
Көп болгондо жети атаң,
Тентип жүрүп өлүптур,
Өкүмүнө каңгайлыш,
Элебей туруп көнүптур.
Элгө күйбөй жан баккан,
Эп келтирип мал тапкан,
Жайынды таңгыт билиптири,
Тил албай жолго кириптири.
Түбүбүз биргэ тууган, деп,

Таңгытка барсаң өзүң бил,
Түп атам өткөн экен, деп,
Жерди таштап бекерлеп,
Батышка барсаң өзүң бил.
Барсаң түркмөн эл бербейт,
Эл турмайлык жер бербейт,
Кайдан келдиң сен ким, дейт,
Баш калкалап банаалап,
Тура албайсың бир элге,
Ата-бабаң мурасы,
Ушу пейлиң барында,
Баталбайсың башка элге.
Кайда кетсең анда кет,
Көрүнбөй биздин көзгө! - деп,
Катай катуу сүйлөндү.
Ойуна кетти Отордун:
“Батай, Катай экөө тен,
Аран турат жандары,
Кара бойу жаралуу,
Ырп этер жок дарманы,
Катар экөөн сулатып,
Канын ичип тойсомбу?
Кел бери деп Сатайды,
Үксөндөп туруп ошондон,
Хандыкты алып койсомбу?
Далай күнү бир жаткан,
Какайдын этин тең таткан,
Дөрбөнгө барсам болорбу?
Олуранџап ал дагы,
Оңдурбай мени койорбу?”
Баарарга жерди табалбай,
Каңгайга эми баталбай,
Катышып койуп кыргызга,
Чигитей келсе кантем, деп,
Уктап үйде жаталбай,
Кейпи кетип ,өңү азып,
Күндөн-күнгө муң басып,
Басынып Отор болгону.
“Атасынын бир көрү,
Батай, Катай- экөөн тен,
Жаралуу го болжолу,
Таштап койуп буларды,
Сатайга барсам болбойбу?
Коркутсам Сатай колумда,
Байакы такта ордумда,
Дагы такка минейин,

Чигитей мында жогунда.”
Ойлонуп Отор капырдын,
Токтоду акыл ушуга.
Бетердин басып бир бутун,
Оңдонуп Отор турду эле,
Эшикти карай чыгууга.
Көрүп Батай калыптыр,
Күркүрөгөн чоң Батай,
Олтуруп калбай салыптыр.
- Элди бузуп ириткен,
Эл бузугу бул Бетер,
Жөн коппой, Отор, ордундан,
Баспайсың бутун сен бекер!
Бут басканда шааны бар,
Жайын, Отор, айта сал!
Ана-муна дегинче,
Айсал-үйсөл дедирбей,
Отор чыга берди эле,
- Коппой, Бетер, олтур! - деп,
Батайдан ачуу келди эле, -
Эл карысы деп жүрсөм,
Эл бузугу экенсин,
Калк карысы деп жүрсөм,
Калк бузугу экенсин,
Какжандаган куу баш чал,
Карганда болуп бузуку,
Кай муратка жетерсүң?!

Бутунду басса Оторго,
Ордундан кобо каласың,
Темтендеп ээрчип бир кулду,
Тентек чал, кайда барасың?!

Башыңды жөлөр кишиң жок,
Бир талаада каласың!
Акыл десең тилимди ал,
Тилдеди десең көөнүң ал,
Чыккын, Бетер, эшикке,
Кайда барсаң анда бар!

Айтып Батай жаман тил,
Отор менен Бетерди -
Экөөнү катар кекетти,
Эшикке чыга бергенде,
Катайы айтат бир кепти:
- Байкatalы көз салып,
Эшикке чыгып-киргенде,
Бетер менен Оторду.
Биргелешип ал экөө,

Олтурабы бир жерде,
Сен экөөбүз жарадар,
Же чуу салабы бул элгө?
Он эки күндүк орто жол,
Коктукатка барабы,
Сатайга барып үксөңдөп,
Калааны тартып аларбы?
Чигитей угуп кабарды,
Бир балааны табарбы?
Бузуктун иши ушундай,
Бүткүл каңгай амалдуу.
Оторду кууп ийди, деп,
Чигитейге эл барбайт,
Барган менен эл анда,
Чигитей элге тил албайт.
Ай балта, кылыш эгешин,
Сен экөөбүз ээрчише,
Чыгып койдук кыргызга,
Карсылдашып тендешип.
Отор шамал жел эле,
Келип калса кыргыздар,
Агызып кетер сел эле.
Көңүлү сууп жай алыш,
Тура турсун Отор, деп,
Мен айтканым ал эле,
Эшикке чыккан жоголду,
Тың сүйлөдүң сен эле.
Деп Батайга Катай кеп салды,
Угуп Батай Катайга,
Капаланып деп салды:
-Туулганда бир башка,
Боолугу бар өлүмдүн,
Чигитей менен Отордун,
Кимисинен өлөбүз,
Аны кимден көрөбүз?
Артынан барсак жалынып,
Ага жакшы болобу?
Кол куушуруп ал айтып,
Кыргызга барсак кошуулуп,
Чигитей аман койобу?
Келген күнү өлүмдүн,
Боолугун анан көрөлү,
Экөөнө тен баш ийбей,
Бөлүнүп туруп өлөлү,
Мен айыksam көрсөтөм,
Баарысына өнөрдү!

Батайдыкын ақыл, деп,
Унчукпай Катай макул, деп,
Сокмоктуу сөздөн бүткөнсүп,
Чаласы жок кеп-кеңеш,
Үйүндө булар калыптыр.
Бетер чыкса эшикке,
Аттанып Отор алыптыр,
Кайда барат экен, деп,
Кабарын укпай бекер, деп,
Карыган Бетер бүгүлүп,
Карсылдап тизе жүгүрүп,
“Атынан айтып кычырсам,
Үйдөкү экөө туйунса,
Каным кетер төгүлүп.”
Тебетей ыргап, кол булгап,
Бир туурага бет алып,
Жүрүп берди жулжуңдап.
Өзү қыйар арамза,
Калдуубеттин Отору,
Кычырган жери буйак, деп,
Баручу жагын болжоду,
Капташты экөө бир жерде,
Калың токой бир черде,
Айланып жүрүп киришти,
Ортосунда бир жерге.
Ойлорунда турушту,
“Келбейт деп буга эч бенде,
Күдүндөп Бетер кеп баштап:
- Күйөрүм, Отор, - деп баштап,
Кулагың угуп сен кеттиң,
Күүлөндү Батай кыйгачтап,
Экөөбүздү бир деди,
Кудай урсун бул экөөн,
Түпкүлүгүн билбеди.
Атка минип алыпсың,
Сен кайсы жакка жургөлү?
- Жашырсам болбойт мен, Бетер,
“Сай калар да, сел кетер”
Ушул жерден аттанып,
Отор жүрбөйт бепбекер.
Аттанып жолго салармын,
Коктукатка баармын,
Коркутуп туруп Сатайдан,
Шаарды тартып алармын.
Улуктук колго тийгенде,
Күмүш такты мингенде,

Күүлдөгөн бул экөө,
Барбаганын көрөйүн,
Айтканымды кылбасам,
Отор болбой өлөйүн,
Кечиктирибе, Бетербай,
Пейлимди буздум жөнөйүн.
Бетер анда кеп айтат:
- Болбойсун, Отормен деп айтат,
Сатайга бүлүк саларсың,
Бир калбаны табарсың,
Кыргыз, монгул, - баары жоо,
Таңгыт жоолоп аа кошо,
Сен кайда барып батарсың?
Мен айтамын сөзүм жай,
Батай менен Катайдын,
Атасы менен бир тууган,
Каратил деп кары бар,
Каратилге баралы,
Каратил менен тилдешип,
Кабарлашып жаналы.
Бетердин айткан кебине,
Болбой Отормен койгону,
Мойнун буруп толгоду,
Баланча күнү, Бетер чал
Коктукатта болгун, деп,
Күн эсебин болжоду.
Мингени күлүк чаалыкпас,
Күндө чапса талыкпас,
Сатайдан тартып так алмак,
Кетип барат далбактап.
Өзүм баатыр дегенсип,
Асынып жааны мойнуна,
Атканын жазбас мергенсип,
Кындуу кылыш белинде,
Кандуу найза колунда,
Кара темир калканы,
Калдандал турат жонунда.
Отор жетип барыптыр,
Коктукаттын оозуна:
- Дарбаза баккан ким? - деди,
Мен Отор хан бил, - деди,
Тактаны берсин Сатайың,
Көрүнөө айтып кир!-деди,
Тапшырысын минер тактаны,
Кирдетип Сатай койгондор,
Кулпунта албай бакчаны.

Кечикпей такты бат берсин,
Жан керек болсо мaa келсин,
Тойгон болсо жанынан,
Бербеймин такты деп көрсүн!
Кароолчу айтып барыптыр,
Бар кепти укту Сатайы,
Сайышарга чама жок,
Сатай карып калыптыр.
Башын салып жер тиктеп,
Олтуруп калды бир далай,
Аңғычакты болбоду,
Кирип келди бир малай.
- Кел, малайым, бол, - деди,
Ылгаган атың мин,-деди,
Кат берейин колуңа,
Кийликпей жолго кир! - деди.
Ойунда турат Сатайдын,
Батай, Катай келбеди,
Келбегенде билиптir,
Кубалап аны ийгенде.
- Жаңы баатыр бектерге -
Батай, Катай дегенге,
Катты алпарып тапшырып,
Кайта келгин! - деди эле, -
Эшикте Отор болбосун,
Жибербей сени койбосун,
Мен турганда тактада,
Дегеле жаман болбойсун,
Тұпқулұғұң ойлогун.
Хан жумшаса калдаңдал,
Буту жерге тийбестен,
Катуу чуркап далдаңдал,
Калдаландап шашылып,
Катуу жаман ашыгып,
Ордого Отор келгинче,
Өтүп кетти шашылып.
Ат айабай катуулап,
Чоң жолго кирбей бөксөдө,
Адыр менен сабуулап,
Тұн уйкусун бөлүптыр,
Тұн бойунча жөнөптыр.
Құндө тыным албаптыр,
Ат чалдырып баспастан,
Азық ичиp албастан,
Карбаластап олтуруп,
Батай, Катай дегенге,

Катты ханы эрлерге,
Алып барып берди эле,
Катты окуп Батайы:
- Тургун, Катай, баралы,
Ажыратып Сатайды,
Биз Отордон алалы,
Оторго орун бербестен,
Чыгарып элдин четинен,
Карып калган Сатайдын,
Хандыгын кошуп алалы,
Кыйын болсо кыргыздар,
Кырчылдашып багалы.
Улуктук менсеп нең улук,
Батайдын пейли бузулуп,
Катайына муну айтты.
Аттанып Отор кеткенде,
Кош эмесе, деп койуп,
Калган Бетер карысы,
Оторго айткан кеңешке –
Каратилге барышы:
- Келгин, Бетер, келгин, - деп,
Эми неге келдин?-деп,
Үч-төрт жыл болуп баратат,
Жаш баладай учтайак,
Сен жүрөсүң делдендеп.
Карып калган кезинде,
Какжандай бериш жакшы эмес,
Күдүндөп күлү калакай,
Жакжандай бериш жакшы эмес,
Кары болсоң карыдай,
Саксандай бериш жакшы эмес,
Айтарга сөздү берди, деп,
Бакжандай бериш жакшы эмес,
Келгин деди мени, деп,
Дакдандай бериш жакшы эмес.
Ашыкканың бир кеп бар,
Карынын жашы, айта сал.
Угуп Бетер токтолуп,
Улутунуп үшкүрүп,
Буйт дегинче чүчкүрүп:
- Сага келдим, Каратил,
Келгенимдин жайын бил,
Айткалы сырын келгемин,
Батай, Катай ининдик.
Калдуубеттин Отору,
Кек алам деп кыргыздан,

Калың элди козгоду,
Инилериң ал күнү,
Эң алдында коштоду,
Баатырлык атка конгондо,
Битине батпай кош болду.
Кыргызга барып жеңдирип,
Сатайга такты миндирип,
Жаралуу болуп Батайың,
Кан жөткүрүп Катайың,
Балалык кылып ой қыска,
Ал экөөнүн, Каратил,
Кай кылышын айтайын!,
Кубалап ийди Оторду,
Качып Отор жоголду.
Жаралуу болду Дөрбөн, деп,
Манжу, монгул, таңгытты,
Дүпдүрөндөп сүрдүн, деп,
Түп атандан бер жакка,
Баш калкалап баана издең,
Качып жүргөн экенсин,
Тек жайыңды билдим, деп,
Көөнү калат дебестен,
Батай, Катай – экөө тен,
Катар айтты жемелеп.
Коктукат кетти ал Отор,
Көзүнүн жашы себээлеп.
Карыйабыз Каратил,
Айтып койгун ошого,
Калбасын көөнү менден, деп,
Ошол үчүн, Каратил,
Мен алдыңа келдим, - деп.
Угуп болуп Каратил,
(Көзү сокур жаман тил)
Олойо тиктеп Бетерди,
Оголе жаман кекенди:
- Бузук эмес Отор, - деп,
Бузук Бетер сенсисиң, - деп,
Жаман эмес Отор, - деп,
Жаман Бетер сенсисиң, - деп,
Сен жаныңды багып жай жатпай,
Жаштарга айтып канча кеп,
Таарынышты жаштар, деп,
Жүрөсүн эми темтеңдеп!
Келе жаткан жаш балдар,
Кээде кепти алушу,
Кээде албай калучу,

Жаш ашкан соң элүүдөн,
Кеби өтпөй каруучу.
Өмүр көргөн адамзат,
Өтөр күнү мына ушу.
Убара болуп бүжүндөп,
Ушак ташып бүжүрөп,
Балтыр биттей күбүрөп,
Сакалың ак, чачың ак,
Саксандаган ит Бетер,
Антил жүрүш кайсы кеп?
Мен укпадым урушту,
Оңой эмес жумуш бу.
Үйүңө барып, сен Бетер,
Ойгонбостон жаткын!-деп,
Каратил болбой койгону.
Кылмышкер болуп Бетери,
Эшикке чыкты кеткели,
Отүп кетти сөөгүнөн,
Каратилдин кептери,
Эшиктин чыгып алдына,
Ал Оторду эстеди:
“Коктукатка барайын,
Бар деп айткан Отордун,
Не жумушу бар экен,
Байкап аны калайын.”
Коктукат көздөй жөнөдү,
Батай, Катай, Каратил,
Кеткенин мунун көрбөдү,
Батай, Катай, - эки жаш,
Эки башка санаасы –
Экөө болуп эки баш,
Бири бармак Оторго,
Бири барбас болгонго,
Кеп талашып эки баш,
Алар антил турганда,
Каратил жетип барыптыр,
Бетердин айткан бар кебин,
Буларга айта салыптыр:
- Бетерден уктуум кептерди,
Билбедин Бетер кеткенби?
Эмне кеңеш тапты, деп,
Угайын деп силерден,
Келдим эле мен, - деди.
Батай, Катай унчукпай,
Башын салып олтурду,
Атасы менен бир тууган,

Атасындай Каратил:
- Акылы кыска эки акмақ,
Айтканымды көөнүңө ил,
Бириңдин көөнүң Отордо,
Сатайда көөнүң бириңдин.
“Өз жеринден чыккынча,
Өз элиңди саткынча,
Өлгүн” деген макал бар.
Оторду сұрсөң бузук, деп,
Сатайды сұруп салсаңар,
Улуктугу кызық, деп,
Элдин баары экөөндү,
Жаман көрөт бузук, деп.
Ата-энеден жаш болдун,
Жетим өскөн чунактар,
Эми элге баш болдун.
Отор да душман силерге,
Жаңкалактап сөз менен,
Айдал барып кыргызга,
Кан төгүшүп жүрөргө,
Теги монгул уругу,
Пайдасы тийет берерде.
Сатайды сұрсөң шаарынан,
Качып келип турдунар,
Чигитейдин каарынан,
Эсебин чындал алат го,
Чогултуп туруп барыңан.
Силерге айттар кебим бар,
Тил алсаңар кабыл ал,
Тәэ Чаңбейсендин ойунда,
Кара кытай ханы бар,
Баш калкалап, мал тартып,
Ошондон аскер алыңар.
Чогулушуп биригип,
Чигитейди жыксаңар,
Андан кийин Оторду,
Сұруп анан таштаңар.
Сатайды сойуп кан ичип,
Тагына минип эл билип,
Татынакай жатсаңар.
Каратил айтып болгону,
Ачык кебин айтпады,
Башын чайкап Батайы,
Айткан кепке болбоду.
Батайдын көрүп кабагын,
Унчукпай Катай токтолду.

Кайсы жакка бараарын,
Кайсы жакка тураарын,
Кимдин алын сураарын,
Кимден аскер кураарын,
Биле албай булар калыштыр.
Балакет баскан Бетери,
Коктукатка барыштыр,
Коктукат барган Отору,
Олтурган экен бир үйдө,
Сатып алып короону.
“Аркадан Бетер келер, - деп,
Ачык кабар берер”-деп,
Жоо жарагын аттанчуу,
Аты-тонун белендер,
Түндөсү уйку уктабай,
Күндүзү тынчып дем албай,
Турган экен элэндер,
Кирип келди Бетери,
Ээгинде сакал сепендер.
Эптүүлөнүп Отормо,
Баары көргөн-укканын,
Айтып берди Бетер кеп.
Жай алар көөнү кабар жок,
Кайсы жакка агарын,
Ачык билген жана жок,
Үшкүрүп Отор олтурду,
Кандай кылат амал жок.
Бетер кары булкунуп:
- Кокуй, Отор, не болдун,
Олтурасың улутунуп!
Атыңды минип камдангын,
Жоо жарагың бүт алгын,
Чуркан салып бул шаарга,
Сатайдан хандык колго алгын,
Келбекенин көрөлүк,
Келберсиген экөөнүн-
Каратил менен балдардын.
Айласыз турган ал Отор,
Абдан акыл ушул, деп,
Алдырып чыгып байлоодон,
Атын минип делбиреп,
Ачылып көзү жумулуп,
Ордого келди кенгиреп.
Сатайдын кеткен кишиси,
Эмгичекти келелек,
Карыган Сатай амалсыз,

Алсырады сендирип.
- Болгун Сатай, болгуунц,
Тактаны ылдам бергин, - деп,
Керилип жатчуу чойулуп,
Бакчаны ылдам бергин! - деп,
Башында улук мен элем,
Байкоосуз улук сен болдуң,
Өз ордума келдим,-деп,
Кекетип Отор турганда,
Барган киши келиптири,
Баары кебин Сатайга,
Калтыrbай айтып бериптири.
Үмүт үзүп айактан,
Үкүс угуп буйактан,
Алдыртан кылып кабарды,
Канча миң аскер кол алып,
Карыган Сатай аттанган.
Кайсы экенин ким билет,
Коктуккattyн калаасы,
Чакчелекей, будун ҹан,
Өлүп жаткан андан көп,
Көчөнүн ичи кызыл кан.
Ой-тоонун баары ҹан болду,
Орустан бери карата,
Уккан элге даң болду.
Кытайдын ханы угуптур:
- Кызыталак Отор, - деп,
Кыргызга барып катылып,
Калбаны тапкан ошол, - деп,
Атасы өлгөн Калдуубет,
Аркасынан кошом, - деп,
Эки бөлөк эл болуп,
Эрегишип урушуп,
Өлүп кетер бекен” – деп,
Тобуке деген бир балбан,
Токсон миң аскер жиберет.
Отор алган калааны,
Өлтүрүп жаны тынчыган,
Сатай кары адамды.
Бу кабарды Таласта,
Чигитей угуп калганы,
Угуп туруп Чигитей,
Чыдап тура албады,
Алтай менен барам, деп,
Медеркан көздөй аттанды.
Кутупту көздөй жол тартып,

Кур семирген тору атчан,
Кутурган бала оң тартып,
Өткөн чактан азыр чак,
Калган экен бой тартып.
Желектин башын жапырып,
Жез найза кармап чамынып,
Карагай найза өңөрүп,
Кара муртес Чигитей,
Атасынча көгөрүп,
Кайрылбай жолго салыптыр,
Медеркан менен тилдешип:
- Жай жаткын, - деп сүйлөшүп,
Жабыр салба тынч элге,
Кол жыйам деп дүрбөтүп.
Жалгыз өзүм аламын,
Монгул, манжу, таңгытты,
Кытайды кошо жүдөтүп,
Койо берген болчумун,
Атка минер немесин,
Байакында сүрдөтүп.
Барган-келген кербенден,
Барып келген элдерден,
Угуп жүрөм далай кеп,
Кытайдан келген Тобуке,
Токсон миң аскер келген, деп.
Тобуке, Дөрбөн башка жоо,
Батай, Катай, Отору –
Үчөөнүн жолу башка жоо.
Өлүптур Сатай карыбыз,
Өлсө кандай кылабыз,
Кылган кызмат биз үчүн,
Ким өлтүрсө Сатайды,
Көргөндөрдөн угарбыз,
Ошондон кунун кубарбыз.
Таласта бар Мадыбек,
Алтайда сенсиң, Медеркан,
Алышкан душман көп болду,
Батыш менен чыгыштан.
Кабар алғын экөөн, - деп,
Жалгыз башым барайын,
Кыргыз үчүн кыйналып,
Кыйноого тууган баламын,
Кыйамына келтирип,
Кытай, таңгыт, монгулдун –
Баарын жеңип алармын,
Өчөшсө кытай баш тартпай,

Чаңбейсенге баармын.
Айтып койуп Чигитей,
Аттанып кетти Алтайдан,
Өлгөн Сатай шаарына –
Коктукат көздөй бараткан.
Муну койо турунуз,
Тобуке менен Отордун,
Батай менен Катайдын,
Каратил менен Бетердин,
Кабарынан угуңуз.
Токсон миң аскер кол жыйнап,
Токтоо кылбай бат жыйнап,
Канғайды көздөй аттанып,
Келатат кытай ат кыйнап,
Коктуккыны шаарына,
Келип калды чукулдан.
Тобуке келди, дегенди,
Батай, Катай угушат,
Коктуккыны Оторго,
Таштап берип ошого:
“Каратилдин кеби үчүн,
Жай жаттық биз ошончо,
Тобукенин жолунан,
Тосо биздер баралы,
Кенеш салып кеп кылса,
Айткан кебин эп кылса,
Аралашып калалы,
Айткан кепке көнбесө,
Бизди киши ордуна көрбесө,
Биз калбаны салалы,
Чатақташып калалы.
Тобукени олжо алып,
Коктуккыны кошо алып,
Коркпой туруп көрөлү,
Кыргыз, кытай биригип,
Бизге келсе кол салып”
Деген кепке келишип,
Эки калмак аттанды,
Муздай темир курчанып.
Канғайды жердеп жаткандын,
Элинин теги төрт урук,
Эл башкарған беш улук,
Бешөөнүн пейли беш башка,
Өз алдынча бузулуп.
Баарысын жылма сыйдалап,
Алсам деп Дөрбөн ойлогон.

Тобу менен талкалап,
Жоготом деп баарысын,
Тобуке муну ойлогон.
Батай, Катай ал экөө,
“Пейлин көрүп билсек” – деп,
Алдынан чыга жол тоскон.
Такка минип хан болуп,
Тайрайып жаткан жан болуп,
Маслетчи Бетери,
Какжандаган чал болуп,
Жаткан Отор бир жактан:
“Такка миндим, эл билдим,
Танабын жипке тиземин,
Мени кастап келгендин.
Тендешер киши менде жок,
Айла менен иш кылган,
Мен өндүү киши элде жок,
Бетерим болсо кенешкор,
Мага беттешер бенде деги жок.”
Отор муну ойлонот.
Бирине-бири карабай,
Бирин-бири айабай,
Чогулушуп биригип,
Кыргыздан кегин кууп албай,
Сыймыгы качты бул элдин,
Сыр билгизбей туралбай.
Батай, Катай барыптыр,
Тобукеге жол кошуп,
Жолдон чыга калыптыр:
- Барасың кайда, баатыр? – деп,
Жайын сурай салыштыр.
- Жиберди ханым, мен келдим,
Жайыла басып кетипсин,
Жазааңдарды беремин,
Катышсан жакшы болбойсун,
Мен жандан тойгон немемин!
Тириүлүктөн өлүмдү,
Жакын көргөн эл болсон,
Жан айабас эр болсон,
Жайымды уккун сен болсон,
Жалгыз кара бир башым,
Сан балбанга барабар,
Тобуке атым мен болсом!
Каратил айткан байакы,
Батай менен Катайы,
Тартууга көңүл бурбады,

Тобуке кеби бек ачуу,
Кан төгүшчүү майданды,
Ээн талаада курганы.
Токсон миң аскер кол экен,
Кытайдын журуту мол экен,
Тобукенин алдында,
Тогуз балбан кул экен.
Токсон миң аскер, тогуз эр ,
Тобу менен башкарған,
Тобукеси зор экен.
Батайы карап турбады,
Атынын башын бурганы,
Найзасын кармап ыргады,
Кайра барса ушундай,
Кара нээт қалмактын,
Басылбаган чуулганы.
- Сен Тобуке, мен Батай,
Кыйратамын баарын, деп,
Айткан кебинң бул кандай?
Кара лөктүү катарлап,
Сандыкка салып пул артып,
Жетелетип кул тартып,
Кыйратты мени қыргыз, деп,
Кычырып сени келдимби?
Кытайда Жантай, қызталак,
Хан жумшады мени, деп,
Каның айдал келдиңби?
Жабылуу тулпар ат тартып,
Жарагы менен кыз тартып,
Күнүү, кулун жумшатып,
Күйгүздү қыргыз мени, деп,
Күчүн бергин эрдин, деп,
Жериңен сурап келдимби?
Батпай жердин бетине,
Желденип мында келдиңби?
Куру кантип кетем, деп,
Коркутсам малдан берер, деп,
Сенин кокустап айткан кебинңби?
Ички пикир сырын айт,
Жашырбастан чының айт,
Кангайдын калкы кептенип,
Калгандардан эр чыкпайт,
Чоңойсо бойу эрмин, деп,
Чокчондой берет калгандар,
Жалгыз башым менмин, деп,
Ошонун бири болдуңбу?

Откөрүп берсем урушту,
Журтумда болгон жумушту,
Батай анда ондумбу?
Атым Батай билип ал,
Чигитейден кутулуп,
Өлбөй чыккан мен бир жан.
Кыргыздан чыккан Чигитей,
Кылымда балбан төң келбей,
Кыйын туулган ал бир жан,
Ошону менен беттешип,
Өлбөй келген мен турсам,
Сен эмессиң чоң балбан!
Ушул сөздү укканда,
Арданды катуу Тобуке,
Камчылана жөнөдү,
Астындагы керкини,
Баргыла деп айтпады,
Алдында турган беркини.
Токсон миң аскер тобунан,
Тогуз балбан бөлүнүп,
Тобукенин алдына,
Тобу менен көрүнүп,
Тоңкойуп таазым кылышты:
- Бизге бергин, баатыр, - деп,
Бул сапаркы урушту.
Кытайдын жайы ал экен,
Тоңкойуп таазым кылышчу,
Тоңкойуп таазым кылганда,
Тилегин кабыл алучу.
Тобуке буйруп салыптыр,
Бирден-бирден барууну,
Чонунан болуп уруксат,
Мен барам, деп алдында,
Тогузу талаш кылышат,
Батышалбай тогузу,
Тобукеге барышат.
- Катарың менен тургун, деп,
Бир четиңен баргын, - деп,
Өлүп кетсең тогузун,
Тобундуң кегин кетирбей,
Өчүндү алчuu бармын, - деп,
Четинен бирден жиберди,
Ажал айдал ээ бербей,
Мен барамын дегенди.
Майданда Батай дапдайар,
Көп чыккан кандуу майданга,

Ыңын билген чоң айар.
Кара кытай элине,
Калдандал барды бир балбан,
Кара жерди каңтарып,
Аңтара салчуу немедей,
Далдандал барды бир балбан,
Жылкы минбей керк минсе,
Эки буту сүйрөлүп,
Салпандал барды бир балбан,
Чыгарбай Табай өлтүрдү,
Жандыrbай кайра майдандан.
Алтоо өлүп кетиптири,
Арты-артынан баргандан,
Алтоон көрүп Тобуке,
Айалдабай аттанган.
“Батай, Катай, Тобуке,
Таталашып жатат, - деп,
Башы-көздө тарп калбай,
Балталашып жатат” - деп,
Каратилден Отторго,
Калтыrbай такыр кат барган.
Батай, Катай - эки эрди,
Эбине эми келгенби,
Чыгарбай колдон калам, деп,
Аттанып Отор келгени.
Келе берсин жол менен,
Кенири аскер кол менен,
Батай менен Тобуке,
Беттешип калган экөө тен,
Заары күчтүү ачuu тил,
Бирине-бира өткөзүп,
Кектешип калган кеп менен,
Калмак, кытай деген кеп,
Эки айрым жык менен,
Шон үчүн Тобуке,
Кирген экен күч менен,
Найзаларды кезешип,
Кекенишип кездешип,
Бирден сайып өтүштү,
Тобуке, Батай беттешип,
Сыр алгансып калышты,
Күч ортосун чектешип,
Бешимден кечке сайышты,
Белдүүлөр минтип тайышты,
Кимиси алып, ким калат,
Бакты билет ал ишти.

Балталаша бергенде,
Найзалаша келгенде,
Жаага аштап жебе атып,
Колтуктарын чойушуп,
Тарткылаша келгенде,
Күркүрөгөн үн чыгып,
Аткылаша келгенде,
Ошол күнү кечкече,
Тобуке, Батай тең эле.
Тобуке келди тобуна,
Эртеңки күнү женем, деп,
Ошол турат ойунда.
Батай барды айлына,
Эртең кандай болот, деп,
Таң аткынча кайғыда.
Таң агарып, күн чыгып,
Буйрук берип Тобуке,
Керней-сурнай чуу чыгып,
Аттанып аскер калыптыр,
Айалдабай дуу чыгып,
Айанып башын катпады,
Аттанбай Батай жатпады,
Өлүмдөн коркуп ал Батай,
Башын кайра тартпады,
Же түбүбүз бирге эле, деп,
Кошомат кебин айтпады.
Бирин-бири көргөндө,
Куйкалары курушуп,
Тобуке, Батай урушуп,
Ач бөрүдөй булушуп,
Атынан түшүп күрөшүп,
Өөдө-төмөн сүрүшүп,
Көөдөндөрүн тирешип,
Белден кармап чиренип,
Кара бойдон тер агып,
Кайрат качып ширелип,
Кыйын болгон мезгилде,
Отор келди ал жетип.
Отө кыйар арамза,
Отор жаман неме эле.
Жеткен жерде Катайга,
Жеме кылган кеп эле:
- Тетиги Батай агаңыз,
Кар получу эр беле?
Кызыл канга бойолуп,
Шыралуу турса тигине,

Сен карап турсаң эрмин, деп,
Катай, кандай кеп эле?!

Өзүм барып алдында,
Куткарайын, - деди эле.

Угуп Катай каарданды,
Качып жүргөн Отордун,

Бул кебине арданды,
Кылчайып артын карабай,

Ат чуркатып барганы.
Мөкүбалдуу сур найза,

Булгап колго алыптыр,
Бу бадырек чочко, деп,

Тобукени качырып,
Токтобой жете барыптыр.

Жибербеймин ага, деп,
Мен барабар сага, деп,

Өлбөй калган үчөөнүн,
Бирөө тосо барыптыр,

Тосо барган кытайдан,
Беттешкен кытай ар жактан,

Найзалашып кагышты,
Каңқылдатып жер-сууну,

Качырышып салышты,
Эрдик кылып чоң Катай,

Тосо барган кытайды,
Аңтара сайып алышы.

Дагы бирөө барыптыр,
Оодара сайып салыптыр,

Эми бирөө калыптыр.
Өлдү экөө бириндеп,

Мен келдим өзүм сага, деп,
Өңү чаар куу кытай,

Минген аты сур кытай,
(Мурунку өлгөн экөөнөн,

Мыктыраак экен бул кытай)
Чаар кытай, Катай беттешип,

Карсылдашып күч кетип,
Мурункудан бешбетер,

Өчмөндүк артып кектешип,
Койгулашып жүргөндө,

Күүгүм кирген мезгилде,
Батай менен Тобуке,

Ажырашты ал кезде.
Чатырына келишти,

Чатырдақы малайлар,
Чаңқап келген эрлер, деп,

Чай кайнатып беришти.
Бар тамагын ичишип,
Бар кийимин чечишип,
Батайдын бойу жарадар,
Алты сандын бар жери,
Найза тешкен тепчилип,
Карангыда Батайды,
Жиберди Катай кетирип,
Жолдо бара жатканда,
Отор калды кезигип.
Оолугуп Отор сүйлөнүп,
Одурандап күүлөнүп:
- Алдыңа барсам болбодун,
Арканча айттым акыл кеп,
Болбой мойнуң толгодун,
Как ушундай болмоксун,
Болбой койгон болжолун.
Акылым бар Отормун,
Болор ишти болжодум.
Көрөмүн сени, ээ, Батай,
Өлүп кеткен Сатайдын,
Арбагы келип колдоорун?!

Же кыргыздан келип Чигитей,
Куткарып сени койорун?!

Менден качсаң кыйгачтап,
Кытай менен бирикпей,
Кыйар Батай, не болдуң?
Кайра барсаң, анда бар,
Эми тийбей койойун,
Сакайып кайра келгинче,
Эрикпей жатып ойлогун!
Отордун айткан кептери,
Сөөгүнө жетиптир,
Унчукпай Батай кетиптир,
“Кеп өткөрдүм Батайга,
Эми кебим дагы бар,
Мен Катайга айтарга.
Мал аламын булардан,
Кытайдан келген Тобуке,
Тартуу кылып тартарга,
Бар милдеттүү жумушту,
Бул экөөнө артарга.
Бактым менин жар болуп,
Баса келген экемин,
Барайын деп бул элге,
Шаша келген экенмин,

Келер жагым багымды,
Ача келген экемин.
Карап экөөн турайын,
Кайраты качса Катайга,
Катуу жардам кылайын.
Убара болуп урушпай,
Биригишип турушка,
Тобукеге айтайын.
Азап тарттык мынчалык,
Кыргызга тарткан зыйанга,
Караганда ушул иш,
Кыйын эмес анчалык.”
Отор муну ойлонуп,
Калдайып карап турду эле,
Катай менен Тобуке,
Канча убак урушуп,
Калкандын баарын жарышып,
Кызыл чеке, кан талоо,
Кыйын уруш салышып,
Эренишип киришип,
Кел бери , деп урушуп,
Кээ-кээсинде бир-бири,
Кенгиреп карап турушуп,
Баш-аламан урушуп,
Пайдасы жок бир жумуш,
Бар кийимин жулушуп,
Эч айласы кеткенде,
Күнгүрөнүп жер тиктеп,
Күрзүнү күүлөп турушуп,
Кеч кирип кайра жанды эле,
Жай-жайына барды эле.
Барса Катай чатырга,
Жаткан Батай жарадар.
- Карсылдашып кагышып,
Кан жөткүрүп мен келдим,
Батай, алың сен кандай?
Катай сурай салыптыр,
Катайдан угуп Батайы,
Өкүрөндөп өксөдү,
Көзүнүн жашын төккөнү,
Өлүмдөн катуу угулган,
Отордун айткан сөздөрү,
Учурап уккан кептерин,
Калтыrbай айтып өткөнү.
Катайды тиктеп каарып,
Санаасы санга таралып,

Улук болмок башында,
Ушалап муну шаар алып,
Ушаламак турмайлык,
Урушуп араң жан калып,
Көби көп Табай айтарга:
- Кычык деп айткан жерим бар,
Кычышып калган биз жакка,
Менин убада кылган жайым бар,
Бурулбас пейлим чагым бар.
Башкадан өлсөм өлемүн,
Калкалап Отор койот, деп,
Ойумда жок өлөрүм.
Өнөгүмдү кетирбей,
Кылалы уруш кытайга.
Кыргыз менен урушсак,
Кытай келип шаар алса,
Бул Отордун иши! – деп,
Батай айтты бир канча,
Агасы Батай айтканы,
Акыл болду Катайга.
Аттанып Катай жөнөдү,
Таң саргарып атканда.
Тобуке келди дөөгүрсүп,
Аскери топ көпкөнсүп,
Айал-үйөл дебестен,
Ачып-көздү жумбастан,
Койгулашып ал экөө,
Катуу уруш баштаган,
Эки имере бергенде,
Кыйынсынган Катайды,
Кытайдан келген Тобуке,
Ыргыта сайып таштаган.
Өлтүрөт деп Катайды,
Өлтүртпөсөм экен, деп,
Ойуна Отор алыптыр,
Ортого түшө калыптыр,
Катайды түздөн чыгарып,
Кытайдан келген Тобукеге,
Кыйла сезүн салыптыр:
- Монгул, манжу бир тууган,
Кытай, таңгытты ким тууган?
Бир атадан тарапбыз,
Түп атабыз тен тууган.
Илгертен бери карата,
Монгул, манжу, кытайдын,
Жүргөн жери бир экен,

Айткан кеби бир экен,
Алтымыш уруу алаш, деп,
Алар менен өмүрү,
Атышып да, чабышып,
Антишип келген кеп экен,
Уктуңбу, баатыр Тобуке,
Же укпадыңбы бул кепти,
Катуу салдың тууганга,
Каңгайга келип дүмөктү.
Бурут Манас тукуму,
Баш көтөртпөй муурттан,
Баарыбызды түгөттү.
Кийинчөрээк бул жерге,
Хандык такка ээ болгон,
Ал кыргыздын эри экен,
Бекбача атын дээр экен,
Каңгайды бөлүп кытайдан,
Коктукаттын шаарына,
Улук койгон кеп экен.
Атамдын аты Калдуубет,
Коктукат биздин шаардыр, деп,
Өзүм алам аны, деп,
Сыр айтыптыр кыргызга,
Жандырып бер жерди, деп,
Сыр айтыптыр кыргызга.
Сомбилек деген эр чыгып,
Тендешери кем чыгып,
Ээ кылбаптыр атама.
Сатай деген карыны,
Улук койуп кетиптири,
Атам өлсө атамдын,
Достору бар артында,
Калдуубетти өлтүргөн,
Сомбиликтин дартында,
Жетим калып жетилдим,
Жөлөгөн киши менде жок,
Өз алдымча тетилдим.
Алты күндөн бер жакка,
Айабай чатак таарыган,
Айанбаган уруштан,
Сени менен жулушкан,
Батай, Катай экөө тен,
Бир атадан туулган.
Чоң Жолойду баш кылып,
Таңгыттан канча сойуптур,
Нескараны баш кылып,

Манжудан канча сойуптур,
Баш көтөргөн каңгайды,
Алооке уулу Калдайды,
Аны да кошо сойуптур.
Ар качандан бир качан,
Кыргыз келип каңгайдан,
Кыйла олжо алыптыр,
Кыймылдатпай каңгайды,
Көз каранды кылыптыр.
Түпкүлүгүн ойлодум,
Кайра келсем Таластан,
Арттырып арбын олжо алып,
Айдатып келсем алаштан,
Кытай улук силерге,
Кыйалымда айтмакмын,
Кыймылдабай жатмакмын.
Жеткирбеди ал кезге,
Учурашып беттештик,
Улугун жок, Тобуке,
Куру талаа бул жерде.
Балдардын иши балдарча,
Мен айттым сага бир канча,
Биригип туруп баралы,
Береги турган кыргызга.
Кылымга уйат кыйын иш,
Калмак, кытай батышпай,
Карчылдашып урушса.
Отор айтып болгону,
Олурандал Тобуке,
Кулакка илип койбоду.
- Кытайдан келген мен, - деди,
Кара жанга күч келип,
Бүгүн айтып жатасын,
Айтпайт элең кытайга,
Кыйалында бар кепти.
Кыргызың менен кээрим жок,
Сени менен, каңгайлых,
Эптешип калар жерим жок,
Мен эптешсем эптешип,
Сен кайрылар пейлиң жок.
Балдар-балдар деп койдун,
Баш көтөрбөй баарысы,
Жарадар болуп калганда,
Балдарга жөлөп деп койдун.
Анык айттар сыр болсо,
Таласка барыш алдында,

Таппайт белең алтын-зар,
Тартуу кылып кытайга.
Мага окшогон эр алып,
Кайнаган аскер кол алып,
Барбайт белең кыргызга.
Батай менен Катайдан,
Далай күндөн бер жакка,
Алышып жүрүп карчашип,
Ачуум жанбай мен турам.
Кангайдын калкын каратам,
Капкайда элди таратам,
Кылчайып барбай Кытайга,
Кыргызга карай мен барам!
Деп ошентип Тобуке,
Одурандап болбоду,
Кирбейт экен ойго, деп,
Отор калмак ойлоду,
Эп келишпей айткан кеп,
Кызык уруш болгону.
- Кызталак кангай Отор, сен,
Батайды Катай куткарса,
Катайды колдон кетирип,
Канчалык артка создун сен!
Ушул экөө жөлөгүн,
Билесин булар жөлөөрүн,
Өлүп кетсе жөлөк жок,
Ушу жакта күмөнүн.
Жөлөгүн эмес өзүндү,
Жоготойун баарынды,
Ээлейин алып шаарынды,
Айтпасаң да билемин,
Отор, сенин алынды!
Ачуусу келип саксайып,
Ал Оторго чамынды.
Жакшы айтканга болбойт, деп,
Калдуубеттин Отору,
Жайылдыгы кармады,
Жанын айап калбады:
“Ойдо жаткан кытайдын,
Угучу элем кабарын,
Бел кылат деп хандары,
Тобуке деген балбанын.
Тобукесин таап алдым,
Сайып алып балбанын,
Талап алып кошуунун,
Кыргызга барып жүргүнчө,

Мен кытайга барайын.
Кытайдын шаарын кошо алыш,
Каңгайды кошо каратып,
Андан кийин кыргызга,
Мен барайын жол тартып.”
Урушта жүрүп ойлонуп,
Каңгай эмес кытайга,
Кошуулуп Отор чоң болуп,
Тобуке, Отор беттешти,
Ортодо далай кеп кетти,
Жан айашар жери жок,
Өлүм жагын жиктешти.
Тобуке өтө зор эле,
Кара бойу чоң эле,
Батай, Катай кармашып,
Арадан өтүп алты күн,
Былк этер шайы жок эле.
Эрлик менен күүлөнүп,
Илгеркідеги түрдөнүп,
Оторго кирди сүрдөнүп.
Качырышып киришсе,
Кагышып найза ийишсе,
Каңқылдатып үн чыгат,
Тобуке, Отор жүргөн жер,
Топурак учуп чаң чыгат,
Эргишен урушта,
Бири өлүп кан чыгат.
Кабуусун таап чоң Отор,
Тобукени сайыптыр,
Омуртканын балык эт,
Ошондон канын жайыптыр,
Бейрөктөн каны күйулуп,
Кытайдан келген Тобуке,
Өлүмчө болуп калыптыр.
Отор жайыл кызталак,
Батай, Катай жааралуу,
Аларды кошо алсам, деп,
Ого бетер сурданат.
Кыр көрсөтүп кытайга,
Башын кесип байланды,
Кылыштын мизин жалады,
Кытайдын колун чубуртуп,
Коктукат көздөй айдады,
Байагы Бетер кулжундап,
Дагы жетип калганы.
Ошондо Отор көйрөндөп,

Айтып турду мынданай кеп:
- Токсон миң кошуун көп аскер ,
Олжондо, Бетер, алгын, - деп,
Эми каш кайтарар калган жок,
Тобукени алдым, - деп.
Баш булгап болбой койду эле,
Батай менен Катайды,
Катарына жайлайын,
Эки ингендиң каңгайын,
Коктукат көздөй айдайын.
Эки инген сындуу жерди алсам,
Түптүү кытай элди алсам,
Түгөткүс кошуун кол жыйсам,
Жол баштатып сени алсам,
Калбайт эле эч арман,
Таластын журтурн таласам!
Бетерге колду айдатып,
Батай, Катай кайда? деп,
Белине кылыш байланып,
Батай менен Катайга,
Жакшы айтпай кан ичин,
Башын кесип кайтарга,
Барып кирсе шаарына,
Батай, Катай – эри жок,
Каратил кары деги жок,
Кемпир, келин, чал калган,
Кеп билчүүдөн бирөө жок,
Ыйлап балдар жаш калган,
Бышкан бойдон ичпеген,
Казанында аш калган.
Эндекей жүргөн бирөөдөн,
Сурады Отор бар жайын.
Өзү кара букара,
Отор менен кээри жок,
Көзү менен көргөнүн,
Жашырып койор жери жок,
Айтып берди оозу шок:
- Эки ингендин калмагы,
Ээн жаткан жер эле,
Эсирген калмак эл эле,
Коктукаттан үч жылда,
Бирден келип Сатыке,
Алым алып жээр эле.
Отор деген жаш чыкты,
Кагыштырып каңгайын,
Кыргыз менен кас чыкты,

Батай, Катай – эр чыкты,
Бүгүнкү күнү таалайы,
Отор кулдан кем чыкты.
Айдап барды кыргызга,
Качып келди чууруп,
Баш болгондор кан жута.
Дөрбөнү болуп жарадар,
Таңгыттын эли санаадар,
Эки ингендиң калмактан,
Батай, Катай - балалар,
Баары барып сорондоп,
Аскер айдап корондоп,
Кууп ийди кыргыз, деп,
Колу-буту жоголуп,
Далайы келди чолондоп.
Батай, Катай бир тарап,
Бетер, Отор бир тарап,
Каратил кары тең карап,
Канғайдын баарын бир санап,
(Анын тилин ким алат?)
Бузулган элди талап, чаап,
Олжо кылсак экен, деп,
Кытайдан келди кызталак.
Батай, Катай - эрлери,
Эки ингендин элдери,
Кырылышып кытайга,
Буга алы келбеди.
Жарадар болуп эки эр,
Кечэеки күнү келди эле,
Кытайды Отор сойду, деп,
Бүгүн кабар болду эле.
Бүлүнчүп бизди чабат, деп,
Бүлдүргө койбой алат, деп,
Кара нийет Отордо,
Жок эле анда уйат, деп,
Бөлүнүп кангай эки жаат,
Кан төгүшүп жатат, деп,
Калгандар укса кыйын, деп,
Эми кытайдын эли козголот,
Угуп кыргыз кош болот,
Атагы кангай, монгул журт,
Түп оту менен жок болот,
Жан сакта деп, тоо бойлоп,
Батай, Катай элге айтып,
Канча төөгө зар артып,
Найза, кылыч дагы артып,

Күрөекө темир тон артып,
Кой чагыр мылтық, ок артып,
Кара шаар, камбылга -
Капкайда кетип калышты,
Калбай кангай качышты.
Эшикке чыгып сийбеген,
Эс чыгышты билбegen,
Балдар калды бул жайда.
Көзүнүн жээги ириндеп,
Жыгылып-кооп баса албай,
Бөкчөйүп бели бүжүрөп,
Кемпир калды бул шаарда,
Түйдөктөшүп сакалы,
Алынбай арка чачтары,
Төрт эли топо каштары,
Чалдар калды бул шаарда,
Кангай, манжу ылганып,
Жаштар кетти ыраакка,
Алсыздар калды бул шаарда,
Учурады биздин эл,
Элөөсүздөн мындайга.
Угуп Отор оолугуп:
- Отор деген менмин, - деп,
Далай кепти айттың сен,
Элебей туруп бокту жеп!
Чынын айткын, сен кары,
Батай, Катай - эрлерин,
Кайсы жакка кетти?! - деп.
Келин-уулдан ажырап,
Керектүү малдан ажырап,
Араң турган алсырап,
Абышка кайдан тартынат:
- Бок жедин деп тилдедин,
Таратып кангай тынч элди,
Бокту чындал сен жедин!
Кыргызга барып тийишип,
Кыргын кылдың тынч элди,
Кытайга барып эр сайып,
Сүргүн кылдың бул элди,
Туулуп-бүтүп ким көргөн,
Сен өндөнгөн немени?!

Отор угуп чыдабай,
Окуя айткан карыны,
Өлтүрө чаап жиберди.
Артынан куусам чабам, деп,
Батай менен Катайды,

Изине түшсөм табам, деп,
Ачыгып келген кытайлар,
Айдаган Бетер карыны,
Өлтүрүп таштап баарыны,
Коктукаттын калаасын,
Талап кетип калар, деп,
Коктукат көздөй салыптыр,
Токтобой жөнөп алыптыр.
Токсон миң колду дүрбөтүп,
Бетер айдал баратса,
Чигитей келип калыптыр.
Муну мындай таштайлы,
Чигитейди тооруган
Кырсыктардан баштайлы.

ЧИГИТЕЙГЕ КЕЛГЕН КЫРСЫКТАР

Кангайлардын Бетери,
Кыйынсынып алыптыр,
Кыргыздан келген Чигитейдин,
Кыйырынан тиймекке,
Бөлүнүп жолго салыптыр.
Ээги кетип карыса да,
Карылык басып ал кетип,
Эби кетип калса да,
Жарылдап турду ал жетип:
- Жалгыз атчан, жалгыз баш,
Жанында жок ақылдаш,
Кайдан келе жатасың?
Кабарың мага айтасың.
Керектүү болсоң өтөөрсүн,
Керексиз болсоң кетээрсин,
Тил албай койсоң очөшүп,
Тим эле өлүп кетесиң!
Атым менин Бетермин,
Келе жаткан көп колдун,
Жайын айта кетейин.
Калдуубеттин Отору,
Коктукаттын шаарына,
Хан кылганбыз ошону.
Сатай ханды баш кылып,
Калгандын көзүн жаш кылып,
Кары-жашы дебестен,
Кылчайып карап койгонду,
Калтыrbай баарын отоду.
Кангайды чаап алсак, деп,

Кара кытай козголду,
Баатырын сайып түшүрдү,
Кытайдын ишин бүтүрдү,
Кангайдын калкын качырды,
Кайратын журттан ашырды,
Батай, Катай касташып,
Чак келалбай жашынды,
Таштап берди эл-журтун,
Акырыйа тиктеген,
Калбай баары чачылды.
Токсон миң кытай эл менен,
Барамын дейт Таласка,
Ушунчалык дем менен,
Кыргызга барып келдим, - дейт,
Кан агызып сел менен,
Ээн талаада сербендең,
Келаткан киши ким элең?
Мактанаң Бетер бүт айтып,
Ойундакы барлыгын,
Калтырган жок эч сырын.
Бириндең өзү бөлүнүп,
Калган экен кангай, деп,
Аа Чигитей кайгыrbайт.
“Чогуу болбой баары, - деп,
Кытай, кангай биригип,
Кырылышып жатканда,
Көрүп турбай аны,-деп,
Талашканың мөнмин, -деп,
Талаптуун бери келгин, деп,
Такыр баарын кыйратып,
Кетпейт белем деги,-деп,
Отор келер бекен” деп,
Ойлонуп турган жери жок,
Оолуккан чунак баланын,
Эрдигинде чеги жок.
- Атың кимсинаң, аксакал?
Атыңды айтчы мен уксам,
Андан кийин атымды,
Сага айтып угузсам.
- Сурасаң атым Бетермин.
Тайынсыз киши эмесмин,
Тактада Отор барында,
Такыр элге керекмин.
Улугум Отор эр менен,
Олтурса бирге олтуралам,
Басса-турса бир туралам.

Баш бурбайым жумшаса,
Башкага айтпайт кылайтып,
Сырын менден башкага.
Сатайдын шаарын алганда,
Карылык кылбай сура, деп,
Айткан эле ал мага.
Муну менен касташкан,
Калды баары балаага,
Ага-ини кектешип,
Батарына жер таппай,
Тайанарага эр таппай,
Батай, Катай - ага-ини,
Алар калды талаада.
Өзү келет манжулар,
Өзү келет тангыттар,
Кытай келип кырылды,
Ээрчитип келем сандалтып,
Олбөй тириүү калганды.
Көөдөнүн өөдө көтөрүп,
Кейрөңсүп Бетер кеп салды,
Отордун атын укканда,
Ачуусу келип Чигитей,
Кара бойу калтылдан,
Өрттөй көзү жалтылдан,
Азуулары кычырап,
Ууртунаң көбүк буртулдан,
Титиреген немедей,
Токтоно албай солкулдан.
Оторду угуп коркту, деп,
Бетер болот күш убак.
Токтолуп бала кеп айтты,
Токмоктон жаман бек айтты:
- Угуп ал, Бетер чалым, сен,
Мен Чигитей! – деп айтты.
Беттешер болсо Оторун,
Барып кабар бере сал,
Келе албаса Оторун,
Акылдаш киши мен, дедин,
Кошо ээрчиp кетип кал!
Батай, Катай, Дөрбөндү,
Андан башка жүргөндү,
Түп калтыrbай түгөтөм,
Баш көтөргөн көйрөндү!
Коктукат бүгүн барамын,
Өз колум менен хан кылган,
Сатайдын кунун аламын,

Бооз болсо катыны,
Ичин анын жарамын,
Жалгызмын деп ойлобойум,
Жандан тойгон баламын!
Жасаган айкөл атам бар,
Арбагы качан дапдайар,
Атагын уккан душмандар,
Апкаарышып баш тартар.
Мен өндөнүп жашыrbай,
Алты атасын ким айттар.
Айтканың кош болдум,
Айтпасаң атың жашырып,
Сени өлгөндөргө кошмокмун.
Турба, бастыр ылдам! – деп,
Алайа қарап тиктеди.
Чаарын көрүп көзүнүн,
Каарын көрүп жүзүнүн,
Бетердин мойну шылк деди.
Убайым тартып, кайғы жеп:
“Учурап кайдан калдым, - деп,
Карыбай катып калсамчы,
Калдайган кара талаада,
Калтыrbай айтып бокту жеп”
Кет деди деп кете албай,
Же кетпеймин деп айта албай,
Ыргылжың болуп турду эле.
Оолуккан бала Чигитей,
Унчукпастан Бетерге,
Кошуунду алды кекерге:
- Токсон миң кошуун көп кытай,
Атандын көрү чөп кытай,
Каңгайга келип эмине,
Кан төгүлүп жүрөсүң?
Топтуу караан кол болуп,
Топтол бир чал айдаса,
Топондол басып жүрөсүң.
Баш кишиң жок силерде,
Мен катышпаймын бул жерде,
Ханың айтып баргыла,
Баары көргөн-билгенин,
Баштан-айак айткыла,
Өчөшкөн болсо улугун,
Өлүмдү жүрсө сагынып,
Үч ай күйөм келгиле,
Келе албаса улугун,
Келбес жолун билдирип,

Мага кабар бергиле.
Баатырындан айрылып,
Баш кишин жок айдоодо,
Жүрүптүрсүң кайгырып.
Олжо албаймын бүлдүргө,
Убайым салбай кеткиле,
Жолдо жүргөн элдерге.
Куткарған киши ким? десе,
Чигитей қыргыз деп барғын,
Кайсы қыргыз дебесин,
Манастын уулу экен деп,
Жашыrbай айтып сен барғын.
Билбесе эмики хандарын,
Илгертен бери сактаган,
Чоң дептерин карасын,
Караса эле көрөт го,
Аты чыгат Манастын.
Деп Чигитей буйдалбай,
Токсон миң кошуун кытайды,
Токтотпой кайра чубатты,
Кажы-кужу қыжырап,
Калбай баары чуулашты.
Ичинен эки кишини,
Эл башкартып чоң қылды.
Тобуңду бузбай барғын, деп,
Таркап кетип калба, деп,
Бекеринен катылып,
Не қыламын, сага деп,
Айдап ийип Чигитей,
Кылчайып артын караса,
Кетпей Бетер жүрүптүр,
Кетердин жайын таба албай,
Же өлүп жерге кире албай,
Өзүн-өзү билиптири,
Бир күндө Бетер карыган,
Кетиптири кейпи абыдан.
Өңү саздай бөлүнүп,
Саруулаптыр абыдан.
Баштагыдан бешбетер,
Каары менен бир карап:
- Бастьыр, Бетер карыйа,
Оторуңа барғын, - деп,
Коктукатка барам, - деп,
Бала баатыр Чигитей,
Бастырып кетти делбиреп.
“Өлтүрбөдү мени, - деп,

Алда кандай кең экен,
Бул кыргыздын пейли” дөп,
Кайра тартып артына,
Каратилге келди дейт,
Баары көргөн-билигенин,
Кытайларды Чигитей,
Жерине айдал ийгенин,
Такыр айтып берди эле.
Каратил угуп кылчайып,
Бир кыйла туруп кыйкайып,
Оозунда жалгыз тиши жок,
Ачылып оозу ылжайып:
- Андай болсо сен, Бетер,
Ылдамыраак желе көр,
Оторго кабар бере көр.
Коктукатка барбасын,
Кол салышып кыргызга,
Кокус өлүп калбасын.
Куру намыс кылбасын,
Кокжойуп карап турбасын,
Атынын башын бурбасын,
Дөрбөнгө барып кеп салсын,
Дөрбөн табар айласын.
Монгул, кытай, манжуга,
Каңгайда жаткан баарына,
Кыргыз кылбайт жакшылык.
Бирине-бири эгешип,
Түгөнүп кетип жүрбөсүн,
Эл баатырдан какшынып.
Батай , Катай - эки итке,
Артынан жете барайын,
Айтып кабар салайын,
Атынын башын бурайын,
Айыкпас оору экенин,
АЗыркы келген Чигитей,
Ачыгын айтып аларга,
Алып келе калайын.
Бетер кетти Отторго,
Каратил кары жөнөдү,
Батай , Катай - чондорго.
Бура тарткан Чигитей,
Буркуратып Тору атты,
Кайра элине жиберип,
Чуркуратып кытайды,
Эч нерсе менен кээри жок,
Коктукат көздөй баратты.

Ай караңғы тұн болуп,
Абыдан күүгүм кеч болуп,
Кетип бара жатканда,
Байкабай калды Чигитей,
Бетер калды кез болуп.
Арам өлгөн бул кары,
Караанын көрүп баланын,
Танап койуп тузактап,
Ат бутуна салганы.
Ат кыйшайып қылт этип,
Аскадан түшүп кеткиндей,
Бир тар жерди таап алды.
Жерди казып ойуптур,
Жер казық капкан болуптур.
Өзү жайчы арам ит,
Құндұ жайлап жиберип,
Жердин бети көрүнбөй,
Агарып кар алыптыр,
Жылантору тулпары,
Жер капканга кол салып,
Мұдүрүлүп калыптыр.
Мұдүрүлүп ат кетти,
Төшү кайсы, ой кайсы,
Билбей келе жатканбы,
Аскадан түшүп эр кетти.
Аты калды кыйада,
Өзү калды бир анда,
Жылантору жолотпойт,
Жанына Бетер бааррга .
Колун сууруп алыптыр,
Бекжөндөгөн Бетерди ,
Койкондогон Тору ат,
Кууп жөнөп калыптыр.
Кутулуп Бетер кетерде ,
Куйун шамал эпкинде,
Кууп Тору ат жетти эле.
Далыдан барып тиштеди,
Башын булгап силккени,
Бетер аттан ажырап,
Оозуна чыгып Тору аттын,
Бу дагы түшүп кетти эми.
Атты Тору ат кажады,
Ырп этер чама калбады,
Сөөктөрү көрүндү,
Эттери эчен бөлүндү,
Таштап койду Тору ат,

Болгонунда өлүмчө.
Изди көрсө билер, деп,
Ичи жаман душмандан,
Мында келсе көрөр, деп,
Атты айдап тар жерге,
Куйругу менен шыпырып,
Изди койбай бар жерге,
Таң агарган мезгилде,
Жыгылган өзү байакы ,
Тар кыйага келди эле,
Түрсүлдөгөн бир табыш,
Кулагына кирди эле.
“Достон мында жок эле,
Душман эмей бу ким?” - деп,
Кайчылап Тору ат кулакты,
Эки жагын каранып,
Токтой албай элендеп:
“Тай жарышым тар эле,
Баса берсем бурулбай,
Талаага мени чыгарбай,
Кармап алар бекен, - деп,
Жылбай турсам бул жерде,
Кокус болуп көрүнөө,
Коктудан баатыр көрүнсө,
Кастык кылар бекен, - деп,
Эр көкүрөк Чигитей ,
Эчтекени элебей,
Жаштык кылар бекен” – деп,
Ар тарап акыл ойлонуп,
Айбан да болсо ал тору ат,
Алда нече толгонуп,
Заманасы куурулуп,
Барган сайын дүбүртү,
Келе жатат угулуп.
Байкап Тору ат тыңшаса,
Бейчеки эмес бейбаштай,
Карандай эмес балбандай,
Чобур эмес тулпардай,
Айра таанып болгондо,
Кайра тартып жөнөдү,
Таакат кылып туралбай.
Улуу жолго салбады,
Бура тартып кылт берип,
Отө берсе кетем, деп,
Кабакка кире калганы.
Ойлоп турат ал Тору ат,

Медерканга барганды.
Кабакка кире бергинче ,
Калмак Отор канташты,
Тааный койуп Оторду ,
Талаалап Тору ат качты.
Көмөскөлөп баратат,
Көрүнсөм атып салар, деп.
Тору атты Отор тааныбай,
Кубалай түшүп токтонду,
Бастырып кетип баратып,
Тарп болгон Бетер атына,
Учурап калып токтолду.
Тумшугун көрүп тарп аттын,
Бетердин аты белем, дейт,
Ээр-токумун караса,
Эч нерсеси билинбейт,
Эмне болгон ат экен,
Жайдак жылкы белем, дейт.
Чигитейдин Тору аты,
Кажаганда бул атты,
Ээр-токум, жүгөндөн,
Калтыrbай такыр бир неме,
Зоого салып кулатты.
Отор жөнөй бериптири,
Ойуна Тору ат келиптири:
“Медерканга баармын,
Караанымды көрсөтүп,
Жалдырап карап турармын,
Сүйлөөрүмө тилим жок,
Анда кандай кылармын?
Оторго барсам көрүнүп,
Кетер Отор сүйүнүп.
Таласты карай кангайлар ,
Калбай барды чубуруп.
Баатыр калды аскада,
Беттешип чыгар Таласта,
Киши жок мындан башка да.
Кайран элди какшатса,
Журтун бузуп таласа,
Эр Чигитей аксаса,
Медеркан барып нетемин?
Таласка барып нетемин?
Таштап атып көкжалды,
Санаа тынып, көөнүм жай,
Кантип басып кетемин,
Акылымдан мен айнып,

Ашыгып калган экемин.
Коктукатка бул Отор,
Бүгүнкү күнү баралбайт,
Талаага байлап арчага,
Чалкадана түшүп саздаңга,
Карды ачып жатканда,
Аңдып барып жакындал,
Аттай чуркап өтсөмбү?
Жара басып курсагын,
Таштап анан кетсемби?
Ыктуу жерге уктаса,
Эмгектен нары тепсемби?
Катуу болуп шум башы,
Кызматым бекер кетерби?
Же бутунан тиштеп сүйрөсөм,
Башын өөдө кылгынча,
Зоого салып жиберсем,
Сөөгү сөпөт болорбу?
Мен сүйрөөчү тар жерге,
Конбой капыр койорбу?”
Буралган шибер чөптөрдөн,
Жайылып жаткан көк төрдөн,
Жалтылдан сонун өскөндөн ,
Керт этип чөптөн үзбөдү,
Мөлтүрөп аккан суулардан,
Кылт этип жутуп ичпеди.
Эртеден кечке ақмалап,
Мергенден бетер жаныбар,
Караанын көздөн чыгарбай,
Ал Оторду шыкаалап,
Ойго кире бергенде,
Дөбөгө чыгат Тору ат,
Белге чыга бергенде,
Аңга кирет Тору ат,
Мына минтип Отордун ,
Атынан ээрчиp баратат.
Ээрчисе Отор жатпады,
Күн-түн дебей басканы,
Коктукатка жетерге ,
Жарым күндүк аз калды.
Асты корум таш экен,
Үстү агын катуу суу,
Өйүз-бүйүз заңкайып,
Көпүрөсү бар экен,
Байкап көрсө кайран ат,
Ал көпүрө тар экен.

Эңишиш тартып баратат,
Желе-жорто Тору ат,
Жетип барды жакындал,
Көпүрөгө киргенде,
Отордун минген сур атын,
Тиштеп тартты такымдал,
Элөөсүз бара жатканда,
Энектен тиштеп тартканда,
Күч келип тулпар сур атка,
Түйүлүп ыргый бергенде,
Үстүндө Отор тоңкойуп,
Ағын сууга кирди эле.
Ағыны катуу корум таш,
Алты жерден айрылды,
Казандай болгон кайран баш,
Бир колу сынып коройду,
Бир буту сынып чолойду,
Тору ат тиштеп тартканда,
Үзүлүп кетип кулагы,
Башы сонун молойду,
Колу мөнен буту жок,
Кулагы жок молойуп,
Бүткөн бойдо бүтүн жок,
Түшүп кетти кудукка,
Өтө терең түбүн жок.
Өлтүрдүм деп Оторду,
Ойротто жок Тору аттын,
Ойлогону шо болду,
Чигитей баатыр кантти, деп,
Кайра тартып чу койду.
Айабай тору ат жүгүрүп,
Анча-мынча жар келсе,
Катар-катар аң келсе,
Түйагын какпай мұдүрүп,
Турбай аттай жүгүрүп,
Өзү түшкөн байагы,
Күн батардын алдында,
Түшкөнчөктү караңғы,
Жете барып кайран ат,
Эңкейип алдын карады.
Чалкасынан суналып,
Түшкөн баатыр куланып,
Ирмебей көзүн тиктесе,
Тынуусу чыгат бууланып.
Тирүү экен баатыр, - деп,
Тиктеп муну турайын,

Кыска түн мурун атар” деп.
Тигилип тиктеп турганы.
Агарып таң сұзұлду,
Байқап көрсө Тору ат,
Олтуруптур көчүктөп,
Чигитей тирүү көрүндү,
Караанын көрсө Чигитей,
Караарып көзү кетер, деп,
Эсинен кетер бекер, деп,
Элесин түк бир көрсөтпөй,
Ар кайсы жерден баш салып,
Карап турат бекемдеп.
Олтурған бойдан Чигитей,
Күн оодарып, түн келди,
Түн айланып, күн келди,
Ошо күнү шашкеде,
Ордунан кооп сенделди,
Нары-бери жаш чунак,
Түз басалбай делдейди.
Эки жагын караса,
Эңкейе бүткөн зоо экен,
Алды жагын караса,
Аскасы бийик тоо экен.
Адам чыгар жери жок,
Төгөрөгү төң туйук,
Асманы турат көгөрүп.
Эки күн турду тар жерде,
Эс-акылын жыйя албай,
Эси оогандай ал жерде.
Алдындағы аскадан,
Эңкейип кирди бир кездे,
Жылантору караса,
Чыңырып үнү чыкпады,
Өйүз-бүйүз таштардын,
Бети канга чыктауды,
Кылыштары шагырайт,
Балталары калдырайт,
Үн жаңырып кошулуп,
Зоонун баары қаңғырайт.
Балбан тору ат байкаса,
Найза бойу бар экен,
Кийик атчuu мергендер,
Үч бута өлчөөр жар экен.
Көрүнбөй калды көзүнө,
Айлана зоону жүгүрүп,
Өзөндүн жетти түзүнө,

Он бир күнчө болду эле,
Ошондон бери күн-түнү,
Чөп жебеген Тору атты,
Ысыкта турган жар тиктеп,
Суу ичпеген Тору аты,
Ырысына жараза,
Эр Чигитей балага,
Жетип барды тору аты,
Барса ти्रүү Чигитей,
Ырп этерге алы жок,
Жандан башка дайны жок,
Жамбаштап турар шайы жок,
Кубарып өндө каны жок,
Керсар тартып калыптыр.
Келип Тору ат караса,
Бүткөн бойдо тарпы жок,
Баары тегиз жарыктыр.
Тору ат мында келгели,
Эки күн жатты солк этпей,
Тиктеп Тору ат турду эле,
Төрт айагы былк этпей.
Үстү жакта эки-үч күн,
Асты жакта эки-үч күн,
Талаада жатып күнү-түн,
Кансыраган аш ичпей,
Суусу жок кургак сай экен,
Түгөнгөн, кандын ордуна,
Кочуштап ууртап суу ичпей,
Көзүн ачып эр неме,
(Ал Көкжадын тукуму
Кайраты толук тың неме)
Кирпигин ирмеп көз ачып,
Ээрин тиштеп бел басып,
Ыргып тура калды эле,
Кишинеп ийип аркырап,
Тору ат желип барды эле.
Ыйык жалдан кармады,
Үзөнгүгө бут салды,
Атына мине калганда,
Мингенин биле албады,
Ырысына ылайык,
Минген тору тулпары,
Жал-куйругун жайганы,
Тынч болот деп айтчуу эле,
Түр сайак жылкы тору аты,
Жорголой басып алганы.

Түндөсү салып чоң жолго,
Күндүзү өрдөп коолорго,
Медерканга алпарды,
Алты күнүн болжолдо.
Барганда Тору ат айлына,
Медеркан, Көкөй кайғыда,
Карбаластап дүрбөшүп,
Калбай келди кары-жаш,
Алтымыш уруу алашта,
Нечени бар айылдаш.
Кемпирлер келип бүжүрөп,
Чалдар келип бөкчөндөп,
Орто жаштар келишип,
Ойротто жок тың эле,
Оо, кудай өзүң колдо, деп,
Алдырап-шашып чогулуп,
Ак сарбашыл кой айтып,
Ак боз бээден дагы айтып,
Айткан малын алдырып,
Түктүү сан кылып талатып,
Көтөрүп аттан аларда,
Салынган көрпө-көлдөлөң,
Кош колдошуп багарда,
Көкөй анда кеп айтат:
- Медеркан, сенин эбиң жок,
Эчтеке менен кәэриң жок,
Айыктырып баатырды,
Алуучудай жериң жок.
Жамандуу күнү жар болгон,
Жан чыгарда колдогон,
Жаш да болсо Чигитей,
Ишин кудай ондогон.
Аттанип чыкса жол болгон,
Алышканы кор болгон,
Алаш үчүн жаралган,
Аalamda болбойт мындай жан,
Тилимди алсан, Медеркан,
Мөңкөтайга алпарсан.
Билесинбى сен өзүң,
Башындан өткөн ишиңди,
Куйкаңды тилип туз куйуп,
Унутулгусуз иш кылып,
Таманыңа шиш кагып,
Тырмактарың жок калып,
Бүткөн бойун көк тулуп,
Көкүрөктө тынуу бар,

Ооз-көзүндүн дайны жок,
Тааныбай киши жатканда,
Айыктырган Мөңкөтай,
Аттардан ылгап карматын,
Мен да копшо барамын,
Катыны жок жетимдин,
Кош колдоп муну багайын.
Кастарлуу атын карматып,
Казактан тыңды ылгатып,
Кармайлы десе тору атты,
Карматпады чылбырын,
Таласты көздөй жөнөдү,
Талаанын жели сыйырым,
Ар кандай иштер келет го,
Айласы көп кылымдын.
Медеркан, Көкөй артынан,
Такасын таштап жөнөдү,
Чигитейдин зарпынан.
Ылгаган казак жаштарын:
- Таласты карай баспагын,
Тайрайып жатып албагын,
Кара нээт кангайдын,
Келер жагын байкагын.
Капыр кангай келбесин,
Чигитеи болсо жарадар,
Кангайлык билет калгандын,
Кармашып алы келбесин.
Кармашкан жоосу ким экен?
Жылантору кайранат,
Муну кандай алып келди экен?
Кедери изин кубалап,
Топтоп, жаштар, баргыла,
Тобунду бузбай калдайып,
Кангайдын жолун чалгыла,
Кармашканы ким экен,
Кулактап угуп калгыла,
Кандай иш болсо тыйакта,
Бизге кабар салгыла.
Медеркан элге башкартып,
Беш кишини күтчү алып
Беш төөгө күрүч арттырып,
Таласты көздөй тарттырып,
Айлынан чыгып кетиптири,
Дагы алты күн жол жүрүп,
Таласка тору ат жетиптири.
Кечкуундап Мадыбек,

Жанында эки киши бар,
Ийинде мылтык асынган,
Колунда алган күшү бар,
Өрдөк карап келаткан,
Буткулдуунун сазынан,
Тору ат чыга калды эле.
Буткул саздын башынан,
Тору атты көрүп Мадыбек,
Кыла албай калды Кабызет.
Туман басып күн бүркөк,
Борошо болуп жаткандай,
Тиктесе көзгө көрүнбөйт,
Эси ооганда Мадыбек,
Элейип туруп калганда,
Кишинеп Тору ат жакындал,
Билип калды ал чакта,
Бардап ачып тиктеди,
Бар экен жаны саламат.
Жигиттерин түш деди,
Өзү түштү Мадыбек.
Ортосу түштүк жол эле,
Тору атты жөөлөп жетелеп,
Жанындағы жигиттер,
Кабар салып айылга,
Кирип келди энтелең,
Садагага чабуучу,
Сары эркечин жетелеп.
Кескилетип талатчуу,
Таргыл уйун айдашып,
Айылдаш болгон кыргыздын,
Эркек-айал, кары-жаш –
Баары калбай чуулдап,
Эшикке чыгып карашып,
Жаны барбы, жокпу, деп,
Биринен-бири сурашып.
Жаныбар деп укканда,
Арбагы эбеп жөлө, деп,
Айкөл эрге жалынып,
Чигитейдин жолуна,
Нечен бээлер чалынып.
Мөңкөтай көрүп өңгүрөп,
Мадыбектин тили жок,
Бурулбай турат күнгүрөп.
- Түшүрбөйлү көкжалды,
Айкөл эрдин күмбөзгө,
Түнөтөлү биз аны!

Кирдүү көйнөк кийбеген,
Өз бойуна ишенген,
Мен тазамын дегендөн,
Биргэ барды дуулашып.
Алтымыш киши барыптыр,
Аңгычакты ал жерге,
Медеркан келип калыптыр.
Медеркан, Көкөй барганы,
Ээрчип барган беш казак,
Басып бара албады.
Босогонун түбүнө,
Айкөл шердин күмбөзгө,
Жаткырып койду баланы.
Ошо құнұ чаршемби,
Чаршемби ағы болор, деп.
Колдосо айкөл зор Манас,
Чаршемби дагы келгинче,
Чалкалап баатыр кобоор, деп.
Болбой койду Мадыбек,
Мен ушул жерде коном, деп.
Калганы тарап кайтышты,
Калк башкарған жакшылар,
Калгандарга айтышты:
- Кеңколдун башы жети төр,
Калбай, жаштар, баарынар,
Касташкан бизде киши көп,
Байкап жолду караңар,
Баатыр бала бар чактай,
Беймаал жатып албаңар,
Байкоосуз келип душмандар,
Талоонго кетип калбаңар.
Көпкөн балдар андан көп,
Құрпұлдөп жолго салышты.
Медеркан, Көкөй, Мадыбек,
Мөңкөтай анда калыптыр,
Калгандары жаныптыр.
Мадыбектин алганы,
Бай Калилдин кызы эле,
Көзүн жумуп үргүлөп,
Чочуп кетип кеп айтчуу,
Касиеттүү киши эле.
Көрө албаган катындар,
Айың қылып артынан,
Муну чала жинди дешчү эле.
Катындан аты Зулпукан,
Үргүлөп үйдө олтуруп,

Шылк этип көзү жумулган,
Жумулуп көзү кеткенде,
Көрүнө түштү бир адам:
“Мен Айчүрөк энеңмин,
Белгисин айтып берейин,
Башка киши барбасын,
Мадыбекти жиберген,
Оштун башы чоң Кокон,
Үстүндөгү бөксөдө,
Ысық булак деген бар,
Жайы-кышы суубаган,
Үстүнөн түтүн арылбай,
Күн-түнү жок буулаган,
Аркан бойу жерге аккан,
Узараалбай жер жуткан.
Ошого барып Мадыбек,
Үч түнү катар түнөсүн.
Айбат укса, үн укса,
Адам коркор сүр чыкса,
Качып кетип жүрбөсүн.
Сүйкүмдүү үндөр угулса,
Сүйөр шамал жел урса,
Замана нечен кубулса,
Сүйүнүп кетип чыдабай,
Сүйлөп ийип жүрбөсүн.
Башка киши барбасын,
Барган менен башкасы,
Табалбай калат айласын,
Көрө албайт уулум пайдасын.
Зулпукан келин, кулак сал,
Ургаачы туруп шай колдоп,
Ааламга аты угулган,
Кайненем ошол жерде бар.
Белги берсе кайненем,
Алып келсин Мадыбек,
Чигитейге берсеңөр,
Айыктырсаң жетимди,
Аңтара сайып түгөтөт,
Акимсинген кечилди.
Болжолу бар билип кал,
Башка киши укпасын,
Мадыбекке өзүң бар.
Көргөнүңдү ага айт,
Көбүрөөк болсо бергени,
Көп жашка чыгат Чигитей,
Бул кудайдын бергени,

Ак калпак кыргыз алаштын,
Ак жолтой чагы келгени.
Азыраак болсо бергени,
Жетим уулум Чигитей,
Өмүрүнүн ченеги,
Көзү өтсө жаш жетим,
Көп жылга журтум баралбай,
Сыймыгындын кеткени.
Чачыласың ар кайда,
Он үйүң бирге боло албай,
Кокту-кокту, сай-сайда.”
Кызыбы десе катындай,
Ургаачы десе уулдай,
Ургаачыдай үнү бар,
Толук уулдай сүрү бар,
Зулпukan көргөн түшүнде,
Айчүрөк деген аты бар,
Андан башка белги жок,
“Ай, энеке, токто!” деп,
Айтмак эле Зулпukan,
Ачылып оозу калыптыр,
Ошол үйдө бенде жок.
Талмоорсуган Зулпukan,
Талып калган немедей,
Отун терип сай-сайдан,
Арып калган немедей,
Ордунан ылдам туралбай,
Карып калган немедей.
Олтуруп далай ченебей,
Түшүнде көргөн эми эле.
Эчтекени элебей,
Кеңкийип кыйла олтурду,
Бир катуу үн чыкты ченебей:
- Ой, чолок этек туума күн,
Мадыбек көздөй жүгүргүн!
Коркконунан үнүнөн,
Үндүн катуу түрүнөн,
Алат экен мени, деп,
Өз жанынан түнүлгөн,
Мадыбекке барам, деп,
Баш-аламан жүгүргөн.
Башын жөлөп баатырдын,
Мадыбек карман олтурчуу,
Кучактап бутун баатырдын,
Медеркан карап олтурчуу.
Колунан келген дарысын,

Чогултуп алып баарысын,
Уламдан кармап тамырын,
Мөңкөтай карап олтурчuu,
Казактан барган Көкөйү,
Отун терип, суу алып,
Казан асып, от жагып,
Аларды багып туруучу.
Башын өөдө көтөрүп,
Ошол кезде Мадыбек,
Коргон жакты карады,
Чукул келип калыптыр,
Зулпукандын карааны:
“Кудай урган бул жинди,
Таап алганбы балааны?
Талаага таштап келгенби,
Бешиктеги баланы?
Кош ақылдуу немени,
Келтирбеймин мында” – деп,
Астынан басып барганы.
Мадыбек тосо барганда,
Атайын келгөн Зулпукан,
Айал-үйөл кылбады.
Айта түшүн салганы.
Айланып артка Мадыбек,
Медеркан менен Мөңкөтай,
Ак нээт келин Көкөйгө,
Айтып койуп жөнөөргө,
Бура баса берерде,
Зулпукан кармап этектен:
- Кылчайып артың карабай,
Ылдамыраак баргын, - деп,
Бастыrbай мууну турду эле.
“Жулунсам кошо барабы?
Урушуп калба салабы?
Багып мууну чоңойткон,
Үнүн укса Чигитей,
Эсинен танып калабы?”
Ойлонуп мууну Мадыбек,
Кайра басып баралбай,
Калгандарга айта албай,
Зулпукан көөнүн кайтарбай,
Үйүнө барып туралбай,
Эч кимге сырын чыгарбай,
Сур жорго деген аты бар,
Сурап жаткан Таласты,
Мадыбектин атанган.

Сур жорго кармап токуду,
Тердигин салып, эр артып,
Басмайылын тартарда,
(Карап койуп туруучу)
Күмбөздүн арка жагында,
Кишинеген тору аттын,
Кулакка үнү угулду.
“Кишинеди Тору ат, - деп,
Кандай болду Чигитей?”
Эси кетип Мадыбек ,
Энтелеп артын караса,
Тору ат келип калыптыр.
Мадыбектин колунан,
Артайыл алышып ыргытып,
Ээри менен токумун,
Сур жоргодон түшүрүп,
Мадыбектин астына,
Келип турду бул тору,
Чөгө түшүп бүгүлүп.
Мени минсөң болот, деп,
Келген экен Тору ат, деп,
Үйүнө басып кирбеди,
Тору атты баса мингени,
Сур жорго калбай ал жерде,
Артынан кошо жүргөнү.
Жоргосу кошо жүргөнүн,
Көргөнү жок Мадыбек ,
Ээри жок жайдак келерин,
Билгени жок Мадыбек .
Ошту көздөй жол алышп,
Кара буурул Чаткалдан,
Мадыбек кары аттанышп,
Зулпукан айткан жерлерди,
Унутуп кокус калам, деп,
Улам-улам жатка алышп,
Белди ашып кете албай,
Караңгы кирди кеч калышп.
“Кара кум артуу, кыйын бел,
Көрбөпмүн да, укпапмын ,
Келгеним ушу кайсы жер?”
Мадыбек айран калыптыр.
Барган эмес ал Тору ат,
Андан мурун Ош жакка,
Мадыбектин сур жорго,
Барган экен үч сапар,
Тилек тилеп жаныбар.

Зулпукан айткан булакка,
Жол табалбай Мадыбек,
Барамын эми кайда, деп,
Каңкайып карап турганда,
Салып өттү сур жорго,
Чаңын көзгө илинктей,
Минилбеген кур жорго,
Канча жылдан бер жакка,
Буулугуп калган бул жорго,
Чигитейдин Тору аты,
Кара темир ооздук,
Капшыра тиштеп алыптыр,
Мадыбекке ээ бербей,
Сур жоргонун артынан,
Закымдап жөнөп калыптыр,
Канча күндө барганын,
Канча күндө келгенин,
Кабарын билген киши жок,
Аттары минтип жүрүшөт,
Мунун ачыгын билген киши жок.
Тунарыгы жазылып,
Туманы жерден сүрүлүп,
Шашке мезгил болжолдо.
Астына түшкөн сур жорго,
Минген тору тулпары,
Мадыбек – үчөө булакка,
Барып калган убагы.
Же тийип турган күн эмес,
Же түндө чыккан ай эмес,
Асманда чолпон дагы эмес,
Адам таанып болгусуз .
Көрүнөт көзгө бир элес,
Сур жоргону чылбырдан ,
Алып кетти жетелеп.
Тору ат калды ал жерде,
Мадыбек түштү кай жерге,
Булагы ушул экен, деп,
Тилекти кудай берер, деп,
Мадыбек тиктеп калыптыр,
Байагы көргөн элеси,
Дагы келип алыптыр:
- Ой, Мадыбек , уккунун ,
Мен Каныкей болчумун,
Баштап келген сур жорго,
Сур жорго эмес Аккула,
Өзүмдүн атым экен, деп,

Ойлонбогун сен буга,
Ала баргын мамуну,
Эзип ичир балага,
Энең белек берди, деп,
Айтып койгун балама.
Ак калпак кыргыз журтуна,
Ата-баба мурасы,
Болсун балам садага.
Колуна берген немени,
Кандай неме экенин,
Мадыбек таанып билбеди,
Айткан үнү кулакта,
Ме деп колго бербеди,
Көзүндө жок элеси.
Бура басып Мадыбек,
Жүрбөгөн киши бей даарат,
Беш иманга сак эле.
Кызмат кылаар кыргызга,
Мадыбек көөнү ак эле,
Атайын келгөн булакка,
Эңкейип колун салды эле,
Ууртап сууну жаланып,
Колун ачып караса,
Жабышып колго калыптыр,
Төрт эличе бир балык.
“Белгиси ушул белем, - деп,
Берен энем Каныкей,
Берип болгон экен, - деп,
Үнүн уктум энемдин,
Көзүм өтүп кеткинче ,
Өзүм упурак болом дебеймин.
Уйкудан кечип жол тартып,
Онтоп жаткан Чигитей ,
Бул балыкты берейин.”
Тулпардан минди Тору атты,
Мадыбек эми көргөн жок,
Байагы келген сур атты.
Жете келди Таласка,
Ак сарыбашыл жети кой,
Окшош таргыл эки уй,
Карача каймал сары төө,
Субай сурдан беш боз бээ,
Айта келди Манаска.
Алып барып балыкты,
Чигитейге бере элек,
Айтпай кетсек болобу,

Ортодо өткөн далай кеп.
Мадыбекти Зулпукан ,
Алып кеткен жетелеп,
Көрүп туруп Медеркан ,
Бул күүлөндү кетем, деп.
Бирге турган Мөңкөтай :
“Кете берсем бул жерден,
Кесири урат баатырдын,
Кетпей койсом бул жерден,
Жалгыз кандај жатырмын,
Шек болбоду эмгиче,
Арбагынан баатырдын.”
Деген ойго батыптыр,
Кетемин деп Медеркан,
Чапанын кийип атыптыр,
Медеркандын Көкөйү,
Көзүнүн жашын чачыптыр,
Оголе жаман шашыптыр:
- Медеркан менен Мөңкөтай,
Акылындан аздыңар,
Ал эмине болуптур,
Кай себептен качтыңар?
Айылдаш жүрдүн, Медеркан,
Айта албаймын атынан,
Ал кайнага, мен келин,
Кетип калган жаңы агам.
Кайнагамдын катыны,
Сыры маалым баарыңа,
Ошончолук акылы,
Аны ушак кылар киши эмес.
Кээ-кээсинде калырдын,
Сыйкыры бар киши эле,
Араң туруп шөлбүрөп,
Далай ишти билчү эле.
Белгиси карман келгенби,
Атайын өзү бул жерге,
Кайнагамды кычырып,
Жиберейин дегенби.
Барса барып үйүнө,
Кайтып келер кайнагам,
Алда кандај иш болсо,
Айтып келер кайнагам,
Барып жатып алалбас,
Басып келер кайнагам,
Билинбес кандај сыр болсо,
Ачып келер кайнагам,

Калмак, каңгай журтунан,
Угулган бизге чыр болсо,
Айтып келер кайнагам.
Кетербиз деп камындың,
Сен экөөңе тең айтам.
Кайнагамдың кеткени,
Эки күн болбоң арадан,
Кечээ кетти, тұндө жок,
Бұғұн келип калар, деп,
Өз ойумда мен турам.
Келбесе мейли, келбесин,
Эл унутса, унутсун,
Унұтпагын, Медеркан,
Чигитейдеги чунактын,
Сага берген белегин.
Катарда жок жан элең,
Казакка качан хан элең?
Каранды болбой кишигे,
Колунда малың бар элең.
Анткен менен ат минип,
Эл башкарған жигитке,
Бужүрөгөн кар элең.
Хан көтөрдү казакка,
Медеркан, сени белгилеп,
Сыймығынды ашырды,
Өлгөн уул Сомбилек.
Көтөрүп жүрөт Чигитей,
Атамдың иши экен, деп.
Кайнагам кетсе бир күнү,
Кай бетиң менен кобосуң,
Чапаның алыш кетем, деп?
Чапаның кийсең چабарсың,
Казактын элин табарсың,
Тай семизин жыгарсың,
Арак ичип тунарсың,
Аралап Каңгай бир келсе,
Анда кандай қыларсың?
Арак ичпей уу ичип,
Кымыз ичпей суу ичип,
Құлқұ укпай чуу угуп,
Колунда хандық жоголуп,
Конжурга сөөгүң қалбайбы,
Коктуларда коройуп.
Жыргап келе жатасың,
Чигитей атка мингели,
Баш көтөрүп чоңойуп.

Кой, Медеркан, койгун, деп,
Мөңкөтай кайним, саа айтам,
Жакшы менен жамандын,
Пайда менен залалдын,
Баркын айрып билбegen,
Сен экөөнө төң айтам.
Кангайдан көрүп кордукту,
Карандай кылган зордукту,
Катын башым эр кылып,
Кара чачым куу кылып,
Карангыда кангайды,
Арбагын айтып айкөлдүн,
Таң аткынча чуу кылып,
Минген атым Карала,
Кара бойдон аккан тер,
Келе жатсам бул жакка,
Учурап калды алдыман,
Өөдө жакта топ бала.
Кимди таанып, ким билет,
Ошолордун ичинде,
Чонураагы экенсин,
Ой, кайын иним, сен анда.
Унчукпай турду Чигитей,
Эрлиги бар жаштыгы,
Эч нерсени кенебей.
Сен сурадың эпилдеп,
Мен айтып кирдим жепилдеп,
Арка чачым делпилдеп,
Саамайдан чыккан чачым бар,
Ошо кезде мен Көкөй,
Жыйырма беште жашым бар,
Келген жайым мен айттым,
Баатырдын уулу мабу, деп,
Чигитейди көрсөтүп,
Анда туруп сен айттың.
Чигитей жоолоп жоо сайды,
Медеркан менен Мөңкөтай,
Үйдө жатып көрдүнөр,
Сен экөөнөр жыргалды.
Ак калпак кыргыз алаш, деп,
Ата-бабам жолу, деп,
Кордукту көрүп жатпаса,
Куураган кыргыз сен үчүн,
Зордукту көрүп жатпаса,
Бир кишиче жан сактап,
Жүрбөйт беле Чигитей.

Ит агытып, күш салып,
Он-он бештөн котчу алып,
Келин-кызды жыйнатып,
Шерне ичип, той берип,
Байге бөлүп, кунан чаап,
Құлбөйт беле Чигитей.
Бенде беттеп тийе албайт,
Таластын элин кайтарса,
Жүрбөйт беле Чигитей.
Эрте туруп, кеч жатып,
Барлығы алаш дебесе,
Же буга келбесе киши бой уруп,
Эркин ойноп эркин жай,
Ордөгүн атып сазынан,
Аркарын атып адырдан,
Текесин атып ташынан,
Кулжасын атып төрүнөн,
Бугуну атып черинен,
Маралды атып аралдан,
Жейренди атып сай-сайдан,
Кыргоолун атып токайдон,
Уларын атып тоолордон,
Кулатып теке зоолордон,
Сонун кумар жаш өмүр,
Сүрбөйт беле Чигитей.
Кыргый сөөк, кымча бел,
Мөлтүр сулуу, моймол көз,
Ээрди жука, таттуу сөз,
Эрмекке сулуу кыз алып,
Сүйбөйт беле Чигитей.
Тогуз менен он жаштын,
Ортосунда аттанды,
Азап тартса бул тартты,
Жыргалды көрсө эл көрдү,
Аралаша жыргатты,
Ак калпак кыргыз алашты.
Элге кылган кызматты,
Жалғыз кара бир башы,
Көрбөйт беле Чигитей.
Эки күн чыдан туралбай,
Алдырайсың экөөң тен,
Жараткан жаман кудурет,
Сен экөөндү ченебей!
Тебетей башта эр туруп,
Алсаңар көөнгө алынар,
Ақылың жок экөөндө,

Жарым сирке кенедей...
Көкөй айтып баратса,
Айттырбай тосуп алдынан,
Мөңкөтай турду қүүлөнүп,
Көкөйдү карай сүйлөнүп:
- Баарын тапкан сен, Көкөй,
Эчтемени элебей,
Үйдө жатчуу Чигитей,
Калкыңды Каңгай чапты, деп,
Капкайдан келип айтып кеп,
Ээрчитип алып баланы,
Эрте жатып, кеч туруп,
Сен кай барганың ким билет?
Жарадар болгон Медеркан,
Алып барып Алтайга,
Өз шаарында бакпастан,
Сен дебесе Чигитей,
Таластакы кыргызга,
Медерканды бактырган.
Элден чыккан Медеркан,
Эпсиз жаман кар беле?
Чигитей ойноо кезинде,
Биз укканбыз хан эле,
Кыдыртып айтып далай сөз,
Сен кардайсың аны эле.
“Катын деген неменин,
Акылы кыска, чачы узун”
Карылар айткан кеп эле,
Көпкөлөң чалса катындын,
Көзү көрбөйт деди эле.
Медерканды сен, Көкөй,
Жемелейсисң жөн эле!
Мөңкөтай кебин укканы,
Айтса, айтпаса ырас, деп,
Адырайып Медеркан,
Көкөйдү карап турганы.
Катын Көкөй каарданып,
Каарын төгүп бетине,
Чаар чыгарып көзүнөн,
Ачууланып сурданып,
Сур жибек бедер чалган боо,
Бүктөмө саптуу ак тинте,
(Акун хан арнап жасаткан,
Биринен көрүп усталар,
Атаандашып жасашкан,
Бай эле Көкөй атасы,

Ага-ини жок эле,
Жалгыз кызым Көкөй, деп,
Алтымыш тай, алты нар,
Алты жүз ирик, алты атка,
Алып берген кеп эле.)
Кармай алды сабынан,
Тартып алды кабынан:
- Никелүү эрим дебесем,
Садага кылып баатырга,
Медеркан, сени жебесем!
Мөңкөтай башын кеспесем,
Жакшылыкты билбеген,
Көзүндү чукуп ийбесем,
Көөдөнүңе минбесем,
Көрүнөө кылып жазааны,
Бастырып кетип алаштан,
Башкага барып бирөөнү,
Жаратып туруп тийбесем!
Айтып болуп ал Көкөй,
Кармалуу канжар колунда,
Медеркан менен Мөңкөтай,
Өлтүрмөк болуп калды эле,
Чигитейдин жолуна.
Ангычакты Мадыбек,
Келип калды ал жайга,
Атактуу шаар чоң Оштон.
Талас-Оштун арасы,
Далай күндүк жол болчу,
Отуз беш күндө бармакчы,
Орто эсеби болжолу.
Чигитейдин тулпары,
Күнү эки, түн эки,
Барып келди болжолу.
Ат ооздугун какканы,
Ат табышын укканда,
Көкөй артын карады,
Келип калган жакындап,
Мадыбектин карааны.
“Кайнагам көрсө уйат,- деп,
Канжарын кармап колуна,
Эмне кылып турат” деп,
Ойуна кетип далай кеп,
Жашырып эптеп канжарды,
Кынына салып байланды,
Жете барып алдынан,
Жүгүнүп тура калганы,

Мадыбекке жұғұнсо,
Ого бетер Медеркан,
Өлүчүдөй арданды.
“Бузулган экен катын,- деп,
Мадыбекти кайната,
Кылган экен акыр” деп,
Көрүнөө айтып ийалбай,
Медеркан турат кайғы жеп.
“Арам катын бейбакты,
Эри менен жат кылдым,
Тааптырмын акыл» деп,
Мөңкөтай ойлоп калыптыр.
“Табармын бир күн эбин” деп,
Көкөйү ойго алыштыр,
Атынан түшүп Мадыбек,
Асталай басып барыштыр.
- Абалың қандай, баатыр? – деп,
Бетин ача салыштыр.
Эртеден бери арада,
Уруш болуп талаада,
Караган киши жок болуп,
Бир жагына кыйшайып,
Калыштыр бала козголуп.
Мадыбек катуу сүйлөнүп,
Тентуш эле дегенсип,
Кара эмес хан эле,
Айтайын ага дегенсип,
Медерканга тийди эле:
- Казактан келген Медеркан,
Кай жеримден кем тартып,
Мен койгомуун мурунтан?
Ээ болалбай элице,
Каңгайга берип казакты,
Ошондон бери карата,
Мага салдың азапты.
Куткарам деп куу тумшук,
Алтымыш уруу алашты,
Он жашынан бер жакка,
Нечен дөөгө жанаشتы.
Жарадар болсоң, Медеркан,
Алып келип Таласка,
Азабыңды тарттырды,
Айылыңа кайра кеткинче,
Айабай мага бактырды,
Мөңкөтайды чыгарбай,
Төрүмө менин жаткырды,

Жараатына, Медеркан,
Жакшылап дары чаптырды.
Карабапсың баатырды,
Кыйшайып калган турбайбы,
Ошонум сага жазыкбы?
Туугандуу киши тууганга,
Тууган деген угарга,
Алаштын уулу казактан,
Кылганы мабу, Медеркан,
Жакшы карал бакпапсың,
Мөңкөтай, сени байкасам.
Кеткеним эки күн болду,
Эки күндө эки түн,
Эсеби төрткө толгону.
Барбагамын уккамын,
Барып келген жеримдин,
Отуз күндүк болжолу.
Арбагы улуу арстандын,
Аркасында чунакты,
Аккуласы жол баштап,
Акырын уулун колдоду,
Караанын көрдүм эненин,
Көзүм көргөн эlesti,
Мен энем эмес дебеймин.
Алып келген белегим,
Мен балама берейин.
Медеркан менен Мөңкөтай,
Жаштыгыңды билдиридин,
Армандуу эми не деймин!
Көкөй балам келиним,
Акылың болсо бергинин,
Мөңкөтай, эптүү эр элең,
Мен табыпмын дээр элең,
Мына муну жедиргин,
Белеги ушул энемдин.
Кайда барып келгеним,
Кийин айтып берейин.
Мадыбекти көргөндө,
Медеркан менен Мөңкөтай,
Кеп кылалбай калтаарып,
(Чигитейдин атасы)
Сүрдөп булар жалтайып,
Астында абдан бок жеген,
Мөңкөтай чочко тамтайып.
Ачуусу келип Медеркан,
Көкөйдү көрсө көз көрбөй,

Кетичүдөй жұз көрбөй,
Ақылы қыска арам ит,
Асыл Көкөй катынды,
Мурункудай тұз көрбөй,
Ого бетер өч көрүп,
Өлүчүдөй өчтөнүп,
Ақылдуу келин, келгин, деп,
Мадыбек айтып койгонго,
Жалындап ичи өрттөнүп,
“Кары-жаши қыргыздын,
Калкы билет экен, - деп,
Эркек-айал-ургаачы -
Жалпы билет экен, - деп,
Чигитей мага күйөт, деп,
Мен жүрүпмүн бекер, - деп,
Туурук таман эски күн,
Алтайга кайра баармын,
Сапса қылыш саргартып,
Айдал сени салармын.
Хандык өкүм колумда,
Жатпай-коппой койнуңа,
Кетирип ийбей жолуңа,
Арамдык қылған ишиңди,
Ашкере айтып мойнуңа,
Эркиндик бербей колуңа,
Жайдак атка мингизип,
Қыдырып казак тобуңа,
Андан кийин таштайын,
Азабың берип колуңа!”
Ойунда турат Медеркан,
Оозу барыш айтталбай,
Мадыбек кебин кайтарбай,
Барып карап турганы.
Мөңкөтәй барып жаңына,
Балыкты колго аларда,
Алда кандай кеп болду,
Айбан да болсо Тору атка,
Бошонуп чылбыр кетиптири,
Бурулбай Тору ат жетиптири,
Мөңкөтайды Тору аты,
Томолото тұртту әми,
Медерканды Тору аты,
Кантара тартып жыкты әми,
Жал-жал карап жалжылдан,
Ээсин карап турду әми.
Айран қалыш Мадыбек,

“Алда кандай шумдук, - деп,
Жаныбарым бул Тору ат,
Айтты белем бербе деп”
Акылына Мадыбек,
Далай арман кеп келет.
Ошондо Көкөй келини,
Оолжуй басып теңсептет.
Бурчак-бурчак кара жаш,
Көзүнөн ағып себәэлеп:
- Атагы кыргыз уулусун,
Айтпайын атың, кайнага,
Ким ыраазы болбосун,
Тору ат өндүү айбанга,
Медеркан менен Мөңкөтай,
Болгон эмес айбанча.
Көзү ачык Тору аттын,
Көргөнүнө айранмын,
Кишиден бетер жаныбар,
Билгенине айранмын.
Баштан өткөн кептерди,
Айталбайым мен сизге,
Байбичеге айтармын.
Көкөй кеби бүткүнчө,
Сыйкырлуу катын Зулпукан,
Жетип келип калыптыр,
Эңкейе түшүп Зулпукан,
Мадыбектин колунан,
Ал балыкты алыштыр,
Карап алыш балыкты,
Каңгырап ыйлап калыштыр.
Узунун өлчөп бир карап,
Жоонун өлчөп тутамдал,
Көзүнүн жашы он талаа,
Токтобой акты бурчактап.
Аккан жашын күйултуп,
Саамай чачы чубалып,
Бузулуп өңү кубарып:
- Эр кишиге катындын,
Эби болот дечү эле,
Баласына энеси,
Эми болот дечү эле,
Атасынын каргышы,
Аткан октой деди эле,
Энесинин каргышы,
Чычкан боктой деди эле,
Өз колун менен, Мадыбек,

Бере койчу сен эле.
Муздал балык калбасын,
Ылдамыраак баргын, деп,
Жумшаган мени дегеле.
Эмчек сүтүн бербесе,
Сөөк сүтүн берген Зулпукан,
Баламды багып олтурсам,
Болбой мында жумшаган.
Берейин деп бер десе,
“Бышырбаган балыкты,
Бала чийки жебесе,
Эм болбой калар бекен” – деп,
Мадыбек кылат эндеше.
Зулпукан сүйлөп ашыгып,
Оголе жаман шашылып:
- Муздал балык кетет, - деп,
Болгун ылдам, болгун, - деп.
Ойуна кетти Мадыбек:
“Айбан катын Зулпукан,
Муздал балык калат, деп,
Бул айтканы кандай кеп?”
Карман жүрүп билбegen,
Кандайлыгын Мадыбек.
Карап көрсө балыкты,
Тышынан майы сызылган,
Кууруп майга бышырган.
Четинен карман баланын,
Оозуна алып барганы,
Башын ылдый каратса,
Куйулуп майы акканы,
Ооз толгунча козголбой,
Ооруган бала жатканы,
Аниткен менен баланын,
Онтогону бастады.
Карман турса бир далай,
Эти да жок, сөөгү жок,
Эчтемеси калган жок.
Куру калды Мадыбек,
Ушундай болгон экен, деп,
Элге айтса кыйын кеп.
Анча-мунча кишиге,
Айткан менен ишенбес.
Келатканда Мадыбек,
Эчен малды түлөө, деп,
Ак жолуна арнаган,
Айтпаган малы калбаган.

Баш көтөрүп сенделип,
Эр Чигитей жаш арстан.
Сүйүнгөндөн Мадыбек:
- Бол, Медеркан, тургун, - деп,
Мөңкөтай, сен да тургун, - деп,
Тулпарды минип камчы бер,
Токтоо кылып турба, - деп,
Жолдо арнаган түлөө мал,
Экөөнө айтып жиберет.
Зулпуқанды, бол бас, деп,
Баламдын өзү тапкан дүнүйө,
Дасторконду кең ач, деп,
Күмбөздө турган жеринде,
Эки катын, үч эркек,
Киши анда беш эле,
Үчөөн жумшап Мадыбек,
Чигитей турган сенделип,
Үчөө калды бул жерде.
Мөңкөтай менен Медеркан,
Айылга жетип барышып,
Айыл башы экөө тен,
Кул-кутанын шаштырып,
Чапкылатып бир демде,
Айткан малды таптырып,
Чогултуп малы жам болду.
Анткен менен жанагы,
Казактан келген Медеркан,
Айабай көөнү кир болду.
Карыларын калтыrbай,
Каркытtagан балдарын,
Караңғыда жаткыrbай,
Кара кыргыз көп журтту,
Ээрчитип алып Мөңкөтай,
Күмбөздү карай жөнөдү.
Зулпукан үйгө барыптыр,
Откүр ыкчыл келинден,
Сөөгү башка керилген,
Сумбаттуу сулуу кыздардан,
Акырын басып суйсалган,
Ыңсактап күлбөй сумсайган,
Күмүш оймок уздардан,
Келин ага катындан,
Кем-керчи жок акылдан,
Далайын издеп таптырган.
“Төрт-беш күнү биздерге,
Кызмат кылып бергиле”

Деп бөлдүрүп аларды,
Карашибтуу кылып алты үйгө,
Үйдүн баары төтөгө,
Өйүз-бүйүз бүктөткөн,
Тартылуу нечен көшөгө.
Туш туурдугу манаттан,
Сарамжалдын кеми жок,
Кыргыз күтчүү санаттан.
Секичеги дейылда,
Мадыбектин катыны,
Жасаган үйдү барынча,
Он кертигенден жүк жыйып,
Жүгүнө гилем жаптырып,
Алакийиз, түрдөмө,
Тикмелерин жаздырып,
Айу талпак, көлдөлөн,
Макмал менен тыштаган,
Бар керегин жам кылып,
Мына минтип Зулпукан,
Элдин алды келет, деп,
Күтүнүп болду тайарлык,
Келбетүү келген келиндер.
Самооруна чай койуп,
Дасторкон ачып буластан,
Бар тамагын жай койуп,
Сымбатуу кыргыз кыздары,
Чай куйуучу ушулар.
Чай чыны карманп булайып,
Кыйгачтап сунна бурулуп,
Агарып чети кылайып,
Абай кылып байкаса,
Токтобойт көзгө таанылып,
Буулу жаандай мунарык,
Кызмат кылыш андайда,
Кыз балдарга ылайык.
Кант, жемишин ылгашып,
Кыргыл тарткан немесин,
Көрсөтпөй бөлүп алышып,
Дасторкондун бетине,
Келиштире салышып,
Кеңеш кылып олтуруп,
Дасторкондун бетине,
Жетимиш уруу тамакты,
Жай-жайы менен толтурup,
Мейманканы алты үйдө,
Бештен келин, бештен кыз,

Бирден жубан баш болуп,
Карап булар турду эле.
Байкабай калган кыргыздар,
Казактардын Медеркан,
Айылда жатып жай албай,
Же арстан эрдин күмбөзгө,
Ак сакалдын бири эле,
Калып калбай, жөн барбай,
Барайын десе көөнү кир,
Барбайын десе калышка,
Бурумдуу айла таба албай,
Эки этеги салбырап,
Ат сооруга жайылып,
Арка этеги далбырап,
Мойнун салып кылжыйып,
Өзү семиз неме эле,
Бети тердеп мылжыйып,
Күмбөздү көздөй бараткан,
Алдында кеткен Мөңкөтай,
Катын-эркек, кары-жаш,
Күллүк кыргыз бараткан.
Кеч кирип калды келбей, деп,
Мадыбек менен Көкөйү,
Кенкол жакты карашкан.
Кооп калган буралып,
Нары басып ыраактап,
Кайра басып керилип,
Баатыр бала Чигитей,
Копкон экен ыргалып.
Манастан калган тукуму,
Ооруп онтоп копсо да,
Ак калпак кыргыз журтуна,
Атайын айтып ыр калып,
Жомок болуп сөздөрү,
Ооздон-оозго көчкөнү,
Жети аты кубар сан болду,
Булардын аты өчпөдү,
Азайбады, көбөйдү,
Аз элде тагдыр ушу экен,
Дагы бирди көрөлү.
Кенкол жакта эл келчү,
Көкөй карап турду эле,
Карыйасы Мадыбек,
Кара буура Чаткалга,
Кайрылып мойнун бурду эле.
Көкөйдүн карап турганын,

Дүрбү менен шыкаалап,
Медеркан карап калыптыр.
Бой теңшеген Чигитей,
Жандап өтүп кетиптири.
Көрүп турган Медеркан,
Айабай көөнгө алганы,
Күмөн кылып Көкөйдөн,
Агара жери калбады.
Элди баштап элендеп,
Бара жаткан Мөңкөтай,
Колун булгап Медеркан:
Токтой турчу бери, - деп,
Кечээ Мадыбек барып Ош жакка,
Кайтып келген кездерде,
Сен айткансың бир кепти,
Менин эсимден чыкпай жүрдү эле.
Мени жумшап мал жый, деп,
Сени жумшап эл жый, деп,
Куран окуп келем, деп,
Кете берип Мадыбек,
Чигитей менен Көкөйдү,
Таштаган экен турбайбы!
Найзага темир кара курч,
Аштаган экен турбайбы!
Сапса болуп Медеркан,
Сулуусунган Көкөй күн,
Таштаган экен турбайбы!
Карапал жүрүп кыргызга,
Мен катынымдан айрылсам,
Өмүр бойу бир жүрсөн,
Олтуруп-кооп келгинче,
Мадыбек тилдеп күпүлдөп,
Сенин көөнүң ағынча,
Түйунуп мени калсын, деп,
Айтканыңа ишендим.
“Азамат эрдин ичине,
Ээр-жүгөндүү ат батат,
Ургаачынын ичине,
Кара баштуу эр батат”
Курбалдаш элең, Мөңкөтай,
Казактан келген Медеркан,
Жашыrbай ичте сырды айтат.
Казакка кайра барбаймын,
Кара жүз катын Көкөйдүн,
Жүзүн көрө албаймын.
Бурулбай жүрүп түз басып,

Жетисууга барайын,
Толтойдон бери карата,
Баш көтөртпөй жылында,
Жедигерди күл кылды,
Кары-жашын ылгабай,
Катындарын тул кылды,
Калгандары муң кылды.
Бүткүл кабар салайын,
Бүлдүрбөй жыйнап тил алса,
Коросонду кошо алып,
Коромжунун куну бар,
Каны абдан ката элек,
Кызылы өңүп бата элек,
Аны кошо алайын.
Чыгыш жагы Ооганга,
Чабааган кылып бир бала:
“Силерден тартып Сомбилик,
Алып кеткен Тынымкан,
Өлүп кеткен Бакдоелет,
Тынымкандин айынан,
Чигитей деп бир бала,
Тынымкандан туулган,
Чыйрак чыкты кыргыздан,
Монгул менен кытайга,
Күн бербей салды чуулган.
Таңгыт, манжу журтунан,
Далай баатыр жыйылган.
Келгендер тириү калбады,
Башын кесип байланды,
Ата-баба, кубаар сан,
Ээлеп келген шаарды алды,
Чогулалы кылым, - деп,
Жок кылалы муну” деп,
Буга да кабар салбасам.
Түбүбүздөн бер жакка,
Түгөттү кыргыз казакты,
Айдал жүрүп Көкчөнү,
Баласы жетим өксөдү,
Баштап жүрүп Көкчөнү,
Манжуудан көзү өткөнү,
Музбурчак менен Үрбүнү,
Үйүндө уруп жүн кылып,
Азар түмөн кол менен,
Айдал жүрүп Бейжинге,
Айабаган кол кылып,
Манастын уулу Семетей,

Үмүтөйдү өлтүрдү.
Медетбекти хан кылып,
Казактын кегин кетирди.
Өмүр бойу казакты,
Тең тарттырып азапты,
Кененим менен Бекбача –
Ал экөөнүн тушунда,
Азыраак казак тынч жатты.
Ат мингенде Сомбileк,
Талап алыш Каңгайды,
Тартып алыш шаарларды,
Хан кылдым деп ал мени,
Сомбileк өлүп кеткели,
Ар жылында чуу салып,
Каңгайлар берди эдепти.
Аз келгесип анысы,
Тартып алмак Чигитей,
Керектен чыккан тарп болуп,
Тетиги бетбак Көкөйдү.
Өлгөн сайын өөрчүдү,
Түгөнгөн сайын түтөдү,
Өз-жат дебей дегеле,
Кыргызга киши түтпөдү.
Ооруганда жарадар,
Өзүң болуп дабагер,
Пирим элең бир чети,
Мен Таласта турганда,
Өзүң менен акылдаш,
Казан-айак катташкан,
Тентуш элең бир жери,
Ушул айткан кебимдин,
Эби сага келеби?
Тиктеп калып Мөңкөтай,
Оозун ачып эстенип,
Ойлонгонсуп бир далай,
Шайтандын изин басканы,
Буда сырын айтканы:
- Ардыгым жок башкага,
Ата-бала эки – арстан,
Ал экөөнө кылганга,
Кызматыма эч качан.
Чигитейди үйүнө,
Киргизип алыш Мадыбек,
Оолугат мага күпүлдөп,
Мен ошого ардыгам.
Билмексен болуп турайын,

Билгизбей колду жыйнагын,
Тымтыракай чыгарып,
Таластын тарпын кетирип,
Ыраактан келген эрлерге,
Айдоого келген элдерге,
Айабай тартуу мал берип,
Кучакташып достошуп,
Кош айтышып коштошуп,
Өмүр бойу тынч алыш ,
Тынч жатып ээлейин.
Мен Таласта калайын,
Мурункудай хандыкты,
Колуңа алыш жарлыкты,
Жети ата болуп хан өткөн,
Атактуу калаа Алматы,
Ал казактын шаары экен.
Ар жагы Алтай, Илени,
Быйагы Капал, Шиберди,
Ортосун ээлеп сен жаткин.
Үч жылда бир Каңгайга,
Үч-төрттөн төөгө зар берсен,
Үйүндө жата бересин.
Медеркан менен Мөңкөтай,
Талаада кылып кенешти,
Ээлемек болду ал экөө,
Алматы менен Таласты.
Бөлүнүп калды Медеркан,
Урушкандай бултулдал,
Эти семиз булкулдал,
Өзү жакыр култулдал,
Сакалы кыска мултулдал,
Элди баштап кулжуңдал,
Жолго түштү купулдал.
Түлөөгө арнап айдаган,
Алыш барды малдарын,
Касиеттүү киши, деп,
Калтырабаган чалдарын,
Тобо-томук кылсын, деп,
Ала барган кээ бирөө,
Эркелеткен балдарын,
Каркылдаган Мадыбек,
Башында бар касиет,
Ал Чигитей эр үчүн,
Кызмат кылды ар качан,
Өтө жакшы ак ниет.
Бээниң баарын мууздатып,

Кой менен уйду кескилеп,
Түктүү сан кылып талатып,
Алдырып келип Мадыбек,
Ак куржунун дагы ачып,
Жетимиш жамбы болжолдоп,
Жеткирип элге пул чачып,
Карып, Бакыр, жетимдер,
Калды баарын муң басып,
Бир табак алтын алгандар,
Көтөрө албай калгандай,
Калдайган кара тоо басып,
Жетим-жесир карыптар,
Сокур, чолок, майыптар,
Дубана менен эшендер,
Басалбай жаткан кеселдер,
Колу кыска нечендер,
Пул алышып күүлдөшүп,
Күлкүсү батпай ичине,
Күнгүрөнүп күүлдөшүп,
Нары-бери чууруп,
Дүбүрөшүп жүр дешип,
Ак сакалдар жаштарга,
Ойун-күлкү табылат,
Тобо кыл деп арстанга.
Айлана курчап күмбөздү,
Ал күнү кетпей кеткен эл,
Ошол жерге түнөштү.
Түнөгөн түнү эл нетти,
Өтө сүйкүм жагымдуу,
Ошол қунку түн өттү.
Ак сакалдуу карылар,
Көк шиберге барышты,
Көрпөчө бүктөп салышты,
Күрпүлдөтүп айттырып,
Көкжал төрө Манасты.
Ал жерге келген катындар,
Ак элечек оронуп,
А кудайлап чуулдашып,
Арстан Манас баатырдын,
Арбагына жалбарып,
Басып турду чубашып.
Айланып басып катындар,
Тегеренбейт күмбөздү,
Төрүнөн өтсөк уйат, деп.
Орто жаш эркек барлары,
Таң аткынча кудайга,

Наалыш кылып жалбарды.
Кээ бирөө бала жок, десе,
Кээ бирөө малым аз, деген,
Кээ бирөө баарым бар, десе,
Кээ бирөө наамым пас деген,
Окшошпогон шум жалган,
Ошондой нечен кубулуш,
Өтүп кетип бараткан.
Таң саргарып аткынча,
Наалышы менен тунду алган.
Айкөл Манас арстандын,
Күмбөзүнөн арбактан,
Шек болгон жок кылайган.
Эч кимиси элебей,
Мадыбектен башка жан.
Узун кулак Мөңкөтай:
“Касиет качты булардан,
Меники Талас болду” – деп,
Өз ойунда кубангандан.
Күмбөзгө келген толгон эл,
Желеге бээ толгондо,
Айылды карай чубаган.
Мөңкөтайга Мадыбек:
- Кайда кеткен Медеркан?
Көнбөдү мага, - деп,
Же сен менен Медеркан,
Жүрдү беле деги? – деп,
Мөңкөтайдан Мадыбек,
Ойлонбогон эч бир шек,
Айылга барып түшкөндө:
- Медеркан кайда кеткен? – деп,
Улам сурайт Мадыбек.
Жоголгонун эл билбейт,
Ага кандай жооп берет?
Мадыбектин алты үйгө.
Алтымыштан үй-үйгө,
Ирети менен киргизип,
Жайа бычып, жал керткен,
Казы-карта жылкы эттен,
Мисте, мейиз, жемиштен,
Сары кант, шекер, бал менен,
Тамагын жакшы беришкен,
Мурунку чыкса талаага,
Кийинкиси киришкен.
Үч күнгө кетти маминтип,
Күнү-түн мейман күтүптур,

Мадыбектин көр дүнийө,
Күткөнүнө түгүптүр.
Күмбөздөгү түлөөнү,
Кошо эсепке алганда,
Бир жума күн бүтүптүр.
Түлөө бүтүп эл тарап,
Жай-жайына кеткени,
Кечиндеси ак үйдө,
Зулпукан менен Мадыбек,
Көкөй бар казак ал үйдө,
Эрмектеше кеткени.
Азыраак четин чыгарып,
Көкөй айтты кептерди.
Мадыбек эркин киши эле,
Элебеген эчтеме,
Күүлдөгөн неме эле,
Мадыбектин Зулпукан.
Башта эле жайын айтканбыз,
Байкабаган түк жайды,
Баш аламан күң эле,
Көкөйдүн айткан кептерин,
Эрди-катын ал экөө,
Түк билген жок дегеле.
Мадыбектин үйүндө,
Калемкаш деген күңү бар,
Шектенип айткан кеп болсо,
Чечип айтып ийичү,
Өтүмдүү кызыл тили бар,
Аты күндүн Калемкаш,
Серпөөлөнүп каш серпип,
Улоо аттай ыргыштап,
Кыйа басып кылт берип,
Сүйлөгөнгө өтө маш,
Ошо кезде Калемкаш,
Он алты менен он жети,
Ортосуна чыккан жаш.
Чигитей жок ал үйдө,
Мөңкөтай жок дагы үйдө,
Үчөөнөн башка киши жок,
Калемкаш бар бул үйдө:
-Ата ордуна карманган,
Ата болдуң, Мадыбек, -
Айтып койуп атынан,
Баштамак болду Калемкаш,
Баш жутуучу далай кеп,
Эне ордуна энем, деп,

Ээрчип жүрдүм, Зулпукан,
Билбегендер сураса,
Өзүмдүн тууган энем, деп,
Далайы жүрөт кыргыздын,
Мадыбек бай бул кызын,
Кимибизге берер, деп.
Айаш женем Көкөйжан,
Далай кепти айтты, - деп,
Байкабай койдуң экөөң тен,
Сылык өскөн киши экен,
Сырдал айтып кайтты, - деп.
Чочуп кетип Зулпукан:
- Ой, кара бет шумпай кыз,
Бул айтканың кандай сөз?
Айткан сөзгө сыр жукпас,
Сыр жуккан нерсе жууса да,
Мурункудай жөн чыкпас.
Сен сырдын жайын билипсин,
Биз угалы айтып бак!
- Айаш энем кептерин,
Айтып сизге берейин,
Акылымча жеткенин.
Баккан атам Мадыбек,
Калемкаш менин кызыым, деп,
Жашыrbай айтам, энеке,
Ырас чыны ушул кеп.
Медерканды атакем,
Эки-үч кайта сурады,
Жооп бербей жоголду,
Укмамыш болуп калп эле,
Мөңкөтайдын кулагы.
Өзүң барып алдырап,
Отө шашып буластап,
Атакемди Ошко, деп,
Сур жоргонду кошто, деп,
Сен жумшапсың, энеке,
Бай-байбиче кылган иш,
Мен билбеймин дегеле.
Атакем кайра келгенде,
Жаш Чигитей арстанды,
Медеркан менен Мөңкөтай,
Карабай экөө таштады.
Айаш энем Көкөйжан,
Далай кепти экөөнө,
Туйундуруп айтканы.
Угуп болуп Мөңкөтай,

Бузук кебин баштаган,
Буруп айтып таштаган.
Медеркандын көңүлү,
Ошол кепти укканда,
Калган экен биз жактан,
Башкадан чыкпай ушак кеп,
Мөңкөтай бузук салыптыр,
Куйкалансын сакалы,
Медеркан көөнгө алыптыр,
Ошол үчүн Медеркан,
Бул тойго келбей калыптыр.
Жаман атты кылганы,
Жабышып калар иш эмес,
Жандатып айтса ишенип,
Уккандар калар киши эмес.
Айаш энем Көкөйгө,
Мөңкөтай айткан жалаа жаап,
Көкөйдү айтпай жеке эле,
Чигитей менен Көкөйгө,
Ал экөөнө кара жаап,
Мүчөлү быыйл баландын –
Ал Чигитей арстандын.
Бузуку эмей эмине,
Мөңкөтай силер кишинер,
Энесиндей кишиге,
Жалаа жаап айтканы.
Эп келер эле чаптаса,
Эркин атам бай жакка,
Көкөйдөн угуп бул кепти,
Түшүнбөй силер калдынар,
Мен боломун чоң ката!
Элейип тиктеп Зулпukan,
Көлбүгүп төрдө олтурган,
Кулагын салып Мадыбек,
Унчукпай калды далайга,
Бул эмне укмуш кеп,
Бири айтса бузук кеп,
Улам бири айтканда,
Көбөйө берет ушул кеп.
Көкөй турду ал жерде:
- Бир азыраак кебимди,
Айтып койгум келди, - деп,
Баш көтөрүп жаш бала,
Эс-акылын жыйганда,
Шашылып калды Мадыбек,
Түлөө чырак кылганга.

Медеркан менен Мөңкөтай.
Катар экөөң баргын, деп,
Жумшаганда Мадыбек,
Бастырган пейли эң жаман,
Менин эрим Медеркан,
Ақырайа бир тиктеп,
Сен жумшадың, Зулпукан,
“Балага балык жегиз, - деп,
Баш маана болгон кыргызга,
Байбиче берген жемиш” деп,
Балага берип жатканда,
Байкабай калды Мадыбек,
Сени жумшап жиберди:
“Той беремин уулума,
Тойдун камын кылгын” деп.
Мен карман турдум балыкты,
Тиктеп туруп Медеркан,
Эки көзүн талытты,
Кудай урсун Мөңкөтай,
Же ойноо бала жаш эмес,
Же шылкылдаган мас эмес,
Мага айтпады бул кебин,
Силерге кошо айтканы,
Арбак урсун жакшы эмес.
Уруксат бергин, Мадыбек,
Кой дебегин, Зулпукан,
Мен Алтайга кетемин,
Кайда кеткен Медеркан,
Аны кайдан билемин.
Ойумда турат элестеп,
Болор-болбос күмөнүм.
(Таалай эки, .жүрөк бир
Тапкан сөзүм күмөндүр)
Бир тарабын карасам,
Ал Каңгайга киргендер.
Калдуубеттин Отортого,
Кабар айтып жүргөндүр.
Жүрөгү калып Отортон,
Жалтанып калган эр десе,
Бакдөөлөт менен Коромжу,
Ооган менен коросон,
Кол сура деп ошондон,
Жедигерге дагы айт, деп,
Мөңкөтай жумшап ийгендер.
Ойлошумча мен Көкөй,
Экөөнү жумшап Мадыбек,

Мал менен элге жиберди,
Кечигип калып бир күнү,
Кийинки күнү эл келди,
Ара жерде бул экөө,
Кеңеш кылып жүргөнбү?
Ошондон бери карата,
Мен ойума алдым күмөндү.
Карматып бергин атымды,
Алтайга кетсем экен, - деп,
Көкөй жене шашылды,
Беш-алты күн тургун, деп,
Зулпукан болбой асылды.
Отө момун киши экен,
Угуп туруп шум кепти,
Мадыбек байқуш жашыды,
Дагы айтат Калемкаш:
- Ыйлабагын, атаке,
Уулун аман, башы жаш,
Кастык кылган сilerге,
Акыры болот өзү пас.
Медеркан менен Мөнкөтай,
Кара болсо нээттери,
Жер кучктап жатпайбы,
Айкөл эрдин арбагы,
Бул экөөнү жөн койбой,
Төбөсүнөн баспайбы,
Тузуна кылса каралык,
Кусурун сенин урбайбы,
Жараткан жалғыз кудай бар,
Буларды өзү ылгайбы,
Кеңеш кылса жаман кеп,
Кесириң сенин урбайбы,
Кечилдин баарын ыйлаткан,
Эсири аман турбайбы,
Эзген казы, кошкон май,
Тузуна кара санаса,
Душманды кудай урбайбы,
Төбөсүнөн сезгенип,
Топо жыттап тынбайбы,
Беш-алты күн тур десе,
Болбойсун, айаш эне, сен,
Конбой, жатпай кетсең да,
Кутулбайсың жемеден.
Жаман эмес жакшыдан,
Катын эмес эркектен,
Күбелүк кылса Мөнкөтай,

Ал Медеркан эриндин,
Көөнү тынбайт түк сенден,
Эби келсе кетпегин,
Эңсесин кесет Чигитей,
Эргишкен иттердин.
Ошо күнү жакшы го,
Ойноп-кулуп кеткенин.
Арамдық кылган айарлар,
Өткөн экен Таласта,
Мындан мурун далайлар,
Күн көрө албай жоголгон,
Канчоро баштап канча жан.
Карылардан угушум,
Медеркан сага ишенбейт,
Алда канча какшасаң,
Калемкаш кеби акыл, деп,
Көкөй жанбайт макул, деп,
Өзүнүн эки уулу бар,
Ойноп калган ат минип,
Бой тартып катын алалек,
Каптап келсе кангайлык,
Ниетинде Көкөндүн,
Алып кайра келем, деп,
Болбой Көкөй койгону,
Алдырып келип аттарын,
Ээрчитип жакын жолдошун.
Кош эмесе кеттик, деп,
Беркилер калды жол болсун,
Аман болгун кетсөң, деп.
Бул кептерди Чигитей,
Эмгичекти угалек.
Айта албайт Калемкаш,
Бир үйдө жүрүп чоңойгон,
Менден кичүү иним, деп,
Зулпукандын ойунда:
“Чигитейге Калемкаш,
Катын болот эле, деп,
Уулум албай койбосо,
Атамдын үйдө күнү деп,
Ойлогону ушул кеп.
Мунусу жакшы кеп эмес,
Кош акылдуу эки сөз,
Айабаган бокту жеп.
Мурункудай эр болуп,
Атка минип шаңданып,
Аттанар чагы боло элек.

Ал Чигитей чунактын,
Аккан эти, сынган сөөк,
Калыбына толо элек.
Сөөк толуп, эт бүтүп,
Кычышып барып басылып,
Мурункудай күч кирип,
Баштагыдан кыйла эле,
Жакшыланып калды эле,
Эки жыл ашып, үч жылга,
Айак басып барды эле.
Муну мындай таштайлы,
Коросон, ооган, жедигер,
Чапмак болуп Таласты,
Куралгандан баштайлы.

ЧАПҚЫНЧЫЛАРДЫН КОЛ КУРАШЫ

Аркачандан бир качан,
Казактын калкы бузулуп,
Алашқа калба баштаган,
Семетейде Керимбай,
Бүгүнкү күнү Медеркан,
Ойлонгону жамандык,
Хандыгын таштап талаага,
Кара башы балаага,
Капкайда кетип бараткан,
Башкага басып баралбай,
Бабырап кебин салалбай,
Жедигер жетип баралбай,
Жеткирип кебин сала албай,
Тамтаңдал жүрүп эки жыл,
Аты ыргай болгондо,
Бити толуп семирип,
Чоңдугу торгой болгондо,
Алтайга барды уйалбай.
Көкөйгө айтып сыр кылбай,
Сырынын четин туйдурбай,
Өрүүн алышп бир жылы,
Каңгайга кетти туралбай,
Аралап барып Каңгайга,
Медеркан атын өчүрдү,
Жаман чапан, жаман ат,
Балтык атка көчүрдү.
Атын Балтык койгону,
Арамкор донуз онбоду,
Эки-үч жыл өтүп кетти, деп,

Ойлогонун койбоду,
Коктукат барып кобурап,
Конгон үйдө кеп салып,
Жок сөздү айтып божурап,
Ошентип жүрүп үч айда,
Бул Оторго жолугат.
Отор таамай үч жылы,
Онтоодон башын көтөрбөй,
Эли келип чогулуп,
Эптең иле кылышып,
Колу менен бутунун,
Сыныктарын таңышып,
Кулагына жаргактан,
Үйлөп туруп калдайтып,
Кулак кылып тагышып,
Тердебеген жай күнү,
Тура берет жабышып.
Кынтык болуп бут бүттү,
Бузулбай колу сак бүттү,
Ортодо үч жыл күн бүттү,
Атайлап барган Медеркан,
Жорголотуп кеп салган:
- Жолугушсам дечү элем,
Өз ойумда мен саган.
Алдыңа келдим, чоң Отор,
Казактан сага Медеркан.
Сомбиликтин тушунда,
Хан болуп миндим алтын так,
Карлыкты тарттым канчалык,
Артыла чыгып сиздин бак,
Ажыратып Чигитей,
Таласта турдум жан сактап.
Көкөй менин катыным,
Жаш балага жагынып,
Жалтылдак мончок тагынып,
Көөнүн бузду ал бетбак,
Жашыrbай айтып баары ишти,
Алдыңа келдим ушул чак.
Жаралуу болгон Чигитей,
Сөөгүнүн баары жок,
Мурункудай сен менен,
Сойул алып карсылдап,
Чабыша турган чагы жок.
Үч жылдан бери келе албай,
Жүргөнүмдү айтайын,
Коросонго барсам, деп,

Коротуп пулум баргамын,
Коросонго барганды,
Ойума сени алгамын.
Оогандыкка барсам, деп,
Он куржунга пул алдым,
Ооганга барып болгондо,
Ойума дагы сени алдым.
Жедигерге мен бардым,
Жедигер элин байкадым,
Келгениңден эч кимге,
Шек алдырып айтпадым,
Сен Отор турдуң эсимде,
Ошол үчүн кайткамын.
Уйатты таштап талаага,
Ушунчалык бар сырды,
Бир өзүңө айтмакмын.
Бөлүнтуп келдим кыргызы,
Түгөтүп келдим айласын,
Ойлонтуп түпкү пайдасын.
Көөнүн буруп мен келдим,
Мөңкөтәй деген агасын.
Мөңкөтәй бүгүн элге баш,
Ак сакалдын бири экен.
Мадыбекте акыл аз,
Өзү толук Чигитей,
Баатырлыкка болуп мас.
Болор болбос чуу болсо,
Бүткүл кыргыз чачылат.
Каңгайга барды кара нээт,
Мына минтип бажырап.
Олтуруп Отор ойлонуп,
Ушалап колун карманып,
Мурунку өткөн күндөргө,
Ого бетер арданып,
Капкайда барып Медеркан.
Кайтып келдим саа, десе,
Сүйүнүп бойдон тер ағып,
Эки киши узатты,
Чоң Дөрбөнгө кат жазып,
Дагы эки баланы,
Батай менен Катайга,
Барғының деп аларга:
“Камбылга барып кабар сал,
Батай менен Катайды,
Алып экөөң келе кал.”
Батай менен Катайга,

Таарынышкан башынан,
Ортодо өткөн далай кеп,
Калтыrbай жазган бүт андан.
Тартууга берем деп айткан,
Андан калса арбын мал,
Буга жазган кагазды,
Медеркандин наамынан,
Калганды кытай элине,
Тобукенин бегине,
Тобо-томук кат жазды,
Калбай келип берүүгө:
“Батыш менен чыгышта,
Жануптан ооган, коросон,
Бүт чогулуп бирикsec,
Тендешербиз кыргызга.
Кызыталак буруттун,
Кылбаганы калбады,
Барбаган жери калбады,
Ашпаган бели калбады,
Женбекен эри калбады,
Албаган шаары калбады,
Чоң Бежинди баш кылып,
Далай шаардан олжо алды,
Чыгышта кытай кангайды,
Жанупта ооган, коросон,
Жетисууда жедигер,
Ортодо тажик, өзүбек,
Ушулардын баарысын,
Алым алды кыргыздар,
Эгин айдап, чөп чаппай,
Эгинин ичти кыргыздар.
Короодон кармап кой сатпай,
Кийимди кийди кыргыздар,
Өз элиnen кыз жакпай,
Сулуусун алды кыргыздар,
Минерине ылгатып,
Тыңдуусун алды кыргыздар.
Саанына бөлдүрүп,
Сүрөгүн алды кыргыздар,
Ээсинин колу тийбеген,
Жүрөгүн алды кыргыздар,
Жарышып шамал жетпеген,
Канаттуу качып кетпеген,
Жүйрүгүн алды кыргыздар.
Манас деп аты угулуп,
Жер бетине чыккалы,

Тендешкенде кем кылып,
Маңдайга кебер шор кылып,
Эрдин баарын сойдуруп,
Эмгичекти баш бербей,
Келе жатат кыргыздар.
Бирөө өлсө бирөө бар,
Өлгөнүнөн тириүсү,
Улам мыкты, улам заар,
Пенде эмес жердеги,
Пери качып кутулбай,
Адам эмес амалсыз.
Дөөлөр качып кутулбай,
Башканы койдум бей арман,
Сегиз миң жыл жашаган.
Жүйрүн дөө качып кутулбай,
Манастан бери карата,
Келатат кыргыз ушундай,
Табакта сүтү чайпалып,
Каймактын чети бузулбай,
Жеңилип келген кишиден,
Эки жылы кысылбай,
Келбедин, кытай ханы, сен,
Токсон миң аскер Тобукең,
Ошону топодой жууруп ким жеген?
Токсон миң аскер, Тобуке,
Томуктай бала бир жеген.
Бала Чигитей кыргызда,
Жалгыз кара бир башы,
Сан миң эрче урушта.
Колун сунуп кол артып,
Көзүн ачып сөз артып,
Табышып элге боло элек,
Акылы келип ордuna,
Он сегизге толо элек,
Жоготолу жаш кездө,
Баш көтөртпөй тебээлеп.
Он менен он үч ортосу,
Бүткүл каңгай элдери,
Чигитей десе уктабай,
Көзүнөн жашы себээлеп,
Келбесен, кытай өзүң бил,
Бизден өтүп Чигитей.
Атамдан калган нуска, деп,
Сага кирет тебээлеп,
А күнү кебин болбосун,
Бизге айтар жемелеп.”

Айкөл шерден кеп баштап,
Алып келип айагын,
Тобукеге түз аштап,
Мына мындај кат жазып,
Алты киши атказат.
Кабарчы салып капкайда,
Медеркан жатты Каңгайда.
Күүлдөшүп күжүлдөп,
Кууратабыз, эми деп,
Жарадар болуп Чигитей,
Жалтайып калды деги, деп,
Казак, каңгай күпүлдөп,
Жазылбай күүсү жатышын,
Башка жактан уккун кеп.
Жетисууну жердеген,
Наамы кыргыз жедигер,
Жети хандык эл экен,
Түбүндө булар жалгыз хан,
Башчысын багыш дээр экен.
Багыштын Толтой баласы,
Чечекейдин Карасы,
Чынкожо менен достошуп,
Талашып катын алам, деп,
Семетей жолборс көк жалдан,
Өлүп кеткен карачы.
Семетейге ат калды,
Кесип башын байланган.
Алмамбеттин баласы,
Баш байланып ат алып,
Ханынан барып бата алып,
Толтойдун аты жоголуп,
Гүлчоронун аты деп,
Суркайон калды аталып.
Оодармалуу шум дүйнө,
Оодарылган бир күндө,
Олжого келген Айчүрөк,
Толтойдун уулу Кыйазга,
Баш боолуу болуп бир күндө,
Баш байланган Гүлчоро,
Как далыдан тештирген,
Кечир сөөгүн кестирген.
Анткен менен кыргыздын,
Таластагы тактысы,
Кан талоонго түшпөдү.
Чубактын уулу Канчоро,
Канча жылы күткөнү.

Бей ажал өлүп Семетей,
Кайыпчыда жатканы,
Сейтек чыгып он үчкө,
Таласка кайра тартканы,
Таласка келип ээ болду,
Беттешкендөр жоголду.
Бадыкөлдүн кутургур.
Жоголбосо не болду,
Карыган Бакай абасы,
Кадимкидей хан болду,
Семетей кайра бар болду,
Уулдун уулу кененим,
Жалаңгыч атка конгону,
Жанашкан бенде болбоду.
Кайчы кулак каман алп,
Жез киндиктүү кикимат,
Темир тондуу шалкымат,
Манжудан чыккан канча алп,
Калтыrbай баарын соргону,
Күн чыгыш эмес күн батыш,
Жети дөөнү кошо алып,
Асманда жүргөн канаттуу,
Алп кара күш күштү алып,
Жүйрүндү сойуп тилин жеп,
Дүйнөдө калбай тил билип,
Анын уулу Сейити,
Кызыл кумда кан ичти,
Кара дөөнү баш кылып,
Тогуз-онду кейитти,
Коркконунан Сулаймат,
Кылжыке кызын бериши
Сейитиден Бекбача,
Дөө менен пери жанашып,
Тең келген жок эч чакта,
Коктукатты колго алып,
Эки ингендин ичинен,
Кытай, сенин элинде,
Айдал мындан чыгарып,
Беттибетти хан койуп,
Кең дүйнө бизге тар болуп,
Аркасында Калдуубет,
Кошо чыкты Сомбileк,
Коросон менен оогандан.
Кошулушуп далай жан,
Кутулган жок булардан.
Бүгүнкүсү Чигитей,

Бүткүл дүйнө жер бетин,
Бучкагына теңебей,
Артып кетти кыргыз, деп,
Кытайга антип угузуп,
Камынып булар калыптыр,
Коросондук Коромжу,
Коромжунун беш уулу,
Кубатай болчу улуусу.
Бой тартып балдар чоңойуп,
Атасынын өлгөнүн,
Сурамжалдап угушту.
Коромжунун Кубатай,
Чоңойуп жашы эр болду,
Отуз шаардык Коросон,
Козголтпой ага ээ болду,
Отуз шаардын улугу,
Муну менен касташкан,
Киши калбай куруду.
Уламалап кеп укту,
Коромжу менен Бакдөөлөт,
Бир сапар өлгөн деп укту,
Бакдөөлөт Ооган ханы, деп,
Издээри барбы аны?- деп,
Алдыртан кабар алыптыр,
Бакдөөлөттүн үч уулу,
Аркасында калыптыр,
Улуусунун бели бош,
Кичүүсү чыйрак окшонот,
Ырыскан, Дөөлөт деп койгон,
Атасынын ордuna,
Элин сурап ээ болгон,
Бакдөөлттен канча өөдө,
Бели катуу эр болгон.
Кубатай угуп ураанын,
Кат жазып кабар кылыптыр,
Бакдөөлөттүн уулдарын:
“Сенин атаң, менин атам,
Кыргыздан өлгөн деп угам,
Алмак болуп сулуу кыз,
Бир сапарда өлүптур,
Колдорун таштап катылбай,
Колбутуп атын бөлүптур,
Жөө чубап аскер жете албай,
Тирүүлүктө көрүүчү,
Кордукту булар көрүптур,
Уламалап кеп уктум,

Кыргыздан өлгөн экөө эмес,
Манастан бери карата,
Баарысынан өлгөнү,
Үчтөн-төрткө деп уктум.
Сага жакын жедигер,
Атагы кыргыз болсо да,
Таластык менен жоо эле,
Түгөнгүз кара доо эле,
Өзүнөн улук киши жок,
Алдырып келип Таластан,
Улук койду дечү эле,
Кабарлашып кулак сал,
Жедигердин ичинен,
Уламалап сурашсан,
Баш көтөрүп тың чыгып,
Сөз табуучу чыр чыгып,
Такоол болсо биздерге,
Болжошуп туруп баралы,
Бузулбай келген Таласын,
Боз топурак кылалы,
Барбас болсо жедигер,
А да кыргыз уруусу,
Талап алыш тыналы.”
Кубатайдын каттарын,
Ырыскан жакшы окуптур.
Ойлонуп кыйла олтуруп:
“Айтса-айтпаса кандай кеп,
Баш көтөрүп бул элден,
Такка минип ээ болсо,
Ажалдан өлбөй баарысы,
Кыргыздан өлүп жоголсо,
Жедигердин кыргызы,
Өзүндө хандык болбосо,
Эл четине барам” деп,
Аттанып Ырыс жөнөдү,
Алты жүз киши котчу алыш.
Аркасынан колбутуп,
Күмүш булак түз керүү,
Жетисуунун жайлоосу,
Жылкы төлдөп жатчу жер,
Илгертен бери мына шо.
Арка бети кайыпчы,
Кайыбы көп болуучу,
Уу кылам деп ал жерге,
Ырыскан келип конуптур.
Чатырды тигип кулпунтуп,

Шамаал чайкап жулкунтуп,
Кайыпты уулап бөлүнчүп,
Агызып канын төгүлтүп,
Кыр-кырда жүргөн Жедигер,
Турнабай менен көрүшүп.
Жедигерде жети суу ,
Жетөөндө бар жети улук,
Падышасы Талаастык,
Аты Темир деп угуп,
Ырыскан келип жатыптыр,
Кетсем деп ага жолугуп,
Ит агытып, күш салган,
Капкан койуп теке алган,
Кулжасын аткан курбудан,
Күндө адырда жүрүчү,
Жетөө келди чатырга,
Жедигердин уулунан.
Алдырып келип Ырыскан,
Азыраак сүрүн көрсөтүп,
Куушурулуп өпкөсү,
Кубулуп кызыл өңү өчүп,
“Абалын байкап булардын,
Андан кийин сурайын.”
Байкап көрсө бул жетөө,
Кийик менен күн кечкен,
Аты киши кара баш,
Андан башка билбеген,
Карапайым неме экен.
Кеп укчууну таптым, деп:
- Келдиңер кайдан чогулуп,
Кебиндер болсо айткын, - деп,
Элиңер ким, жериң ким?
Эл башкарған эриң ким?
Кайраттуң ким, тыңың ким?
Калк башкарған ханың ким?
Ырыскан минтип сурады,
Жаны чыгып корккондон,
Жедигер чыдап турабы,
Баш аламан баарысы,
Жарыша койуп чуулдады,
Орто бойлуу, орто жаш,
Жылбырскасы кишинин,
Кара Чекир бирөө бар.
- Калгандарың тура тур,
Кара Чекир, кебинң сал!
Ырыскан антип сурады,

Кара Чекир божурап,
Айтчу кебин курады:
- Мынабу кырдын нар жагы,
Күмүш булак түз керүү,
Ураандуу жайлоо жерибиз,
Жетисуу эли деп койот,
Биз дагы кыргыз элибиз,
Жетисууда жети улук,
Падышалык өкүм бар ,
Баары келип чогулуп,
Падышабыз Темирбек,
Таластан келген мында, - деп,
Падышалык орунга,
Жетисуулук ээ эмес.
Кара чекир баарысын,
Калтыrbай айтып болгону.
Түк аларга туйгузбай,
Берки четки ханынын,
Атын сурап алганы.
- Шоорук деген хан, - деди,
Хан Каракөз өтүптур,
Илгерки өткөн убакта,
Азыркы Шоорук ханыбыз,
Хан Каракөз калдыгы,
Ээ боло албай элине,
Бир бөлүмгө арзыбай,
Мунун ичинде бардай ардыгы.
Угуп алып Ырыскан,
Оголе жакшы болду, деп,
Алдыртан киши жиберет,
Шоорук хан мунда келсин деп.
“Мен Оогандын ханымын,
Кебим бар угуп кетициз,
Мында келген жайымдын.
Элим ооган парыс уулу,
Мен оогандын улугу,
Ырыскан атым уга кал,
Урматтап сени чакырдым,
Шоорук хан ага, келе кал.”
Жиберген киши барыптыр,
Катты бере салыптыр,
Өзү молдо Шоорук хан,
Катты окуп алыштыр,
“Оогандын ханы кандайча,
Чакырып калды мени?” – деп,
Далай ойго барыптыр.

- Барбасам болбойт, барам, - деп,
Мага керек болдуңар,
Жүргүлө отуз адам, - деп,
Отуз киши котчу алып,
Талап элди кетет, деп,
Кокустан ооган кол салып,
Ырысканга соога, деп,
Кылдан сонун бокчо алып,
Шоорук хан барып калыптыр,
Оогандын ханы Ырыскан,
Алдынан киши жиберип,
Тостуруп муну алыптыр.
Эки күнү, бир түнү,
Эрмектешип үч күнү,
Чыгалы бүгүн ууга, деп,
Алты жүз киши оогандык,
Отуз киши Шоорук хан,
Баарына бирден милдетти,
Паланды таап келгин, деп,
Ой-тоону карай тараткан,
Эрмектешип чатырда,
Козголбой эки хан жаткан.
Ырыскан кебин салғынча,
Арызданып Шоорук мұң айткан:
- Кычырыпсың, Ырыскан,
Алдыңа келдим Шоорук хан,
Кычырганың чын болсо.
Жашыrbай айтсам кебимди,
Ырыскан арзым сен уксан,
Жетисуу бизге жер экен,
Жетисууну ээлеген,
Он атадан бер жакка,
Жедигер деген эл экен.
Бұтқұл әлге таанымал,
Багыш деген ээ экен,
Багыш әэлик кылганда,
Манас менен тең экен.
Манастын уулу Семетей,
Багыштын уулун өлтүрүп,
Жети сууга жети хан,
Бөлүп койгон кеп экен.
Ал жетөөнү чогултуп,
Падыша койуп баарына,
Жетисууда Жедигер.
Падыша журту дээр экен.
Баашалык такка мингендер,

Таластыктын эли экен.
Кечээ Бекбачанын доорунда,
Чоң атам менин Каракөз,
Ээ болуптур баарына.
Каракөздү калтырбай,
Бекбача баатыр сойгондо.
Мурункудай бул элди,
Жети бөлүп койгонго,
Бүгүн Темир падыша.
Буда Талас жеринен,
Таластагы кыргызда,
Алжандардын элинен.
Сурадың менден, Ырыскан,
Билгеним ошол кебимден.
Чыкыртып кандай сурадын,
Бир кыйалың бар чыгат,
Байкап көрсөм кебинден.
Шоорук хан минтип айтканда,
Ырыскан айтып кеп баштап:
- Сен мундуу эмес, Шоорук хан,
Мен мундуумун, - деп баштап,
Баарың кыргыз уулусун,
Бириңди-бириң куруттун.
Мен ооган туруп бир башка,
Таластыктан улупмун!
Мурункулар өтүптүр,
Өтүп көзү кетиптири,
Туудурган атам Бақдөөлөт,
Түбүнө кыргыз жетиптири,
Ээрчиткен колу отуз мин,
Айдал ийип аскерин,
Аттарын алыш кетиптири.
Жалгыз ооган мен эмес,
Жедигерде сен эмес,
Коросондо коромжу,
Кошо алыптыр ошону,
Отуз мин атын олжо алыш,
Аскерин айдал чубатып,
Аны дагы кууратып,
Мангыттардын Калдуубет,
Тактысынан кулатып,
Жамбыл белге түркмөндү,
Ээ кылыптыр таластык,
Муну өзүнө каратып.
Ошолорду укканда,
Туралбадым жан ачып!

Ырыскан айтып ийди эле,
Угуп турган Шоорукка,
Өтө жакшы болду эле.
- Андай аттуу күн кайда?
Атым Шоорук ханмын деп,
Мен жүрөмүн куру жайда.
Падышабыз таластык,
Баш булгап чыга албайбыз,
Ошол үчүн биз жылып,
Башка жакка барбайбыз.
Бактылуу сендей хан болуп,
Чукул бизге жар болуп,
Колдогон киши бар болсо,
Корко турган кеп эмес,
Куураган жанды мен айап,
Туруп алчу мен эмес.
Ой-пикирин угушуп,
Ойдо кенеш кылышып,
Темирбекти өлтүрмөк,
Кенеш буга тынышып,
Жетисууга Шоорукту,
Падыша кылмак болушту,
Убаданы бек кылышп,
Олтурган жерде койушту.
Темирге Шоорук кат жазмак:
“Оогандан келип Ырыскан.
Кайыпчынын капчыгай,
Жатып алды, - деп жазмак.
Ойунда бар Ырыскан,
Жедигерди бүт чапмак.
Өзүң келип, - Темир шаам,
Оогандыктын ыгын тап.”
Козголбой Ырыскан жатты,
Темирге Шоорук кат жазды:
“Көп кечигип кетпесин,
Болбой калды” деп жазды,
Шооруктун каты жетиптири,
Эми Темир нетиптири?
Алда кандай болду, деп,
Алапайы куурулуп,
Айласы мунун кетиптири.
Тумтак күнү түгөндү,
Барбай койор айла жок,
Бастырып Темир жөнөдү.
Өзүнө жакын кишиден,
Он-он бешти албады,

Эки чайчы, бир катчы,
Ээрчитип үчтү алганы,
Жетисууну кыдырып,
Шоорук хандын айлына,
Бир күнү барып калганы.
Барган күнү туйдурбай,
Конок кылып кондурду,
Кондурган менен ал күнү,
Курсагын жакшы тойгузуп,
Качан аны ондурду.
Кул деген кулдай болот, деп,
Чайчысы менен катчысын,
Кирип чыкчуу атчысын,
Кубалап ийди талаага,
Капташып эми калды окшойт,
Темир шаасы балаага.
Сыр айткансып Шоорук хан,
Сыйпалатып угузуп,
Бир күнү эрте тургузуп,
Ырыскан көздөй жөнөдү,
Туйунуп калды Темир шаа,
Көзүнүн жашын чубуртуп.
Ырысканга жеткирбей,
Жолдо колун байлады,
Жору жесин этин, деп,
Жолдо муну жайлады.
Сүйүнчүн болсо бергин, деп,
Темир шааны жендим, деп,
Ырысканга барганы.
Темир шаанын наамынан,
Катты жазып абыдан:
“Мен Ооганга барып келемин,
Мен келгинче оогандан,
Сен башкар деп Шоорук хан.”
Шоорук катты көтөрүп,
Тактысы жаткан жерине,
Хан Кыйаздын коргонго,
Чоң Толтайдун борборго,
Багыш хан жатчу ордого,
Ээ болду Шоорук ошого.
Туйдурбай бирден чакыртып,
Темир шаанын жакынын,
Чыгарбай үнүн бакыртып,
Терең казып кандекти,
Кылыштап башын чаптыртып,
Үстүнө топо төктүрүп,

Өлүктөрүн жашыртып.
Калган жети ханына.
Кат жазып анын баарына,
Элөөсүздөн алдыртып,
Жайын угуп сурашып,
Темирге жакын дегенди,
Темсөлетип кууратып,
Тирүү койбай сулатып,
Улук кылып кай бирөөн,
Турган жерин суратып,
Падыша Шоорук дегенди,
Жети сууга таратып,
Элөөсүздөн ээ болду,
Өзүнүн көзүн каратып,
Жүрмөк болду кыргызга,
Ырыскан менен жарашип,
Кабар салды Ырыскан,
Кубатайга кат жазып,
Ооганга кетип баратып.
Айы-күнү болжолго,
Урчуктун сенир дегенге,
Бир күнү келип чогулду,
Туш тараптан жол-жолдон.
Жетисуудан Шоорук хан,
Жети түмөн кол алган,
Оогандан келген Ырыскан,
Он түмөндөй кол алган.
Коросондон Кубатай,
Тогуз түмөн кол менен,
Аттанып чыккан батышта,
Тогуз баатыр зор менен.
Чогулушуп Конушту,
Бурчуктун ойу сенирге,
Аскер батып жаталбайт,
Анча-мынча тар жерге.
Нечен сапар Шоорукхан,
Барган экен Таласка.
Алакан жайып, кол ачып,
Куран окуп Манаска.
Эми Шоорук баратат,
Чуу салам деп Таласка,
Чет болом деп Манаска.
Баштаганы арбын кол,
Баштагыдан беш бетер,
Баш-аламан бастырып,
Баш-айагын аскердин,

Башчылары кайтарып.
Түнүндөсү жаткырып,
Күн тийгенде бастырып,
Тополоң уйуп, жер чаңдап,
Тозону көккө жазылып,
Ободогу жарык күн,
Күлгүн тартып күдүндөп,
Түнүндө жылдыз көрүнбөй,
Кээ-кээ жерден бүлбүлдөп,
Ашыгып көлөт Шоорук хан,
Ылдамыраак жүргүн, деп.
Ортосунда жедигер,
Астында бар коросон,
Аркасында Ырыскан,
Алды-арты болуп бараткан.
Шум дүйнө алдайт адамды,
Напсиңди ачып адашсан.
Анпай напсиң неткени,
Атбай алаш жөн жатса,
Таласка булар жеткени,
Беймаал кыргыз жатыптыр,
Беш убак тамак татыптыр,
Чигитейдин уйкусу,
Он беш күнчө качыптыр.
Мадыбекке кеп айтып:
- Атам элең бир чети,
Агам элең бир чети,
Козголгон окшойт мени деп.
Ойлошумча жер бети.
Он беш күн болуп баратат,
Уйкум менин келбеди.
Балтырым тартып балактап,
Булчунун тартат булкулдан,
Болуп калган окшонот,
Уруш кылар бир убак.
Эки күндүн алдында,
Аттуу кетип баратсам,
Тармал саздын башында,
Ат үстүндө уктадым.
Көрбөгөмүн, уккамын,
Коросон деп, ооган деп,
Жедигерди кыргыз, деп,
Жедигерди кызыл кан,
Ағызып турат калкылдан.
Сен айтып жүргөн Темирбек,
Кызыл кандын ичинде,

Агып барат калкылдап.
Камандан болду ончолук,
Баарысы Талас жерине,
Келип калды опколжуп.
Өңдерү баары окшошкон,
Үч бөлүнүп топтошкон,
Талаадан каман келатса,
Биздин Талас жеринен,
Бир дөбөт барып жол кошкон.
Каманды дөбөт каппады,
Же дөбөттү каман чалбады,
Дөбөт, каман – эки айбан,
Ажылдаша калганы.
Ызы-чуу болгон үндөрүн,
Кулагыма киргенин,
Айдайын деп Таластан,
Жылантору мингемин.
Аңгычакты чыгыштан,
Алты бөрү бет келди,
Аркасынан ээрчиген,
Бөлтүрүгү көп келди,
Утур келген мал койбой,
Түгөтө такыр жеп келди.
Бир убакта карасам,
Жердин бети кубарып.
Көк шибер куурал бараткан,
Каптап кетти Таласты,
Көп уй келип бир жактан.
Уйдун көбү кызылдан,
Кызыл уйлар келгенде,
Таластын түзү бузулган.
Ошондон бери карата,
Алда кандай түштүр, деп,
Айак-башын биле албай,
Сизге айтып мен турам.
Арканча кылып жорусан,
Келбейт дейим онунан,
Келет окшойт далай эр,
Кектүүлөрдүн чонунан.
Арык уй көрдүм Таластан,
Тумоо – бучкан, ачкалык,
Келеби деп мен турам.
Бир жактан келип жоо турса,
Баш көтөрөп киши жок,
Баары киши ооруса,
Амал кандай болот дейм,

Алдымда атым жооруса.
Азыркысын алдында,
Айдап жолго салайын,
Кектүүлөрдүн көптерүн,
Кесип башын алайын.
Өчөшкөндөй эл бизге,
Өзүм басып барбадым.
Өзүнчө келип катышса,
Өзөктөн канын жайайын,
Азбы, көппу өмүрүм,
Айап кайдан калайын.
Ак жолтой ата, батаң бер,
Аттанып жолго салайын.
Алдында түштүк тараптан,
Калганда чыгыш жагынан,
Андан кийин батыштан,
Таласка келчүү алтымыш,
Айры жолду чалайын.
Ылдамыраак жөнөйүн,
Бешенеге бүткөндү,
Бура тартпай көрөйүн.
Жат душмандын ат изин,
Таластын бетин бастыrbай,
Чабышып жүрүп өлөйүн,
Талаайга келсе көрөйүн.
Жорубагын түшүмдү,
Түшүмдө көргөн ишимди.
Жоготпой койбойм, атаке,
Жолугушкан кишини,
Байкап көрчү көз салып,
Талааста кыргыз ичинди!
Жылан тору ат минип,
Мойнуна чылбыр түрүлүп,
Канча жылдан бер жакка,
Кагышарга жоо таппай,
Калган чунак зеригип,
Темир тоонун тараша,
Жануп жагы жол эле,
Семетей кеткен мезгилде,
Зор бакай жаткан тоо эле.
Аржагы салаа үч өзөн,
Аркачан келсе душмандын,
Ашуучу жолу ал эле.
Айылдан чыккан Чигитей,
Алды-артын ойлоп кенебей,
Эпсиз баатыр бул чунак,

Элирген бала ченебей,
Кылчайп артын карабай,
Кыргыз үчүн өлөм, дейт,
Кылча жанын айабай:
“Таласка душман баскынча,
Өлгөнүм жакшы менин, деп,
Өлүмдөн туура шек кылбайт, -
Көрбөсөм өмүр мейли, деп,
Төшөктө чалдар туйлабай,
Беймаал бала ыйлабай,
Желеде жылкы жуушабай,
Кемпирдин болбой көөнү жай,
Кымыз ичип, тай сойуп,
Кызыкта жүрбөй уландар,
Кызмат кылдым элге, деп,
Кыйынсып жүрүш бул кандай?”
Ойлогон кеби ар качан,
Ак калпак элди жыргатыш,
Ойунда жок чунактын,
Бир баланы ыйлатыш.
Ачып көздү жумгунча,
Айта-буйта кылгынча,
Тарашанын кырына,
Чыгып барды чунагын,
Чай кайнатым убакта.
Белгө чыгып элейип,
Шанда туруп сербейип,
Этегин шамал чойгулап,
Капшыты көөп делдейип,
Дүрбүнү алып колуна.
Түшпөй аттан жаш бала,
Кара көзгө салганы,
Үч капчыгай алдында,
Артылта мууну карады.
Көөдөндөрү жылганын,
Көмөскөлүү жери тар,
Ышкырынып жаңырык,
Заңкайган бийик зоосу бар,
Аржаккы оозу жылганын,
Жери чаңдак шор болчу,
Будурмак адыр коо болчу,
Илгерки өткөн баатырлар,
Ошол жерден жиберип,
Жортуулчудан из чалчуу.
Кашкайып талаа жыртылып,
Жердин бети тытылып,

Чандап калган ак чыйыр,
Жүрүп турган сары жел,
Топуракты учурup.
Эл көчүп барчуу жайлоого,
Кеңири жери мында жок,
Күзүндө барчуу кыштоого,
Деги маалы болгон жок,
Эмне үчүн ак чыйыр,
Кандай болуп калды?- деп,
Жердин бети жыртылып,
Тарпы чыгып алды, деп,
Кыйа тартып буруулуп,
Кырчак ташты бет алып,
Чылбырын кармай олтуруп,
Турнабайын ондоду,
Олутун таап олтуруп.
Оңдоп карап жол-жолду,
Аңгычакты ызы-чуу,
Капчыгайда болгону.
Кош жанырык кужулдан,
Өйүз-бүйүз зоолору,
Кербен келген белем, деп,
Соодагер келген белем, деп,
Сонундан алат элем деп,
Оолжуп тиктеп турганда,
Алды жаккы төө тыныш,
Жабыла жайнап эл келет,
Көтөрө албай көптүгүн,
Капчыгай ичи теңселет,
Желеги жол-жол сарыдан,
Жер майышкан көп адам,
Кайдан келди экен? деп,
Келсе мейли келсин, деп,
Утур алдын караса,
Уй жайылчу талаадан,
Мындан чыкты нечен жан.
Байрагы көк, ағы бар,
Кайсы экени таанылбай,
Келе жаткан бул аскер,
Жети түмөн чагы бар.
Эки жолдо аскер көп,
Бир капчыгай кетти, деп,
Бул аскер кайдан жетти? деп,
Дагы бирөөн караса,
Келген аскер андан көп,
Сайдын куму шекилдүү,

Сандалып келе жатыптыр,
Асты чыгып белеске,
Ашканы келе жатыптыр,
Чогулуп келип бир болгон,
Жылкы саноо колоттон,
Жол талашып жатыптыр.
Байрагы кызыл бети ак –
Бу жедигердин эли эken.
Бузулган пейли кызталак,
Кызыл байрак башында,
Таштаган эken Сейитек,
Өзү он эки жашында.
Которулбай жүрүчү,
Ошол чактан ушул чак.
Бетине актан бастырып,
Желегин кызыл көтөртүп,
Шооруктун кылган иши эken,
Ойротто жок ушул эл,
Он эки түмөн киши эken.
Ач кыйкырык - куу сүрөөн,
Арстандын атын чакырып:
“Үстүртөн тийсем качырып,
Тебөдөн ылдый жапырып,
Далайы өлөр бей арман,
Эрлерин албай элин чаап,
Антип жүрүп жоо алган,
Ошол эрге эң жаман.
Баштыгы чыксын ханы, - деп,
Балбаны болсо дагы, - деп,
Белдүүсү чыксын эри, - деп,
Бешенеме жазганды,
Мен көрөйүн деги, - деп,
Бекер элге чuu салып,
Өлтүрбөйүн бул элди,
Түзгө чыксын мейли” – деп,
Карап турду Чигитей,
Кебелип койбойт апкаарып,
Аскери көп немедей.
Баштап ханы бир жургөн,
Баатыры бар элдерден,
Ийменбеген Чигитей,
Эринеби ал чунак,
Ителгидей тийгенден.
Эстегени хандары,
Андан кала бергенде,
Беттешсем дейт армансыз,

Бар болсо темир кийгени.
Арстандан калган чунактын,
Келе жаткан үч урук,
Тентектигин билбеди,
Ач белестин кайкыга,
Алды чыгып келди эми.
Атка минбей жөө туруп,
Келаткан элге угузуп:
- Үч жылганы өрдөгөн,
Үч уруу сенден эл көрдүм,
Түпкүлүк душман шекилдүү,
Түрпөтүндү мен көрдүм,
Эр санасаң өзүндү,
Мени сен өзүндөн өөдө шер көргүн.
Эңкейбей Талас бетине,
Бурулуп түш келген эл,
Талдуу суунун керүүгө,
Андан кийин мен бармын,
Эсебин алыш бир-бирден,
Эдебинди берүүгө.
Чатырың тигип жайланаң,
Тойгузуп курсак чайланып,
Андан кийин, келгендер,
Ким экениң билдиргин.
Азыр мындай жүргөндө,
Сенин кимдигиңди ким билсин!
Айтып карап турганы,
Алдында келген жедигер,
Айбатын билет кыргыздын,
Каары өткөн бул журттун,
Бурулуп жолго салыштыр,
Бөксөлөп барып жедигер,
Керүүгө түшүп алыштыр.
Аркасынан Оогандык,
Ашпай белден шыкаалап,
Жедигер кетти кайда? деп,
Кетеби элге кайра, деп,
Алдыртан сурап калыштыр,
Оогандан чаап үч-төртөө,
Шооруктан сурай барыштыр.
Барса Шоорук муну айтат:
- Ашпай белден керүүгө,
Кеңири жерге түшкүн, деп,
Тээ белде турган киши айтат,
Көргөндөн бери караанын,
Бүткөн бойум калтылдап,

Токтобой кара тер басат,
Ошентип турса ач белде,
Алдында мунун ким ашат?
Тарашанын кыры эле,
Чыгучу жолу ушу эле,
Сомбиликтин Чигитей,
Сокмоктуу баатыр чыкты, деп,
Кулагым менин укчу эле.
Байлалуу турган Тору атты,
Барча тоодой мен көрдүм,
Жанында турган баатырды,
Баарын жутчуу эр көрдүм,
Темир шааны өлтүрүп,
Хан тактага мингенде,
Мен ошол күнү өлгөмүн!
Оогандар угуп бурулуп,
Ырыскан элден кеп угуп,
Бура тартып керүүгө,
Барып түштү чубуруп.
Аркасынан Кубатай,
Жер көрбөгөн Коросон,
Айласы барбы чубабай,
Аларда барып түшүптур.
Тогуз баатыр, Кубатай,
Тобун бузбай аркада,
Кийик уулап, аң уулап,
Келелек жүргөн чагы бар.
Өз жеринде жүргөндө,
Күн батыш түштүк жагында,
Кубатай баштап онунун,
Куусу кулак тундурган,
Жылчылык жолго угулган,
Бул онунун даңы бар.
Илбирс атып, чөө атып,
Ийри мойун төө атып,
Мастан айуу дегендөн,
Төрүнөн атып сулатып,
Текесин таштан кулатып,
Кулжаны тандап атышып,
Курбуга койуп чубатып,
Кайберенди талкалап,
Капчыгайга сулатып,
Сонундардын терисин,
Сойдуруп алып Кубатай,
Балбандарга жыйнатып,
Илбирси бар, бөрү бар,

Ал жердеги бөрүнүн,
Бойоп койгон немедей,
Өтө сонун көгү бар.
Сүлөсүн бар, чөөсү бар,
Түлкүсү бар, суусар бар,
Карсак менен кашкулак,
Аралашып буда бар.
“Жери сонун экен, деп,
Алган экен кыргыздар,
Ушундай жерди көп ээлеп.
Ушул жерде жүргөн жан,
Көкүрөгү кең келет,
Күүлдөгөн эр келет,
Күчү-күчкө уланат,
Эркин өскөн элдерди,
Канткенде бенде кулатат?”
Келе жатат тогуз-он,
Өздөрүнчө кобурап,
Үстү жакта Чигитей,
Айтканын угуп олтурат.
Чыгып келди кайкыга,
Ашкан из жок алдында,
Чубап изи кетиптири,
Шымал жакка кайрыла.
Жол быйакта экен, деп,
Наржагы кандай жер экен,
Көрүп кетсек бекен, деп,
Бузбай тобун он чону,
Тарашанын кырына,
Чыгып келди тепендей.
Аттардын оозун бурушту,
Аңырайган чочколор,
Кенколду карап турушту,
Койундан дүрбү суурушту,
Кенколду көздөй сунушту.
Карап баары калышты,
Көрдүнбү деп көргөнүн,
Биринен-бири сурашып,
Мен көрдүм палан сонун, деп,
Жабыла сүйлөп чуулдашип,
Кара буура Чаткалдан,
Караанын көрүп күмбөздүн,
Күзгө жакын ысык кез,
Душмандар келген бул мезгили.
- Тээ капкара болгон эмине,
Агып жаткан булакбы?

Тұндесү күйүп жер жарып,
Тышкы бетин ыш алып,
Же өчүрүп койгон чыракбы?
Тааныдыңбы, көрдүнбү?
Дайнын анын билдинбі?
Бир-биринен сурашты,
Күмбөз деп бирөө айталбай,
Токтонуп айтып кеп салбай.
“Коросондон чыккалы,
Колотту көрдүк ар қандай.
Түшүндө түндө көрбөсө,
Көзү менен ким көрсүн,
Башы жети, айак бир,
Чалкалап жаткан төр қандай,
Чулук-чулук көл қандай,
Чуркурап жаткан көлүндө,
Өрдөк, чүрөк, каз қандай.
Кулжасы жатса төрүндө,
Куланы жатса чөлүндө,
Өрдөгү жатса көлүндө,
Оролуп айбан баспаса.
Кейкөлүп жаткан чөбүнө,
Көзү тойот көргөн жан,
Өнгөн дарап көбүнө.”
Көрүнбөйт коргон карааны,
Көрүнөө жерин калтыrbай,
Бир-биринен сурады.
“Эми калған кеп болсо,
Шоорук хандан угалы.
Эгерде Кенкол бул болсо,
Мында туруп нетели,
Түн бойунча жетели.
Бир жылы жүрүп жай жаткан,
Башка жерге козголсо,
Өмүр бойу өткүнчө,
Бул түшүнөн чыгып кетеби?”
Атына минди жабыла,
Кубатай зору алдында,
Кубатай атын бурган жок,
Кол түшкөн жакка барууга.
Айтқыла барып аскерге,
Бүгүн түнөп жай алсын,
Эртең менен таң ата,
Эл алдында чубасын.
Тетиги турган көп бакка,
Мен барамын алдында,

Бүгүн жалғыз барайын,
Бир тұнұ жатып ал жерге,
Көңүлұмдұ сергитип,
Жол азабын кетирип,
Кумардан чыга канайын.
Мингени кара кер экен,
Байқап көрсө сыйагы,
Кубатай мыкты эр экен.
Тогуздан бешөөн кетирип,
Төртөөн бөлүп әэрчитип,
Өзү менен беш болуп,
Жерди көрүп Кубатай,
Көзү тойуп нес болуп,
Калтыrbай баарын көрүүгө,
Күн батыптыр кеч болуп,
Кенколду көздөй эңкейип,
Эми кире берерде,
Чигитей жетти кез болуп.
- Колунду таштап талаага,
Адында жүргөн сен кимсиң?
Жашыrbай айтып дайныңды,
Жакшы болсоң билдиргин,
Чигитей тирүү турганда,
Бей чеки киши Таласка,
Бет алыш буга ким кирсин!
Тору ат менен кырданып,
Түпөктүү наиза ыргалып,
Бастырса болбой Кубатай,
Кетейин деп чыр салып,
Кабылан бала сурады,
Кайрылып басчуу неме эмес,
Ал кубатай бу дагы.
- Чигитей деген ким? – деди.
Коросонго ээ болгон,
Мен Кубатай бил! – деди.
Атамды эстеп кунун кууп,
Жүрөгүм ысып желдеди.
Ошол үчүн келгемин,
Жети төр Кенкол, Таласты,
Талап алыш кеткели.
Катуу тийди баатырга,
Кубатайдын бул кеби,
- Сен Кубатай коросон,
Мен Чигитей ойлосон,
Бармак түгүл Кенколго,
Кетпейсиң тирүү сен болсоң!

Кайра тартпай көрүшкөн,
Кажыбай турган эр болсон,
Сундуруп найза тартпагын,
Сүрдүү баатыр сен болсон,
Мен деле куруп калайын,
Кайратым сенден кем болсом!
Атагы чыккан Айкөлдүн,
Акыркы уулу мен болсом.
Капкайдан чыгып, коросон,
Кайгысыз жаткан тынч элге,
Карбаластан не келдин?
Эки башка бөлүнгөн,
Сени менен үч экен,
Ошол кайсы элдерин?
Токтоло калып Кубатай:
- Тогуз түмөн колум бар,
Тогуз баатыр зорум бар,
Өзүм менен он элем,
Ушул дүйнө жалганды,
Оморо турган чагым бар.
Аркамдакы эки топ –
Алдындакы жедигер,
Шоорук деген ханы бар,
Аркасы ооган, парыс эле,
Ырысканы дагы бар.
Угулду, кыргыз, кабарың,
Чыдан үйдө жаталбай,
Мен чыгып келдим атайын,
Караан тутуп ал экөө,
Ээрчиp келе жатыптыр,
Эминесин айтайын.
Күүгүм болжол бүрүлдө,
Көмө чаап кан ууртап,
Көөнүмдө жыргап жатайын.
Сары жел артуу туу белде,
Салкын жерде жатайын,
Кол-бутум сунуп керилип,
Уйкунун даамын татайын,
Келишкен сонун жер экен,
Ыраатын мунун татайын!
- Коржондобо, Кубатай,
Көзүң көрүп бой сергип,
Ачылып көөнүң кубанбай,
Катылышсаң сен мага,
Бөөдө өлүп кетесин,
Эртенеки күнгө чыгалбай.

Эрлериң менен бир болгун,
Эрлериң менен тең конгун,
Эртеңки күнү жарыкта,
Армансыз өлүп жоголгун!
Кара башың, Кубатай,
Кара тоочо болжодун,
Камыштын башы шуудурак,
Сени мен как ошончо ойлоном.
Өз башыңды, Кубатай,
Үстүнкү тоочо болжодун,
Кубарган чөптөр шуудурак,
Сени мен ошончолук болжодум.
Тартынбай турган Кубатай,
Күчаладан таттуу сөз,
Чыдап буга туралбай,
Найзасын кармап эптенип,
Бир көрсөм деп беттешип,
Бастырарга қалганды,
Балтыркан деген бар экен,
Далайга чыккан жан экен,
Баатырдын бири ал экен:
- Хандык өкүм колунда,
Баатырлык бизде, Кубатай,
Айткан сөзгө аркылбай,
Карангыда тайынсыз,
Кармашып жүрүш ал кандай?
Көргөн жериң болбосо,
Көнгөн элиң болбосо,
Араң чыктык үч күндө,
Капчыгайы бул болсо,
Кош жаңырык чуулдап,
Өйүз-бүйүз зоо болсо,
Зоого салса өлөсүн,
Чигитей менен беттешип,
Кумардан чыгып алалбай,
А дүйнөнү көрөсүн.
Тилимди ал, Кубатай,
Эртең менен беттешип,
Кутурган кыргыз Чигитей,
Андан кийин жолго сал,
Өлтүрбөй туруп бу кулду,
Жер каздырып орго сал,
Алып барып шаарыңа,
Жетимиш темир торго сал,
Айттырып кангай, кытайга,
Арасында таңгыт бар,

Ошол элден соога ал,
Андан кийин бу кулдун,
Анан башын кесе сал!
Айтып болуп Балтыркан,
Бура тартып жөнөдү,
Кубатайдын атынын,
Артынан түштү бөлөгү,
Беттеше албай Кубатай,
Колунан кетти өнөгү.
Кубатай барса элине,
Чатырларын бүктөшүп,
Жаккан отун өчүрүп,
Жаткан аскер дүрбөшүп,
Биз ашучу бел кайсы?
Болгун ылдам жүр, дешип,
Ызы-чуу түшүп жатыптыр,
Баш-аламан сүйлөшүп,
Кубатай ханы барганда,
Баары калды сүрдөшүп.
Шоорук хан келди ангыча:
- Жүрү, баатыр Кубатай,
Кошулушуп жүргөлү,
Болуп калды күн канча,
Биздин кошко баралы,
Чатырды тигип болгунча,
Бир жайланаң алалы.
Ырысканды чыкыртып,
Жүгүрттү эки баланы.
Беттешип келди үч улук,
Белдүүдөн он үч олтуруп,
Баштан өткөн жумушум,
Хан Шоорук өттү кеп уруп.
Баары көргөн-билигенин,
Барбай кайра келгенин,
Балтыркан айтты олтугуп.
Ырыскандын ойунда:
“Калбаптырмын алдында,
Чигитейге жолугуп.
Эртең менен эң мурун,
Элден мурун барбасам,
Эрдемсиген кызталак,
Эбин таба салбасам,
Мен барам деп алдында,
Чыр салат го Кубатай,
Байкап көрсөм ар качан.”
Кубатайдан Ырыскан,

Коруганы Чигитей,
Өлтүрөбү, өлөбү,
Болжоп аны ким билер?
Баарысына Шоорук хан,
Бабырап кебин баштады,
Баштан-айак бүт айтты,
Бала жолборс арстанды,
Батай, Катай, Оторду,
Тобуке, Дөрбөн ошону.
Капасы келди Кубатай:
- Кажылдаба, сен Шоорук,
Алдыраба, Ырыскан,
Айткан кепти сен угуп!
Апсана сөздү укпадым,
Кубатай атка мен конуп.
Эр сайсам атым меники,
Оогандан келген Ырыскан,
Олжосу болсо сеники.
Жери менен элдерин,
Жедигерге берели,
Менин айткан бул кебим,
Ылайыгы келеби?
Өздөрүн кыйын эр санап,
Шоорук хандын үйүндө,
Олжого бөлдү мал-жерди,
Барамын деп, барбайым, деп,
Ырыскандын оозунан,
Дегеле зобан келбеди.
Жатып калды кайтышып,
Мактансып кебин айтышып,
Шоорук хан жатты уктабай,
Көз жума албай таң атты.
“Көрсөтөт бүгүн Чигитей,
Баштагыдай адатты.
Темир шаага катышып,
Мени мээнет не басты?
Же кара киши болбосом,
Жети суунун бириnde,
Катардакы хан болсом,
Анан кастьк кылсамчы,
Же калк ичинде кар болсом,
Ажалым жеткен турбайбы,
Ойлоп көргөн жан болсом.
Бүгүн эптеп турайын,
Чигитейди карайын.
Эрдемсип кетип баратса,

Эртеңки түнү эл жата,
Караңғынын кийимин,
Калдайта чүмкөп кийинип,
Чигитейге барайын,
Темир кандын өлгөнүн,
Ырысканга шылайын,
Өлбөй тириү туруштун,
Бир амалын кылайын.”
Коркпогондо неткени,
Угулуп турду өңгө элге,
Мунун кобурап айткан кептери.
Шоорук хандын алдында,
Чай кайнатып, от жаккан,
Жакшы-жаман кепти уккан,
Тұбұ Талас әлинер,
Жүрүчү экен Мадана,
Кобурап сүйлөп жатканын,
Кулагын салып күп тыңшап,
Шашпай аста былқылдан,
Калтыrbай угуп болуптур.
Кат билбеген Мадана,
Унутуп калам, деп ойлоп,
Аз болгондо он айтып,
Жаттап муну койуптур.
“Бир сууну билген хан турса,
Ага ыраазы болбосо,
Кыргызга кылып кастыкты,
Кылган иши бул турса,
Темир шааны сойуптур,
Шоорук шаа атка конуптур.
Өз атасы чочконун,
Асылбача, Бекбача,
Далай жылга касташты.
Кыйалын бузуп жанбады,
Өлтүрүп анан таштashты.
Атасы өлсө уулу, деп,
Оңолуп кетер мейли, деп,
Улук кылса бир сууга,
Ушул ишти тапканы.”
Айласын таптай Мадана,
Кыргызга кебин айткалы,
Таң аткынча уктабай,
Чыканактап жатпады.
Сүрүп чыкты таң атып,
Тоо башына күн чалып.
Коросон менен оогандык,

Мен барам деп майданга,
Булар калды талашып.
Балтырканы оолугуп,
Мен барам деп жулуунуп,
Угуп туруп Ырыскан,
Онуп өңү бузулуп:
- Мен барам, - деп ал турду, -
Балтыркан мага кызматкер,
Менчелик эмес Ырыскан,
Эң алдында мен барам!
Кубатай болбой койгону,
Куруп калган мадана,
Уруша кетсе экен, деп,
Кандуу кылыч жанынан,
Сууруша кетсе экен, деп,
Шайтан айдап иттерди,
Сайыша кетсе экен, деп,
Өчүгүшүп кеп жебей,
Өлүп кетсе экен, деп,
Ирмебей тиктеп калыптыр,
Жедигердин Шооругу,
Жетип ага барыптыр:
- Андай эмес, баатырлар,
Сен экөөндүн атаң тен,
Өлтүргөн ушул кыргыздар,
Менин атам Каракөз,
Өлгөн экен кыргыздан.
Кулактاشып угушуп,
Үчөөбүз келе жатабыз,
Ат жеткисиз алыстан,
Абийириң кетет, эки хан,
Жол талашып чабышсан.
Кыргызга уйат болобуз,
Кырда турган уулuna,
Мунуңар жакшы иш эмес,
Койгула, хандар, койгула.
Шоорук айтып токтолду,
Кубатай менен Ырыскан,
Муну тыңшаган киши жок болду.
Кеп өтүшүп олтуруп,
Найзасын ондолп Ырыскан,
Кубатайга козголду,
Кокусунан элөөсүз,
Мына мындай иш болду,
Козголуп калган Ырыскан,
Май сооруга бир койду.

Май сооруга наиза жеп,
Кубатай карап турбады,
Ырысканды Кубатай,
Капталдан нары урганы.
Кубатайдын соорудан,
Ырыскандын карчыттан,
Кандары чыкты мончоктоп,
Канткенде булар туралсын,
Кайрат кылбай эр токтоп.
Карсылдашып койушуп,
Кадимки сайыш болушуп,
Алдында минген аттары,
Тизгин тартып чойушуп,
Найзаны канга чыкташып,
Барган сайын өчөшүп,
Бирине-бири ыкташып,
Кыйгай кармап жарагын,
Кыйамына келтирип,
Жан айабай мушташып,
Кызык уруш мезгилде,
Кызыгышкан кезинде,
Чигитей келди ал кезде.
- Кекенген менде кектүүнөр,
Кенешип туруп бириң кел,
Корксонор жалгыз келгенден,
Кошулушуп экөөң кел!
Чигитей айтып ийди эле,
Кубатай кулак салбады,
Ырыскан тыңшап калбады,
Басылбады күчөдү,
Бул экөөнүн жаңжалы,
Бастырып барып Чигитей,
Чылбырдан экөөн кармады:
- Не болдуңар, баатырлар,
Эмне кеп бар айтыңар.
Арбын кошуун кол болуп,
Үч бөлөк түшкөн эл болуп,
Келгениңер жол тартып,
Коросон, Ооган жер болуп,
Жедигер кошо келиптири,
Айланып башы тел болуп,
Сайышып калдың не үчүн
Талашыңар не болуп?
Баатырлык менен Чигитей,
Экөөнүн эки колунан,
Кармап туруп айтканда,

Ашыгып калды Кубатай,
Абалкы кебин айтканга.
Ырыскан калды толгонуп,
Кубатайга каш серпип,
Ички сырын айтпаска.
Серпкен кашын билген жок,
Кубатай кирди оозу шок:
- Арага түшкөн сен кимсиң?
Урушуп жаткан кишинин,
Ортосуна киришкен,
Обу жок кандай жиндисиң?
Кайдан келген кишисиң?
Кагышып жаткан кишинин,
Арасында киришкен,
Акылсыз кандай кишисиң?
Кайдан келе жатасың?
Кайсы жакка барасың?
Каарым жанбайт меники,
Ырыскандан кан ичип,
Талап албай кыргыздын,
Такоол болгон Таласын,
Жедигердин Шооругун,
Жеп жутамын баарысын!
Кетирейин бул жерде,
Тийгизбей колго намысын!
Кенколду айдап көчүрүп,
Жедигер менен оогандын,
Өкүмөт атын өчүруп,
Жеке жалгыз болбосом,
Менин Кубатай атым куурасын!
Угуп болуп Чигитей:
- Таластакы кыргызда,
Канбаган кандай өчүң бар?
Баарын ирмеп жутуучу,
Ийилбес канча күчүң бар?
Үчөөндү катар жутуучу,
Мен Чигитей өзүм бар!
Байкап турса Мадана,
Шоорук хан калды баскалы.
Чигитейге жок жерден,
Бир шылтоону тапкалы,
Өзү қылган иштерди,
Ырсканга жапкалы.
- Атымды кармап тарткын, - деп,
Жигитин Шоорук жумшады.
- Өлгөнүң өлүп калғын, - деп,

Өлбөгөнгө мен бар! – деп,
Койо берип ал экөөн,
Чигитей бура тартканы.
Көрүп турган Мадана,
Торой алдын басканы.
Өжөр чыйрак Мадана,
Жаш баладай жүгүргөн,
Чигитейге жакындал,
Чукул кирип келгенде,
Көзүнөн жаш төгүлгөн:
- Айланайын өзүндөн,
Карааныңды көрдүм мен,
Козголоң салган баарыга,
Кубатай деп угамын,
Кенештеш киши эмесмин,
Эшиткен менин кулагым,
Оогандын ханы Ырыскан,
Шоорук экөө тилдешип,
Темир шааны куруткан.
Жесир кылып катынын,
Жетим кылып балдарын,
Кайгылуу кылып калганын,
Мундуу кылып тууганын,
Кубанчы берип душманын,
Өз ичине кетирди,
Темир шаанын бушманын.
Мындан мурун укпапмын,
Түндөкү өткөн түнүндө,
Шоорук хан бар үйүндө,
Ырыскан менен Кубатай,
Кычыртып кетти күүгүмдө.
Кайта келди бир кезде,
Кобурап сүйлөп кеп салат,
Уйкуга көзүн ирмесе.
Мен кат билбеген кара түрк,
Унутуп калам коқус, деп,
Он сыйра айтып жаттадым,
Сага кандай айтам, деп,
Кирпигимди какпадым,
Ошондо угуп жүрөмүн,
Бул үчөөнүн чогулуп,
Бир масилет тапканын.
Укканым жок, билбеймин,
Темир шаанын өлүгүн,
Кай корумга катканын.
Атым менин Мадана,

Угуп койгун, арстаным.
Таластакы кыргыздан,
Түп насилим айтайын.
Алчын кыргыз уругу,
Атам мурун Таласта,
Алты жүз үйдүн улугу,
Жедигерге барышты,
Эр Бекбача буйурду.
Жолдо угуп-көргөнүм,
Уккун, баатыр, бу болду.
Айтканын укту Чигитей,
Көрбөгөн Темир баашаны,
Мадыбектен угучу,
Көбүнчө атын Чигитей.
“Арамдык жок кыргызга,
Ал кишиде кенедей,
Армандуу өлгөн экен, - деп,
Кайран баашам ченебей!”
Четке чыгып Чигитей,
Чендер көрдү буларды.
Кубатай менен Ырыскан,
Курчалышып урушкан,
Баш тарткан жок кайрылып,
Алдындакы жумуштан.
Жан айабай салышып,
Жамбаштан канды ағызып,
Чыдаштык кылбай темирлер,
Быркыратып чабышып,
Колунда жарак жок калып,
Койгулашып киришти,
Камчы менен салышып,
Коросондон Балтыркан,
Кокус баатыр неме экен,
Коросондун ичинде,
Мен жалгызмын, дээр экен.
“ Ырыскан менен Кубатай,
Буларды карап турамбы,
Көмө чаап алайын,
Кыргыздан келген кыйынсып,
Тээ муштумдай болгон баланы!”
Кийгени көпкөк темирден,
Сүрөтү киши шекилдүү,
Кеми жок бойу сенирден,
Үңкүр кабак, кең таноо,
Ичине эңшер, дүмчүк бел,
Кишиден башка неме экен,

Турган жерден бурулуп,
Кел Чигитей, кел! деген,
Кулакка кеби угулуп,
Кайра тарта басканда,
Улугу анын Кубатай,
Кулагы угуп калыптыр:
- Кулжундаган чунак кул,
Менден болбой уруксат,
Баар болсоң кыргызга,
Убара болбой жата тур,
Кой, Балтыркан кой! – деди.
Кубатай айткан кептерин,
Ал кутурган Балтыркан,
Кулагына илбеди,
Чигитейди келгин деп,
Атынын оозун имерди.
Бура тарта бергенде,
Качырып келип Кубатай,
Көмө сайып жиберди.
Укпаган кулдун кулагы,
Сагынган өлүм убагы,
Коборбой туруп Кубатай,
Басып туруп мууздады.
Кайра атына жабышып,
Ырыскан менен Кубатай,
Жана кетти чабышып.
Темир шааны эстенип,
Эр Чигитей кайышып:
- Жедигердин Шоорук хан,
Кел бери сен эр болсоң!
Падыша Темир не болду,
Жообун берчи сен болсоң!
Бир сууга сени хан деген,
Абам айтчуу Мадыбек,
Жетисууну башкарган,
Темир бааша бар деген.
Коросон менен Ооганга,
Кошуп берип буларга,
Сени кимдер бар деген?
Айтарына кеп таппай,
Апкаарып Шоорук тердеди,
Токтолуп калды былк этпей,
Мадана жетип келгени:
- Айланайын чырагым,
Атадан артык чунагым,
Эл намысын талашып,

Атка минген убагын,
Каңгайды сайып жеңди, деп,
Каттоочудан угамын.
Билесин, баатыр эр жигит,
Ортодо жердин ыраагын.
Айтпадымбы жана эле,
Темир шааны Шооруктан,
Эминесин сурадын?
Башын алсаң бааша сен,
Башын катса банаа сен,
Ийбелген жок баашага,
Күрмөөгө тили келбеди,
Шоорукта эми ал канча?
Өлтүрсөң өзүң билесин,
Өлтүрүп таштап Шоорукту,
Өкүмдү берип бирөөнө,
Айдасаң айдал ийесин.
Жетисууда жедигер,
Жери, баатыр, сеники,
Жети суу толуп жайкалган,
Эли, баатыр, сеники,
Илгертен бери кас чыккан,
Тендеше албай пас чыккан,
Эри, баатыр, сеники,
Толтойдон бери карата,
Теги, баатыр, сеники.
“Түбү бирге кошулат,
Учу бирге жазылат”
Айтар кебим мына бул.
Түбүбүз бирге эмесби,
Бу түгөнгүр меники,
Кубатай менен Ырыскан,
Кимиси жеңип ким алат,
Урушуп жатса ал экөө,
Талап алсаң жедигер,
Атага наалат ат калат,
Өзүңө калат жаман ат,
Сабыр кылып байкап тур,
Айагы болот кандайрак.
Мадана айтып болгону,
Байкап туруп Чигитеj,
Баарын акыл болжоду,
Кычыrbай кайра Шоорукту,
Унуткан болуп жөн койду.
Ырыскан менен Кубатай,
Күүгүм кирип кеткинче,

Сайышып чыкты түк тынбай.
Көз байланган бурулдө,
Күдүндөп кайра жанышты,
Кош-кошуна барышты.
Жедигердин Шоорук хан,
Караңғынын чапанын,
Калкалап башка жамынып,
Кылганы түшүп эсине,
Кыйаматтык кыл боолук,
Мойнуна калды тагылып.
Кубатай менен Ырыскан –
Ал экөөнө жолугуп,
Айтып таттуу далай сөз,
Бир чатырга чогулуп,
Жараштырды экөөнү,
Үчөө биргө болушуп,
Ортого окту койушуп,
Чигитейге беттешмек,
Чың кайрат менен чогулуп.
Жашы кары Шооруктун,
Далай акыл ойлоптур,
Ойлогонун, ақылын,
Айттай элге койбоптур:
- Кубатай менен Ырыскан,
Ырысыма табылдың,
Басыранды киши элем,
Шоорук хан деп ат берип,
Абийрим менин жабылдым,
Ооган менен коросон,
Колунда экөөң элин бар,
Кулагың салып уккула,
Айттар менин кебим бар.
Эби келсе силерге,
Бирден-бирден барбаңар,
Алы канча, жай канча,
Коросондук балбандан,
Сегизи бар дапдайар,
Үчөө-төртөөн жумшаңар,
Байкап туруп баатырдан.
Чигитейди сынап кал,
Мен уккамын кабардан,
Кудай урсун Чигитей,
Өтө кыйын жаман ал.
Угушумча Чигитей,
Кудай бетин салбасын,
Утур келип ошого,

Жумуру баш калбасын!
Каңгайдакы көп элди,
Кан какшатты деп келди,
Беттешип бенде чыгалбай,
Камалып калды деп келди.
Эми бүгүн Чигитей,
Сен экөөңе кез келди.
Бирден-бирден барганда,
Эрлик жолун талашып,
Биз калбайлы ушинтип,
Өлүм жагын карашып.
Аскер келип айылга,
Чигитей калды жаны ачып.
Жекелешип журбөйлү,
Жекеге барып бир-бирден,
Өлүп кетип кокустан,
Жетелешип журбөйлү.
Үч бөлөлү аскерди,
Санап туруп бул элди,
Жиберели кыр-кырга,
Түйгүзбастан билгенди.
Айлана курчап тулгадай,
Үч тараптан кирели.
Ичи ачып, боор ооруп,
Кары-жашы дебестен,
Утуру келген немесин,
Боорунан кармап тилели,
Тулпарын кармап минели,
Тузуна мунун сийели,
Манасынын күмбөзүн,
Отко жагып ииели,
Конурбай кирбес сыр коргон,
Колбуп биздер кирели,
Кыздарын катын кылалы,
Уланын жумшап тыналы,
Орто жаш акыл тапчуусун,
Силерге, балдар, эп келсе,
Бирөөн койбой кыралы.
Үч тараптан тийгенде,
Өз ичинен чыкпайбы,
Айталбай дарттуу бар болсо,
Ичине батпай убайы.
Бузулса кокус биз үчүн,
Бул кыргыз мууну бошоочу,
Кубат кыла каларбыз,
Кошула келген ошону.

Кубатай, Ырыс, Шооруктун,
Масилети токтоду,
Кайта келип туйгузбай,
Аскерин булар жоктоду.
Шоорук келсе аскерге,
Маданасы жок болду.
Чыгып Шоорук кеткенде,
Чыдай албай Мадана,
Чатырынын тушуна,
Чуркаган бойдон жетти эле.
Угуп алды бар кебин,
Шоорук кайра басканда,
Чатырга кайра келе албай,
Чигитей тапсам айтам, деп,
Табалбасам баатырды,
Таласка барсам табам, деп,
Арамдын ушул кептерин,
Баатырга барып айтпасам,
Канткенде карал табам, деп,
Чигитейге барам, деп,
Жөлөндү төшкө карагын.
Чигитей издеп баратып,
Алдынан бирөө жолукту,
Минген атын жаратып.
Таанышпаган ал экөө,
Бирин-бири карашып,
Мадана байкуш жөө басып,
Сүрүп кетти таң атып.
Алы-жайын сурашты,
Аттуу келген адамзат,
Мадана жайын сурады.
Жашырган жок Мадана,
Баары Талас эли деп:
- Баатырды издеп келатам,
Менден уксаң кебим, - деп,
Учурган аттуу жан,
Ал Мөңкөтай получу,
Кийик уулап уулу жок,
Издеп жүргөн получу.
- Менин жайым сурасаң,
Чигитейдин агасы,
Чымындай сырды жашырбас,
Чечекейдин карасы,
Барыбызга баш баана,
Баатыр Манас баласы.
Кай кеткенин билбеймин,

Үч-төрт күн болуп баратат,
Көрүнгөн жок карааны.
Угуп болуп Мадана,
Өз башынан өткөндү,
Ортодо болгон кептерди,
Такыр айтып бергени.
Угуп болуп Мөңкөтай,
Оңунан келген экен, деп,
Кантип турат кубанбай:
- Андай болсо, Мадана,
Баралбасан Шоорукка,
Эңишиш тартып баса бер,
Кыргыз эли өтө кен,
Утуру келген кыргыздын,
Эшигин коркпой ача бер,
Жайлуу жерге кез келсөн,
Чалкандан түшүп жата бер,
Бизден укса кабарды,
Кош аттап киши чаптырып,
Алдырып кетер Чигитей.
Деп Мөңкөтай далbastap,
Учкаштырып албастан,
Оголе жаман шашканы,
Мадананы туу белге,
Кебин угуп таштады.
“Кечикпей үйгө жетем, - деп,
Өөдө-төмөн кеп кылса,
Чаар ичигин жамынган,
Мадыбекти кекетип,
Жазайын колго берсем, - деп,
Алжан, алчын бир элек,
Эки уруктун ичинен,
Бөлүп турсам экен, - деп,
Анан мыктысынган Чигитей,
Карап турсам экен” - деп,
Ат айабай кайра чаап,
Айылына жете барыптыр.
Алжан, алчын уруусун,
Аксакал менен жакшысын,
Айылды билген башчысын,
Кишиге жакын ыктуусун,
Тилге жакын шыктуусун,
Балта чабар мыктуусун,
Өзүнө тайын Мөңкөтай,
Чыкыртып алды үйүнө,
Мадыбектин айылына,

Андуучу киши койдурду,
Маданадан укканын,
Буларга айтып олтурду:
- Алжан, алчын – эки урук,
Сыртынан кыргыз биз болуп,
Жашыrbай чынын айтканда,
Баш көтөртпөй барыңды,
Мадыбекке кул болуп,
Сомбileктин Чигитей,
Ага бакма уул болуп,
Кечээ жарадар болуп келгенде,
Көөнүмдөн кеткис меники,
Мадыбек айткан кептери,
Айрыкча кетпейт көөнүмдөн,
Мадыбекти кубаттаап,
Көкөй катын иштери.
Чигитейге жөлөнүп,
Казак катын тилдеди.
Айталбай, балдар, жүргөмүн,
Арыктап кеттим санааркап,
Абайлап, балдар, билбедин.
Бүгүнкү кырда талаада,
Маданага жолугуп,
Уккан кебим бул болуп,
Кычырып эми олтурам,
Баарыңарды чогултуп.
Үч белден ашып калың кол,
Үркөрдөй кирет Кенколго,
Биз эмине кылабыз,
Эй, жигиттер, ошондо?
Аксакалы Мөңкөтай,
Абыдан кенеш салыптыр,
Кутурган экен боз улан,
- Болду, болду, ага! – деп,
Белүнүшө калыптыр.
Укурук боолук алышип,
Өлчөп минчүү аттарын,
Карман келе калышып,
Кетичүдөй эми эле,
Чигитей менен чабышып,
Алжан-алчын – эки урук,
Тайарланып калыптыр.
Бузулмак ичтен биздерге,
Мурунтан калган нарыктыр.
Муну мындай таштайлы,
Чигитейдин жоолорун,

Жеңгенинен баштайлы.

ЧИГИТЕЙДИН ООГАН, КОРОСОН ХАНДАРЫН ЖЕНИШИ

Тайарланып Мөңкөтай,
Такалап атын турушсун,
Эми кайта угалық,
Мадананын жумушун.
Мөңкөтайдан айрылып,
Түштүктү карай кайрылып,
Идирмек кырда жөө басып,
Уктабай жүрүп түн катып,
Суусуну жок, карды ачып,
Кыйналып жаны баратып,
Таалайы бар Мадана,
Чигитейге туу белде,
Келип калды жанашып.
Чигитей атын откозуп,
Күлбөй тиктеп томсоруп,
Уруша кеткен немедей,
Турган экен мостойуп.
“Өзүмөн кичүү болсо да,
Аты улук бала” – деп,
Салам айтты Мадана.
Саламга алик албады,
- Кайдан келдин, аке? – деп,
Дайынын сурай салганы.
- Түндө чыктым көп колдон,
Бир кишиге жолуктум,
Тээ өөдөкү кайкы туу жондон.
Ага айттым бар кебим,
Сага айтсам экен деп,
Түн бойунча келгемин.
Кубатай, Ырыс, Шооруктун,
Кеңешин айтып берейин.
Үч бөлмөк болду элдерин,
Үч белден ашып киришке,
“Чигитей жалгыз бир киши,
Бирибизге кездешсе,
Экөөбүзгө ким келер?
Таласын талап алалы,
Таш талкан кылып күмбөзүн,
Талкалап аны салалы,
Орто жашын өлтүрүп,
Кыздарын катын кылалы”
Кырда жатып бул үчөө,

Убада мындај кылганы.
Угуп туруп, кулунум,
Мадана агаң турабы?
Өөдөгө келдим мөкжөндөп,
Ылдыйга келсем бут аксам,
Агандын келген убагы.
Токтолбостон Чигитей,
Учурган кишинин,
Минген атын, кийимин,
Кебетесин сурады.
Маданадан сураса,
Мөңкөтай экен тааныды.
Эсинен чыгып кетпеген,
“Калемкаш айткан, бир кеп бар,
Ошол ырас экен” деп,
Ойуна эми алганы.
Жалганын-чынын билүүгө,
Жайын айтып үй-жайдын,
Мадананы жумшады:
- Мадана ага, бар, - деди,
Мен айтамын далай кеп,
Чыгарбай эске ал, - деди,
Эңиш тартып, жол басып,
Маңдайдан шордоп тер агып,
Көп жапаа менен барасын,
Бадырайга дандуу үй,
Айылды көрүп табарсын.
Мен чыкканда Кеңколдон,
Чогула айыл эл конгон,
Керүүлөй тарткан имерүү,
Уй мүйүз сыйак жер болгон.
Үзгүлтүк эмес жыш айыл,
Аз айыл эмес көп айыл,
Абай кылып байкасан,
Көрүнүп турат дапдайын.
Баккан атам менин бар,
Абыдан дайынын айтайын,
Сакалы узун бириндеп,
Узун бойлуу чал сакал,
Кара сур эмес ак жүздүү,
Жасанып кийим кийбекен,
Жалтылдашты билбекен,
Бүкмөсү жок бүдөмүк,
Билгенин таамай сүйлөгөн,
Үйүнө кирсен зайыбы бар,
Билбекен аны жинди дейт,

Анткен менен энемдин,
Билгенин такыр эл билбейт.
Так кырк күнү жатсан да,
Бир күнчөлүк билдирибейт,
Жинди деген көп эле,
Талықпастан көп сүйлөйт.
Саа жолуккан кишинин,
Барлык иши билинди,
Илегер өзү чоң табып,
Эл ичинде киши эле,
Алдында келип ким айтса,
Ошонун кебин ээрчиген,
Ооп бермерәэк ит эле.
Иттиги анын кармаса,
Каап алат карс этип,
Талап кетет арс этип,
Байкоосуз чатак табылат,
Бекеринен баш кетип,
Мадыбекти таба көр,
Ылдам барып сен жетип.
Мөнкөтай көөнү бузулса,
Алжан, алчын – эки урук,
Бир атанын уулу имиш,
Кыргыздан башка белгиси –
Ала сызма боо тагып,
Жүрүчү эле үй тигип,
Алжан, алчын айылы, деп,
Сурабай аны эл билип.
Жыш айыл эки болгондур,
Бөлүнүп четтей койгондур,
Бөлүнүп үйү конбосо,
Аттарын байлан койгондур,
Кермесине жергелеп,
Келишкен аттар толгондур.
Азыр болсун Мадыбек,
Абайласын айылын,
Кычырса басып барбасын,
Ошол өндүү айылга,
Козголбой жатсын үйүндө,
Чигитей аман барында.
Түз болсо көөнү Мөнкөтай,
Ушул сапар Жедигер,
Баштап аны кошо алпар.
Бузулса көөнү кокустан,
Маңдайында шору бар,
Мадана ага, ал кездө,

Жедигерди ээлеп кал.
Мабу жерде үч урук,
Айтышыңча, Мадана,
Бүгүнкү күнү түш менен,
Аттанат аскер чубуруп,
Саатына кетип Шооруктун,
Кетет экен кан ағып,
Санаксыз киши кырылып,
Келген экен бул иттер,
Коросон, ооган, жедигер,
Калбай баары жыйылып,
Мындан кийин бул үчөө,
Келгис болсун Таласка,
Кан буугандай тыйылып.
Кенколго бирөөн киргизsem,
Көпчүлүк карап турбайбы,
Ат изин жерге салдырсам,
Арбагы тириүү арстандын,
Мени жакшы кыларбы!
Айтып болуп жаш жигит,
Бойуна кирди кылчылдак,
Маңдайдан тери бөлүндү,
Бурчак-бурчак чылпылдал:
- Тура тургун, Мадана,
Эми эле алыш беремин,
Минериңе тулпар ат.
“Тулпар минип барам, - деп,
Кенколдо жаткан туугандан,
Туйгузбай кабар алам, - деп,
Күлүктүү минсем чабам, - деп,
Көрүнүп турган Кенколго,
Көз ачкынча барам” – деп,
Токтоно албай Мадана,
Басып турат элендеп,
Жаш баатыр минди атына,
Бар жарагын белендер.
Үйүнө барып Шооругу,
Мадананы табалбай,
Чигитейге алдында,
Жолукканын бир көргөн,
Алда кандай болду, деп,
Алапайы куурулду.
“Жашырып койуп кантейин,
Туйбасын деп мен мууну.”
Ырыскан менен Кубатай –
Буларга айтып угузду.

Ачуусу келип Кубатай,
Шорукка айтып турушу:
- Тынч жаткан элди козгодун,
Бүжүрөп келип арыз айтып,
Ырыскан менен Кубатай –
Катар бизге дос болдун.
Үч күндөн бери экөөбүз,
Жер талашып жоо болдук,
Койгуунц деп не тостун?
Үч бөлөлү элди, деп,
Үч бөлүнүп кирели,
Биз алабыз анда, деп,
Жиберип ийип кишинди,
Кыргызыңды камдан, деп,
Акчыланып жашооруп,
Айтып келиш кандай кеп?!
Буйрук кылды Кубатай:
- Бузук кулду карма! – деп,
Желдеттери дапдайар,
Жыйырмасы келди жыйылып,
Укмамыш болуп жер тиктеп,
Ырыскан турду кылыйып.
Желдеттери келип кармады,
Көөдөндөн чыкпай бир жаны,
Ырп этерге чама жок,
Жалдырап Шоорук турганы.
Ырыскан айтат ошондо:
- Үчөөбүз келип ыраактан,
Чогулушуп келгенбиз,
Ашып белди түшөрдө,
Сен билесиң жолду, деп,
Шоорукка билги бергенбиз,
Сен экөөбүз талаада,
Таластын жерин талашып,
Чабыша кеттик жана да.
Сени жеңип мен албай,
Мени жеңип сен албай,
Өзү келип катышып,
Шооруктун жаны жай албай,
Айтканын угуп акыл, деп,
Биз кошулдук макул, деп.
Эми келип туруптур,
Качты кулум уккун, деп,
Буйрук кылдың, Кубатай,
Шоорук ханды туткун, деп,
Чабышып жүрсөк экөөбүз,

Чигитей болду арачы,
Кишиде сырттан неме э肯,
Ал Манастын баласы.
Көенүм менин бузулду,
Кошулуп кетем ырасы.
Жергеси толук неме э肯,
Жети атасы эр э肯,
Жетимиш балбан бириксе,
Жер бети такыр чогулса,
Киши жеңбес неме э肯,
Өмүрү қыска болбосо,
Откөзө сырттан бенде э肯.
Көрүлүп калды бар сыры,
Баш көтөрсө Жедигер,
Башын булгап көөн буруп,
Тирилип көнгөн эл э肯,
Шоорукту сойуп нетели,
Үч бөлүнүп журбәйлү,
Атайы келдик Таласка,
Бир беттеше кетели,
Келбей чама баратса,
Биз кептеше кетели.
Чабышып чама жетпеген,
Чакташып бенде жеңбеген,
Өлгөн сайын өрчүгөн,
Откүр Манас дечү эле,
Ошол ырас кеп э肯.
Күрөшүп күчү жетпеген,
Күчтүлөр келип жеңбеген,
Өлгөн сайын өрчүгөн,
Күчала Манас дечү эле,
Мунусу ырас кеп э肯.
А көрүктү, Кубатай,
Чигитей менен беттешип,
Сыр чечишип кептешип,
Жедигерди экөөбүз,
Белүп алсак эп э肯.
Ырыскан айтып турду эле,
Угуп туруп Шоорук хан,
Өлүмгө мойун бурду эле.
- Коросондон Таласка,
Кошуун жыйнап, кол курап,
Көрүнгөндөн жол сурап,
Араң келип бул жерге,
Кошулушам дегениң,
Жарабаган кеп эле.

Сен кошулуп, Ырыскан,
Мен калбаймын дегеле.
Чогулалы бир туруп,
Бөлүнбөйлү бузулуп,
Азыркысын Шоорук хан,
Ақылын ойлоп жетилсін,
Артығы болсо кечирсін,
Кемтиги болсо бүтүрсұн,
Эмне үчүн келгенин,
Эми ойлоп түшүнсүн.
Өлтүрбөс жакка көөн буруп,
Ырыскан жолун тоскону.
Кармаган бойdon муздатып,
Өлтүрө албай Кубатай,
Бу дагы араң токтоду.
Тұндесү бөлгөн үч аскер,
Үч бөлөк жерге топ болду.
Байрагын булғап баштыктар,
Бастыргалы калганда,
Ашып түшсө туу белден,
Эндекей жаткан элдерди,
Шаштыргалы калганда,
Мадананы кетирип,
Бастырган бойdon Чигитей,
Жете барды аларга.
Чигитей жетти капкайдан,
Кара бороон удургуп,
Ала Тоодон бурулгуп,
Асман тиреп заңкайган,
Көкжалаң жетти капкайдан.
Күн кубулуп бурулгуп,
Көк асман бети удургуп,
Бүркөлүп күн бузулуп,
Жарық күн калды тутулуп.
Кантерге айла табалбай,
Шоорук хан турат улутунуп.
Баатырдын уулу чунагың,
Бастырган бойдон келди эле:
- Бириң келбей, баарың кел,
Жашың менен карың кел,
Карапайым бенде эмес,
Калк башкарған ханың кел,
Найза сайып, балта чаап,
Таасын болгон жаның кел.
Адис болгон эрин кел,
Аңтара сайчуу тының кел,

Ааламды суудай чайкоочу,
Арылбаган чырың кел,
Үч күндөн бери чыдадым,
Туралбаймын эми мен.
Борошо, шамал каарың кел,
Жылан, чайан – заарың кел,
Ат көтөргүс чонуң кел,
Ааламды жутчуу зорун кел,
Кечиктирбе зарыгып,
Мен-мэнсиген ылдам кел!
Чигитей турду каар тигип,
Чыдамы бүгүн кетиптири,
Жылантору ат минии.
Баатырдын көрүп айбатын,
Эрлик жолун талашып,
Элинен келген жол басып,
Кубатай кайдан айансын,
Бүт кайратын бойго алды,
Болоттон найза колго алды,
Бар кайратын бойго алды,
Бар жарагын бүт алды.
Кабаттап темир тон кийди,
Каарын төгүп заар менен,
Борошо жамгыр жаан менен,
Кара куйун бороондой,
(Как белгиси ошондой)
Баатырга чыгып беттешти.
Канча атадан бер жакка,
Коросондун элдери,
Кыргыз менен кектешти.
Жети ата болуп кеткинче,
Коросонго кыргыздан,
Кол баштап бирөө барбады,
Өзүнчө келип тийишип,
Коросон жата албады,
Же келгенине жараша,
Бирөө тириү жанбады.
Олгөндүн өчүн қубалап,
Откөрүп жылды арадан,
Келет тириү калганы,
Чигитей менен Кубатай,
Күп табышты бул экөө.
Болжоп найза урушуп,
Өпкө, боор, журеккө,
Имерилип толгонуп,
Бирин сайып, бири албай,

Жыгылып аттан тоңкайуп,
Барган сайын күч алып,
Баатырлар турат зонкайуп.
Чигитей жылдыз чолпону,
Чын ачуусу келгенде,
Чыдабады Кубатай,
Чын эле аттан тоңкайду.
Ти्रүү жанын койбоду,
Жер кучактап сойлоду.
Кубатайды узатып,
Кайра артына толгонду.
Ажалы жетти Ырыскан,
Ажалы жетпей неткени,
Байагы кебин унутуп,
Койгулаша кетти эми.
Зоо жаңырып, үн чыгып,
Кирген суудай түр чыгып,
Көргөндүн эсин коркутуп,
Көздөрдөн чаар сүр чыгып,
Найзанын баары быдырап,
Чыдаштык бербей суу чыгып,
Чарчагансып Чигитей,
Ырыскандын ойунда,
Эми жыгам, деп келет,
Нечен жарак колунда.
“Жадаттым деп кыргызы,
Жараттым эле башында,
Кетирейин муун мен,
Он сегиз менен он тогуз,
Ортосунда жашында.”
Оңдол эми кармады,
Очайгон зоону бир урса,
Оморулуп кетүчү,
Чойун башты колуна.
Колундакы чойун баш,
Жолум үйдөй көрүндү,
Жолу каткан Ырыскан,
Жеп ийчүдөй өмүлдү,
Кенебейт баатыр Чигитей,
Келе жаткан өлүмдү.
Зым-зым этип зымырап,
Чокморду улай кармашка,
Тайарланып бул турат.
Күүлөгөн чокмор чойунду,
Чокудан нары бир урду.
Чигитей кармап болгунча,

Алдындақы тору аты,
Бута атам жерге ыргыды.
Ээсинен артық эси бар,
Айбан да болсо жаныбар,
Арнап минчүү малы ал.
Ырыскандын чокмору,
Кара жерге урулду,
Жердин бети чаң болду,
Топурак учуп боз түшүп,
Нак күүгүмчө ал болду.
Көрүп туруп ошону,
Көпчүлүк баары кубанды,
Ырыскан көмө чапты, деп,
Кыргыздан чыккан уланды.
Жылантору мал экен,
Чыныгы тулпар ал экен,
Тизгин чойуп тарттыrbай,
Оң жагынан бурулуп,
Тегеренген чагы экен,
Акылы ушул Тору аттын,
Алгарача бар экен.
Ат айлана бергенде,
Аркасына кыйамы,
Арстан эрге келгенде,
Кармады Чигитей найзаны,
Ушул урган найзада,
Тоодой болгон чочкону,
Томкоро сайып салганы,
Кобо калып ордунан,
Коркконуна чыдабай,
Чигитейге жалбарды:
- Чигитей кыргыз, мен ооган,
Ырас чынын айтканда,
Кубатай менен урушуп,
Пейлим менин бузулган,
Күч сынашсам экен, деп,
Көнүлүмдө бул турган.
Көөнүмдө арман калбады,
Көмөрө сайып сени эч ким,
Чигитей, жыга албады,
Алдымда минген тагымды ал,
Үстүмдө таажы – багымды ал,
Айтылуу кебил шаарымды ал,
Алты дайра жеримди ал,
Андан кала бергенде,
Алты атадан бер жакка,

Жыйып койгон казына,
Жүктөтүп келип барын ал,
Жараса ооган кызын ал,
Жаратып туруп узун ал,
Чаптырып туруп күлүк ал,
Жактырып туруп нарын ал,
Жаптырып туруп комун ал,
Үйрүн бузбай тобун ал,
Карысын койуп жашын ал,
Айагын койуп башын ал,
Төрт түлүктүү бизде мал,
Түп көтөрө баарын ал,
Андан кала бергенде,
Жылдында берем айтканың,
Мөөрүмдү басып катым ал,
Бүгүн мыне кеткинин,
Минген тулпар атым ал!
Бербегени калбады,
Береги жандын айы үчүн,
Бечара Ырыс жалбарды:
- Жамандык менде жок эле,
Кубатай тынчты алганы,
Ага кылып кошамат,
Мына бу турган Шооруктун,
Айтпаганы калбады.
Малды көрсө эр азат,
Бекер дүйнө бар десе,
Албаймын деп ким качат?
Ажалга айдал келтириет,
Аркачан напси кызталак!
Деп ошентип Ырыскан,
Көзүнүн жашын ағызган.
Эки колу боорунда,
Эр баланын жолунда,
Эңкейип хандын турушу,
Аңдаганга сонун да.
Тиlegen кабыл алганы,
Же алтын-күмүш албады,
Жылдына мындай бергин, деп,
Жылгысыз чыгым салбады.
Салым салып, мал албай,
Санап туруп зар албай,
Айттырып атын шаар албай,
А сулуу кызын дагы албай,
Суу укурук кармабай,
Чубуртуп жылкы айдабай:

- Өзүмө жетет бар малым,
Коншулаш сага Коросон,
Кошуп элин сен алгын.
Жедигердин элине,
Жетиксиз киши жумшайым,
Өзүң хандын баласы,
Жетиштирип аны алгын.
Жедигер эли жай жатсын,
Кары-жаашы мал баксын,
Уругу кыргыз эли эле,
Уйкусун ачпай тынч жатсын.
Деп ошентип Чигитей,
Коросондун көп элин,
Кууратып мунун эренин,
Колбутуп айдал жиберди,
Ээрчитип келген элдерин.
Коросондун элинде,
Тогуз эри бар эле,
Балтыркан өлүп калды эле,
Андан калган сегизин,
Чигитей бөлүп алды эле.
Калган элин кет деди,
Жай-жайына жет, деди,
Жагымдуу сонун кулакка,
Жаш арстандын кептери:
- Коросонго баргынча,
Бадакшан бар, Балык бар,
Тажик, калча калк бар,
Кара калпак, түркмөндүк,
Андай калктан канча бар,
Катышып койуп бирөөнө,
Калба салбай жөн кеткин.
Айтканды кабыл албасаң,
Келген сiler турмайлык,
Жеринде калган жаш-карын,
Жээн-таайы бар жаның,
Үмүтүң үзгөн жанындан!
Айрандай кетет абийриң,
Айтканымды сен билгин.
Бөлүп койсо шаарынды,
Өзүндөн койсо ханынды,
Ырыскан билет анынды,
Кошуп алса өз эрки,
Койо берсе дагы эрки,
Мындан кийин менде жок,
Силерге айттар бир кебим.

Айтып болуп Чигитей,
Айдап элин жиберди.
Камчыдан чечип бүлдүргө,
Ырымга олжо албады.
Кубатайдын тондорун,
Кубат кылып алгин, деп,
Арттырып туруп атына,
Аны кошо айдатты,
Чигитей кыргыз арстаны,
Жоомарттыгын карматты.
Кетти чубап коросон,
Сүйүнүп баары кош болгон,
Бөлүп калган сегиздин,
Кызыл өңү боз болгон.
Сурап койор бекен, деп,
Ырысканды карашат,
Калбайбыз тириү биздер, деп,
Акылынан адашат,
Ырысканга Чигитей:
- Ырас пейлиң ак болсоң,
Ырайым кылып тириүгө,
Койбогон киши мен болсом,
Хан башың менен солкулдан,
Кара жашың төгүлүп,
Катуу ыйладың болкулдан,
Калтыrbай бердин барыңды,
Мен албаймын малыңды,
Ээлебеймин тагыңды,
Ээрчитип алып барайын,
Көрө кеткин, Ырыскан,
Атаман калган шаарымды.
Мабу бөлүп алган сегизди –
Агарбас кара донузду,
Талкаламак күмбөздү,
Түз кылабыз деп, келди,
Откөн жылы сел келип,
Күмбөздүн өөдө жагынан,
Имерип жарды жеп келди,
Сегизи балбан эр экен,
Телегейи тең экен,
Суу жегисиз, сел алгыс,
Бүтөп берип ал жерди,
Кетсе болор, Ырыскан,
Кан ичүүнү каалабайым,
Бекер андай уруштан.
Олтүрбөйт экен бизди, деп,

Өңүнө кызыл тарашып,
Баштарын өөдө көтөрүп,
Бирин-бири карашып:
- Чигитейдин алдында,
Бекер эле келипбиз,
Эрлик жолун талашып.
Жашыrbай баалайт өздөрүн,
Эргежээл санашып.

Ырыскан туруп кеп салды:
- Султандын уулу чырагым,
Кабарың катуу угамын,
Кангайдан бери капкайда,
Калмак, манжу жыйналган,
Каршылашып сиз менен,
Кутулбаптыр бир адам.
Аз күндөн бери сурасам,
Калмак, таңгыт биригип,
Манжу, кытай тирилип,
Ага казак кошуулуп,
Беш уруктан беш улук,
Масилет кылып олтуруп,
Келгели жатат, деп угам,
Сизди жалгыз бастыrbай,
Кошо барсам деп турام.

Бизде кыргыз эли бар,
Үч арал үргөнч жери бар,
Ошо кыргыз элинде,
Оболбек деген эри бар,
Авазир кылып алайын,
Чынында менин таайым ал.

Атам ооган парс эли,
Энем кыргыз кызы экен,
Ошондон тулган мени деп,
Айтып жүрөт элдерим.

Күмөн кылып кыргыздан,
Кошууша кетет, деп,
Кол чакырып келбедим,
Баатыр атам Бақдөөлөт,
Андан мурун келгендер,
Үргөнчтө жаткан кыргыздан,
Келген эмес бул жерге,
Баарысы ага ишенбей,
Мында алыш келгенге.

Айрыкчасы биздин эл,
Ишенчиси кетиптири,
Айчүрөк мында келгенде.

Жедигерде кыргызды,
Кошуп алыш нетейин,
Жайсыз киши барат, деп,
Башында айттың, береним,
Мен падыша тукуму,
Билгеним айтып ақыл кеп,
Көп масилет берейин,
Таласка барып нетели,
Карап турбай талаада,
Калдайган калың кол менен,
Кангайга бара кетели.
Жеңил бала кылыптыр,
Жедигердин Шоорукту,
Кутулса качып кетсин, деп,
Корксо кайтып келсин, деп,
Мадананы ээрчитип,
Ылдамыраак жеткин, деп,
Кенколго жумшап жиберди.
Шоорук хан кете бергенде,
Айтканы чынбы, жалганбы,
Маданадан уккан кеп,
Ырыскандан сурады.
Жашырган жок Ырыскан:
- Кайыпчы келип жаткамын,
Кийикчиden кеп угуп,
Жети суунун бир сусу,
Күмүш булак керүүгө,
Ханы Шоорук деп угуп,
Кычыртып келдим Шоорукту,
Бар кебин уктум ушунун,
Азыраак кеги бар экен,
Теги-жайын сурасам,
Кара көзгө бала экен,
Бүг бербеди мага, деп,
Жетисуунун хандыгын,
Ойундакы ал экен.
Жетисуунун баашасы,
Темир шаа деген чал экен,
Таластан барган жан экен.
Масилет кылып Шоорукка,
Акылым бердим толуктап:
Кычыртып келип темирди,
Эптең анын жолун таап,
Жетисууга баш болуп,
Анан сурап жаткын, деп,
Аскер жыйнап кошо жур,

Мени менен баскын, деп,
Мен барганда Чигитей,
Кетип калат шашты, деп,
Айткан киши мен элем.
Жашырган менен болобу,
Мен жашырсам бир күндүк,
Калгандар айтпай койобу?
Менде да бар арамдык,
Шоорукта бар арамдык,
Эки арам кыйалга,
Темир шааны өлтүрүп,
Тактасын тартып алганбыз,
Эми кала бергенде,
Өзүнүз байкап караңыз.
Кебин айтып бүтүрдү,
Кепке баатыр түшүндү.
Жумшаса чаап Шоорук хан,
Кенколго жете барганда,
Колбуп келе жаткан көч,
Көп эле жанга жолуккан.
Мадыбек айылы кайда? деп,
Сурап көрдү адамдан.
Сураган киши кеп айтты:
- Мадыбекти сураган,
Сен кандай киши? – деп айтты.
Эл башчысы Мөңкөтай,
Алжан-алчын – эки урук,
Мөңкөтай баштап бөлүнүп,
Мадыбекти бүт талап,
Ордосун сыйрып көчүрүп,
Жаккан отун өчүрүп,
Жагоосун жерге түшүрүп,
Жарык күнүн жоготуп,
Камап туруп колотуп,
Көчүп келди Мөңкөтай.
Ырыскан, Шоорук, Кубатай,
Ал үчөөнөн жол тосуп,
Кеп угуптур башында,
Маданага жол кошуп.
Медеркан менен тилдешкен,
Бекем байлан сүйлөшкөн,
Билгич киши бул экен,
Келер ишти бүт билген:
- Мадыбекти сурайсын,
Башкадан дагы сураба,
Бекер өлүп кетесин,

Өз жаныңды канткенде,
Мадыбек үчүн кечесиң.
Угуп болуп Шоорук хан:
- Оо, кудай урган абышка,
Козголупсун ордуңдан,
Ичкен тузун сени урган,
Сенден бетер мен дагы,
Семиздигим мени урган.
Менин атым сурасаң,
Жедигерде Шоорук хан.
Жолун тоскон Мөңкөтай,
Үч улуктун биримин.
Кегимди алам деп келип,
Атка жәцил тайга чак,
Жәцил бала мен болуп,
Желип-жортуп келермин.
Кубатай өлүп жоголду,
Кызыл каны жошуулуп.
Оогандан келген Ырыскан,
Кол куушуруп баш ийип,
Чигитейге кошуулуп.
Мадана кеткен бул жерге,
Кычырып келе калғын, деп,
Кыйын бала жумшады,
Келе жатам саксаңдаپ,
Чайчым эле Мадана,
Кычырып өзүм баргалы.
Атым Шоорук дегенде,
Аңырайа бир тиктеп,
- Ырасбы кебин, жалганбы?
Ачығын айтып бергин, - деп,
Өзүмдү айтпай жашырып,
Койдум эле алдында,
Мөңкөтай деген менмин, - деп,
Беш-алты күндүн алдында,
Келе жатып туу белде,
Жөө кишиге жолуктум,
Үч улук келип калды, деп,
Укмуштуу кыйын кеп уктум.
Мадыбектен көөн ооруп,
Жүрүчү элем мурун мен,
Сөз байлашкан киши элем,
Медеркан менен түбүнөн.
Кангайдан келсе төрт улук,
Капкайдан келсе эки улук,
Жедигер келсе кошуулуп,

Кызыл кан менен жинибиз,
Кетет го деп жошуулуп,
Алжан, алчын – эки урук,
Кенеш кылып олтуруп,
Бөлүнүп биздер турганда,
Келип калды деп уктум,
Мадыбекке Мадана,
Тыңшоочу койдум ат берип,
Бир жалоондой балага.
Мадана келип кеп салып,
Чигитейдин кеби, деп,
Баштан-айак түз салып,
Былк этпей жатсын атам, деп,
Жиберди мени, деп салып,
Угуп бала барганы,
Ошону угуп болгондо,
Шайтаным менин кармады.
Келе жаткан калың көч,
Мадыбектин беш үйү,
Сарамжалы бүт үйдү,
Салакалуу чон үйдү,
Келе жаткан силерге,
Алып барып бергели,
Талаа-түзгө жаткыrbай,
Кенколго алып келгели,
Келе жаткан Мөңкөтай,
Ушул эле кенеши.
Мадана менен Мадыбек,
Мыкты болсо Чигитей,
Бошотуп сени алсын, деп,
Мойнунан талга байлаташ,
Жылаң айак, жылаң баш,
Жаш балдарга айдатып,
Карагандын барысын,
Таң калтырып жардатып,
Тигинтип келе жаткамын,
Алардын өңүн саргартып.
Өпкөсүн кармап колуна,
Байбичеси Зулпукан,
Баш казанчы Калемкаш –
Баарысын мунун жалбартып,
Утуру чыгып, Шоорук хан,
Өзүндөн бетер мени сен,
Эми койдуң саргартып!
Айтпаса да, Шоорук хан,
Бар кебинди башынан,

Маданадан уккамын,
Эми айтпа кыдыртып,
Мен да тыңшап укпайым.
Кенешели экөөбүз,
Табалы мунун айласын,
Мадыбек менен Мадана,
Тартабыз чындал балаасын,
Кара жер калсын қаңғырап,
Таштайлы мунун Таласын,
Хан башында чабарман,
Болуптурсун, Шоорук хан,
Башың менен кудук каз,
Кутулуп сен да калбайсың!
Коркпогондо неткени,
Мадыбек менен Мадана –
Ал экөөнө карабай,
Шоорук менен Мөңкөтай,
Казакты карай кетти эми.
Мөңкөтай элди чабам, деп,
Өзү калды чабуулда,
Карыганды көргөн бир туйак,
Бетинен сүйүп алалбай,
Колу калган кыскарып,
Жанына анын барууга.
Бастырып жөнөй берерде,
Өзү алчын эли эле,
Сакалында ағы бар,
Субатай деген неме эле,
Шоорук менен Мөңкөтай,
Сырдашканын угуптур,
Качып жолго чыксын, деп,
Сыр билгизбей туруптур.
Жортормон өскөн Субатай,
Он беш күн бекер жатчу эмес,
Кангайдан жылкы кууп албай.
Эл четине чыкканда,
Шоорук менен Мөңкөтай,
Жете барды узатпай:
- Таласты кылып эки араан,
Таштап койуп талаага,
Барасың кайда, Мөңкөтай?
Бузуктугун эмеспи,
Бүт билбей туруп бир ишти,
Өзүң жооп кылбасан,
Алжан, алчын – эки урук,
Калбайт тирүү бир киши.

Эмизбесе ак сүтүн,
Айабаган бұт күчүн,
Зулпукан ыйлап турбайбы,
Каардуу бала султаным,
Зулпукар кындан суурбайбы,
Кыларың ушул сенин, деп,
Баарыбызды кырбайбы,
Кыргыздык жагы агасы,
Көтөрүп аны чоцойткон,
Чынында анын Мадыбек,
Чигитейдин атасы.
Кечээтен бери жаш балдар,
Чыркыратып сабашты,
Мадыбек сабыр кылабы,
Шоорук хандан бузулуп,
Өзү келген Мадана,
Көргөнүн айтпай турабы,
Элден ашкан Шоорукту,
Ичтен чыккан бузукту –
Сен экөөнө талаада,
Көрсөтөйүн кызыкты!
Элкин башым жүргөмүн,
Нечен жоого тийгемин,
Ырас чыным келгенде,
Жүздөндү кырып ийгемин.
Экөөң алым келбесе,
Субатай болбой өлөйүн!
Өлсөм өлөм ким үчүн?
Олуйя султан пир үчүн,
Андан кала бергенде,
Ак калпак кыргыз эл үчүн,
Атактуу Талас жер үчүн,
Карап туруп Субатай,
Кетирем сени не үчүн?!

Кара курч болот жарагы,
Кынынан кылыч суурганы,
Кыйкырыгы таш жарып,
Субатай кыйын турганы.
Жердиги Шоорук эр экен,
Жүрөгүн мурун алдырып,
Чигитейге чыгалбай,
Алкаарып калган кеп экен.
Найзасын кыйгай кармады,
Качырып барып Шоорук хан,
Субатайды атынан,
Тонқойто сайып таштады.

Сайып алдым дегенсип,
Делдейип карап калыптыр,
Тура калып Субатай,
Оодара тартып салыптыр,
Тарткан жерде жөн койбой,
Бир колун кесип алыптыр.
Мөңкөтай байлап мойнунан,
Мен-менсиген Шооруктун,
Чучугу ағып колунан,
Айдап алып баратса,
Чигитей чыкты жолунан.
Чигитейдин артынан,
Ээрчип келе жатыптыр,
Коросондон сегизи,
Коржондогон чоңунан.
Жедигер менен ооганга,
Чигитей кайта келгинче,
Ырыскан калган ал жерде.
Каары катуу Чигитей,
Алда кандай укмуш, деп,
Анча-мунча кенебей,
Алла таала бендесин,
Кара мұртөс жаратат,
Мына мындаи ченебей.
Жандай түшүп Субатай,
Жайын айтты кобурал,
Мадыбек көргөн кордукту,
Баарын айтты жобурал.
Мадыбек атын укканда,
Бетинен карыш түк чыгып,
Көзүнөн жалын от чыгыш,
Аркасынан караса,
Айдар конур жал чыгып,
Бет маңдай келген адамдын,
Басалбай буту тырышып,
Атанын тузун актаган,
Асли түбү чын арстан,
Мадыбекти көргөндө,
Түшө калды атынан.
Шооруктун атын алғын, деп,
Маданага мингизди.
Өзүнүн аты тору атты,
Мадыбекке мингизди,
Мөңкөтай минген кула атты,
Зулпуканга мингизди,
Кеп кылбай туруп каар менен,

Алжан, алчын элдерин,
Ыштанына сийгизди.
Чылбырынан Тору атты,
Чигитей өзү кармады.
Атальк тузун актайым, деп,
Жетелеп жөнөп калганы,
Эски журутка конбойт деп,
Жүктү анда түшүртүп,
Үйдүн баарын тиктиртип,
Мадыбекти үйүнө,
Зулпукан менен киригизип,
Көөнүн ачты алардын,
Көкжалдыгын билгизип.
Мадыбекке түшүнүп,
Баштан-айак бар кебин:
- Уруксат болсо сизден маа,
Жетисуунун тагына,
Ээ болсо деймин Мадана.
Ырысканга тапшырдым,
Сыртынан мунун караарга.
Ырыскан кайрат кеп айтат,
Кангайдакы төрт урук,
Мени менен баарыга,
Алпарып аны нетейин,
Оогандан кошуун алды, деп,
Коркуп бизден калды, деп,
Отор айтат бу бир кеп.
Өзүм эле барайын,
Бир кеңешим бар сизге,
Казактардын Медеркан,
Аны кандай кылайын?
Ата ордуна карманган,
Атам элең кеңеш бер,
Кайрыдиндик каарасам,
Канын суудай ағызам,
Казакты кыргыз кырды, деп,
Жаман атка мен калам,
Ошонун таппай айласын,
Ортого кеңеш мен салам.
Ойлоно калып Мадыбек,
Опколжуй түшүп кеп сүйлөп:
- Ээ, кокуй балам, не дейсин,
Менден кеңеш кеп издең?
Уч күндөн бери чабуулда,
Көзүм көрбөй күүгүмдөп,
Ыйлап жүрүп сени эстеп.

Каңгайга барсаң баарсың,
Кабылан атаң жар болсо,
Каңгайды жеңип аларсың,
Айтканында жалган жок,
Медерканды өлтүрсөн,
Жаман атка каларсың.
Өлтүрбөй алып сен келсең,
Таластан чыккан бузуктун,
Тұп тамырын табарсың.
Казакка кылба жамандық,
Түбүндө нәэти тұз эле,
Мөңкөтай айтып ушак кеп,
Көңүлгө кеткен арамдық.
Угуп калып Чигитей,
Алда кандай кеби, деп,
Арамдық деген неси? деп,
Селдейип тура калыптыр,
Серпөөлөңгөн Калемкаш,
Себебин айта салыптыр.
Көкөйдөн кеби башталған,
Көрүнөө айтып таштаган,
Мөңкөтайга каарды,
Ого бетер жаш арстан:
- Мөңкөтайды эркин кой,
Кутулар жери бар болсо,
Кутурған күл жоголсун!
Кутулар жери болбосо,
Корголоп сизге бұжүрөп,
Коркуп жүрүп кор болсун!
Каңгайдан кайра жангана,
Медерканга бу кулду,
Муудатпасам болбоймун.
Ээрчитип келип Көкөйдү,
Сийдирейин көзүнө,
Кылмышын әлге айттырып,
Тили менен өзүнө.
Кеңешин айтып токтотуп,
Карап тиктеп олтурат,
Мадыбек менен Зулпукан,
Калемкаш – үчөө окшошуп.
Ошол кезде Калемкаш,
Жыйырма бирде чагы экен,
Үйдө жүрүп билинбей,
Үйрөнүп көзгө калыптыр,
Өткөзө сулуу ал экен,
Жедигердин элинең,

Жеткирген кабар биздерге,
Жетик ақыл Мадана,
Жыйырма беште чагы экен.
Чолпондой көзү жайнаган,
Буудайдай мурут ыргалган,
Кара сур тарткан нурлуу бет,
Карап турчуу жан экен.
Мадана мында келгели,
Колунан айак бош түшүп,
Астыртан тиктеп көз талып,
Кеп сүйлөштөн тил калып,
Кейишин тартып Калемкаш,
Кетиптириң өңү саргарып.
Откүр көздүү Чигитей,
Калемкаш жайын билиптири,
Көз жиберип байкады,
Мадананы караса,
Аш иче албай жатканы,
Айакты кылып көшөгө,
Астынан тиктеп кыз жакты,
Бат иче албай жатканы,
Кенеш кепке улата,
Чигитей кебин баштады:
- Шооруктун келип алдынан,
Жолуктун мага, Мадана,
Жедигердин хандыгын,
Тапшырамын мен сага.
Таластын тузун актадың,
Бүткөрүп калың таштадың,
Бүдөмүк айткан кеп эмес,
Калемкаш кошо берейин,
Ала кеткин, Мадана,
Кар кылбагын бул кызды,
Бага кеткин, Мадана.
Бир үйдө эки балабыз,
Менден улуу Калемкаш,
Жыйырма бирде чамабыз.
Өлбөй тириү турганда,
Унтууп калбай эжени,
Жылында бирден барабыз.
Кар кылбагын, Мадана,
Бар нерсенди айабай,
Узун колду кыскартып,
Зар кылбагын, Мадана,
Кең дүйнөнү кичиртип,
Тар кылбагын, Мадана,

Көбүнчө айтар кебим бар,
Эркек менен катындын,
Баарын билет Калемкаш,
Айткан кебин таштабай.
Сен турмайлық, Мадана,
Атагы чыккан ааламга,
Ээ болуптур Каныкей,
Акылы анын не даана!
Бұгунқы күндө сен үчүн,
Калемкаш кыз бар анча.
Калемкаш кебин бурганда,
Баш бербейт сага жедигер.
Катын ишин билет, деп,
Кайрып койуп бок жебей,
Акылдашып иш кыл, - деп,
Абыдан мыктап тапшырды,
Токтоно албай Калемкаш,
Эки көзүн жаш кылды.
Өрүүн кылып үч күнү,
Тигип берип эки үйдү,
Жыйырма төөгө арттырып,
Жетелетип тарттырып,
Көкжалын кошо бастырып,
Оогандын ханы Ырыска,
Алыш келип тапшырып:
- Алты күн бирге барасын,
Андан кийин, Мадана,
Ажырашып тараарсын,
Дагы эле айтам эрикпей,
Калемкаш тилин алаарсың.
Кыргыздын кыраан уулунун,
Үйдөкү күңү кыз болуп.,
Ханга теңтүш уз болуп,
Мадана көөнү толуптур,
Калемкашка туш болуп.
Адамга кылган жакшылық,
Асли калбайт талаада,
Болбосо бирде сакталат,
Унутулбай санаада,
Кыйамына келгинче,
Эки-үч жыл өтөт арада,
Сегизи калды айылда.
Коросондун эрине,
Таш көтөртүп түшүрдү,
Көкжал эрдин күмбөзүн,
Кыйан келчүү жерине,

Түмшукту кесип жол салды,
Кыйанды тосуп суу салды,
Ушу бүгүн дагы бар,
Кескен таш деген ат калды,
Айтканын танбай Чигитей,
Сегизин дагы аткарды.
Жай-жайына тараптыр,
Өз жанына караптыр,
Кыргызда жатып жыргады,
Картайганда Мадыбек,
Бир азыраак кыйналды.
Оодарылып турушу,
Ушул дүйнө жалгандын,
Шумдугу ушул турбайбы.
Муну мындай таштайлы,
Чабуулга келген жоолордун,
Жоголгонунан баштайлы.

ЧИГИТЕЙДИН ЧАПҚЫНЧЫЛАРДЫ ЖОГОТОУШУ

Ай уланды, ай кетти,
Акылы айран калғындай,
Чигитей укту бир кепти:
“Кангайдакы Оторду,
Батай, Катай кошулду,
Дөрбөн келип кол менен,
Кангайдын жерин толтурду.
Кытайдан келди кырк миң жан,
Кыйар деген улук бар,
Ишарат менен иш кылат,
Ооз ачып унчукпай.
Дудук эмес тили бар,
Кыйар дештин себеби,
Ушундай жерде айтылар.
Өзү манжу элинен,
Аттанып чыкты бул чочко,
Чаңбайсен тоонун жээгинен,
Канчасы буга кошулду,
Кара кытай элинен,
Үчөө келди татаалап,
Дайындуу чыккан элинен.”
Атайлап Көкөй кат жазып,
Таласка киши жиберген:
“Бир кызым бар меники,
Чигитей , болсун сеники,
Көөнүндө кири арылсын,

Арамдык күтпөй эрдики.
Каңгайга казак кошулуп,
Аттанмак болду чогулуп,
Теке айында белгиси.”
Алып келип кагазын,
Мадыбекке беришти,
Мадыбек алышп кагазын,
Чигитейге окутуп,
Бастырмак болду жаш баатыр,
Баарысын сырттан коркутуп.
Андан мурун башкага,
Бастырмак болсо бир жакка,
Күмбөзүнө баатырдын,
Бир күн түнөп алуучу,
Болсун белги, болбосун,
Бастырып кетип калуучу,
Түнүндө барбай күмбөзгө,
Эртең менен барганы,
Эки бээни алпарып,
Арбагына арнады,
Жарабайт жылкы түлөөгө,
Ача туйак чалбады,
Токтоо кылып туралбай,
Баатырың жолго салганы,
Көкөй жүргөн келер, деп,
Келбей өтүп кетпес, деп,
Тоо бөксөлөп өтөт, деп,
Жол тосоттоп үй тигип,
Тиктеп жүрчүү бекемдеп.
Чигитей менин уулум, деп,
Кат жазганда энеси,
Көрүп торгой калыптыр:
“Сыртынан энем бермекке,
Кат жазып калды мени эрге.
Көзүм менен бир көрсөм,
Көнөр белем тийерге.
Он алты жашка келипмин,
Көрмөк тургай күйөөнү,
Атын угуп билбепмин.
Угушум, түбү шер экен,
Кылган ишин сурасам,
Өзү жаштын тыңы экен.
Келбети мага жараса ,
Энемдин берген кенеши
Мага жакшы кеп экен.
Болбосо өнү буржуйуп,

Толбосо көзгө жулжуйуп,
Куушурулуп далысы,
Караса нары кулжуйуп,
Эрдиги анын не керек,
Ошо күнү турармын,
Көзүмдүн жашын себээлеп.”
Санаасына торгойдун,
Сан миндеген иш келет,
Көрсөм экен жүзүн, деп,
Энесинен бешбетер,
Торгой дагы эңсенет.
Кароолчу койгон канчаны,
Чабарчы койгон анчаны,
Медеркан жок казакта,
Ал Каңгайда жатканы.
Кабарчы кабар алыштыр,
Чабарманга барыштыр,
Чабарман атын чаптырып,
Көкейгө жете барыштыр,
Көкжал эр келе жатат, деп,
Көкөй угуп алыштыр.
- Мен чыгайын алдынан,
Көлдөлөнүң салып тур.
Акырын айтып шыңқ этип,
Эшикти көздөй бет алыш,
Басты Көкөй кылт этип,
Билдирибей байкап торгойду,
Көзүнүн жээги жылт этип.
Торгойдун өңү бузулуп,
Кең дүйнөсү кысылып,
Өзүнчө басып кара тер,
Бешенеси нымыгып,
Көлдөлөнүң алабы,
Көрпөчөнү салабы,
Капшытын ачып шыкаалап,
Келатканды карады.
Кылчайып кайра тарталбай,
А деп кебин айтталбай,
Жин тийгендей сулады.
Чигитейдин атынан,
Эки кайта чакырса,
Айыкмакчы дартынан,
Аны билген киши жок,
Сулап жаткан кыз менен,
Кылчайган ага киши жок.
Айылдын баары жайылып,

Жалгыз келген баатырга,
Жалпы чыкты жабылып,
Чигитей түшүп эсине,
Торгой турду айыгып,
Батыраак кирсе экен, деп,
Көлдөлөңдү унутуп,
Тиктеп турат зарыгып.
Түшүп өтөөр бекен, деп,
Жакасынан кол кетпей,
Жаратканга жалынып,
Желбегей ичик жамынып.
Эки жецин салынып,
Отө көркөм Торгой кыз,
Сулуулугу таанылып,
Чигитей менен Торгойдун,
Ырысына экөөнү,
Туш болгондой кабылып.
Чигитей жүзүн көрө элек,
Торгой көрүп караанын,
Бурулуп төргө отө элек,
Шыкаалаган тешиктин,
Түбүнөн басып кете элек,
Ак чөйчөккө суу алыш,
Сары улагын дагы алыш,
Ак сарыбашыл кой алыш,
Ак боз бәэден бирди алыш,
Тайар кылыш Көкөйү,
Камынып турган чынданып.
Алыстан келген жаш арстан,
Аппак темир болоттон,
Алты айлантып курчанып,
Кийгени темир көгөрүп,
Буттап темир өңөрүп,
Найза колдо зыңгырап,
Кытайча кызыл доолбас,
Чымын тийсе кыңгырап,
Айбалта жанда жалтылдап,
Асаба колдо калкылдап,
Кылыч белде шыңгырап,
Кыргыздан чыккан жаш арстан,
Келди айылга чукулдап.
Медерканын айылы, деп,
Ойунда жок жигиттей,
Тоскон Көкөй болучу,
Түк кишиге билгизбей,
Аралап эми келгенде,

Аттан жулуп алысты,
Таманын жерге тийгизбей.
Айлантып суусун чачтырып,
Садагасын чаптырып,
Сарыбашыл койун мууздатып,
Кембагалга уучтатып,
Сарыбашыл уйун талатып,
Жыйылып келип топтолгон,
Жашы-жалаңы, кары-жаш,
Баатыр эрди карашып,
Эки айактуу жумур баш,
Көргөндүн баары жаратып,
Чолпондой жүзү нурланган,
Чоктой көзү кызарган.
Сүйлөсө сөзү бууланган,
Сүйкүмү артык бир улан,
Тигип койгон өргөөгө,
Алып келип кирээрде,
Алдында басты Көкөйүн,
Кызынын жайын билерге,
Башын салса эшиктен,
Байкуш кызы элейип,
Карап калган селейип,
Тартып койгон сүрөттөй,
Жаны жоктой делейип.
Эшиктен кирип акырын,
Колунан алыш жетелеп:
“Жараган экен кызга, - деп,
Жараса эрге болду” – деп,
Жакасын карман бекемдеп,
Көлдөлөң салып төрүнө,
Ак тубардан көшөгө,
Киргизип кызды ичине,
Ачтырып эшик Көкөйүн,
Баатырды үйгө киргизди,
Конокко берчүү шекер-бал,
Бар керегин бергизди.
“Таластан ичкен туздарын,
Актаганын билсин, - деп,
Эл айагы басылса,
Кирген-чыккан азайса,
Анан кызды көрсүн” – деп,
Көкөй турган кезинде,
Күн бешимде мезгилде,
Асман тиреп өрттөнгөн,
Чаң көрүндү өзөндөн,

Көптүгү кара кумурска,
Жан көрүндү өзөндөн,
Чондугу тоодой дүнкүйгөн,
Дөө көрүндү өзөндөн,
Ат көтөрбөй тер болгон,
Жөө көрүндү өзөндөн,
Калкты бийлеп башкарган,
Хан көрүндү өзөндөн,
Сардар болуп журт билген,
Зал көрүндү өзөндөн,
Айдама кошуун канча мин,
Кол көрүндү өзөндөн.
Чай ичкен бала Чигитей,
Кымыз ичип ала элек,
Суусуну мунун кана элек,
Күр эле кирди ал үйгө,
Күллү баары тебелеп,
Бул эмине шумдук? деп,
Коркконунан кээ бирөө,
Көзүнөн жашы себелеп,
Күпүрлөгөн андан көп,
Медерканды жемелеп,
Медеркан атын укканда,
Мелтиреген кара көк,
Мелтирип карап турбады,
Эшикти карай бет алыш,
Бөлүнө койуп эл качып,
Эпчи жак менен эр жакка,
Эл бөлүнду жол ачып,
Тору аттын жетти жанына,
Төрө жолборс түз басып,
Ыйлап калды торгой кыз,
Аркасынан көз сатып:
“Не болсо да Чигитей,
Жүзүмдү көрүп калсын – деп,
Көзүнө толсом баатырдын,
Көөнүнө мени алсын “ – деп,
Басып Торгой чыгыптыр,
Көпчүлүктү мейли деп.
Ошо кезде канкордун,
Атынын башы бер жакта,
Атка минип каш серпсе,
Көзү кетти кыз жакка.
Торгойдун көрүп караанын,
Токтоосуз атка мингенге,
Өзүнчө болот чоң ката:

“Сырттан болсо ушул кыз,
Сырымды менин билер – деп,
Аз болгондо үч жылда,
Араң мында келем” – деп,
Жаага атчу саадактан,
Сууруп алды бир жебе:
- Бул айылда калсын, - деп,
Унчукпастан эч кимге,
Ыргытып ийди жөнөөрдө,
Элебей элдер калыптыр,
Көкөй көрө салыптыр,
Кыргыйдан мурун Торгой кыз,
Эңип окту алыптыр.
“Баатырдын огу белек, - деп,
Катышым менин керек” – деп,
Аны менен кээри жок,
Эл чуркурап деректеп,
Койнөгүнүн ичине –
Төшүнө катып жиберет.
Тартчуу боосун кармады,
Мойнана муну салганы,
Узунбу, кыска өмүрү,
Өлгүнчө уулга арнады,
Көзү көрүп энеси,
Байкап муну калганы:
“Ээ, кудай, шүгүр өзүңө,
Торгой шерге жарады,
Максатка жеткир жараткан,
Жан кылган соң адамды,
Калганда өзүң билесин,
Пайдасы менен залалды.”
Алтын чырай нур бети,
Аттанып бура тартарда,
Күүгүмдөкү устадай,
Көк жашыл тартып көрүндү,
Жалгыз кара бир башы,
Капкайдан келген чондорго,
Жалтанбастан өмүлдү,
Жан соогалап кылчайбай,
Бул айылдан бөлүндү.
Бастырсам жалгыз бекер, деп,
Баш бербей тепсеп келер, деп,
Бабасынан бер жакка,
Баарыга маалым кызыл туу.
Көрпөчөнүн бүгүштө,
Бүктөлүү болчу мына бу,

Тартып алды желекти,
Таанымал элге керекти,
Найзага темир аштады,
Айчыгы алтын чоң тууну,
Ашкере сайып таштады.
Келаткан аскер токтолду,
Кең өзөн ичи топ болду,
Тууну көрүп Медеркан,
Жүрөгү мунун козголду.
“Өзөнү кен, жери түз,
Өчүгүшкөн донузга -
Кол салышсам ушуга,
Өйүз-бүйүз бөксөдө,
Эркин жаткан элдерге,
Эмгеги катуу болот го,
Баш-аламан барсылдак,
Алай-дүлөй тарсылдак,
Кагышып жарак карсылдап,
Кандай заман болот, деп,
Калың журт турса кан какшап:
Коктуларда топ болсо,
Коркуп балдар боздосо,
Эркин басып бээ саабай,
Керилген келин, боз улан,
Жер кемерде жок болсо,
Менин баатырлыгым бекер!” – деп,
Жылдырып тууну көтөрүп,
Ээн жайлоонун айагы,
Ак шорго түшүп кетем, деп,
Баатырың элдин камын жеп,
Болгун аман баарың, деп,
Бастырмак болгон кезинде,
Медеркан келди күпүлдөп:
- Кубулжуган түр сайак,
Курт-кумурска көп элден,
Коркпой кандай туу сайат?
Кутулуп кете албайсың,
Кууратамын эми мен,
Былкылдатпай тордодум,
Күү туйак, сени койбайум!
Өзүң баатыр, башың жаш,
Күн көрүш жакты ойлогун.
Жалгыз кара башынды,
Отор, Дөрбөн, Кыйардан,
Батай, Катай – булардан,
Андан кала бергенде,

Андайлардан неченден,
Кеп кутулбас чеченден,
Астынан киши өтпөгөн,
Азым деген кечилден,
Каныңды сурап алайын,
Түбүүз алаш бирге эле,
Жылкычы башчы кылайын,
Жамандык кылсан, сен кылдың,
Мен жакшылык кылайын,
Арамдык кылдың, сен кылдың,
Кылгылык кылып койуп сен,
Билмемиш болуп жылмыйдың.
Мен алыска бардым сен үчүн,
Айылымга эми келатсам,
Туу жайасың не үчүн?!

Жутуп ийчү немедей,
Эки көзү чакчайып,
Албаган сакал-муруту,
Кокодой болуп бак жайып,
Айтып турду Медеркан.

Баатырдын уулу эр неме,
Баш булгап жоодон качпаган,
Бала жолборс шер неме,
Сүйлөсө тили так эле,
Сөз билги жайы бар эле:

- Капаланып кайтырып,
Катын-балан, казактан,
Кайда бардың айрылып?

Урматтуу казак элинди,
Өзгө журтка кар кылып,
Жайнаган колун бул турса,
Калкыңды ага зар кылып,
Басарга калбай бош жери,
Кең дүйнөсүн тар кыл,
Бул кылышың жакшы эмес,
Арамдык кылган мен эмес,
Адал ашқа күмөнсүп,
Сен Медеркан, киши эмес!

Айтышкан сөздөн бузулуп,
Ата-баба кубаар сан,
Биз жаза баскан киши эмес,
Тынч алып жатпай үйүңө,
Кыдырдың жердин түбүнө,
Коросонду козгодун,
Козгоп койуп кош болдун,
Ооганды барып ойготтуң,

Уйкусун ачып оогандын,
Оголе кыйын шоктондун.
Жедигерге жетипсиң,
Жеткире айтып кетипсиң,
Эми маминтип жүрөсүң,
Кенчин жерден көтөрүп,
Кеп билбegen кечилдин.
Мөңкөтайды кутуртуп,
Таласка таштап кетипсиң.
Кубатай өлдү, кулады,
Коросон коркуп чуулдады,
Кол куушуруп Ырыскан,
Оогандын журутынч калды.
Темир шааны Шоорук хан,
Эбин таап койуптур,
Шоорук ханды Таласта,
Курман кылып чунагың,
Мууздал аны койуптур,
Мөңкөтайың байлоодо,
Сен барасың, Медеркан,
Айлаң кетип айдоодо.
Кор кылуучу кыргызды,
Кутурган эки арам ит,
Бириң-бириң сойдурам,
Сүйлөшкөнгө тойдурам,
Сен арам санаа кыйалда,
Адалды арам дегенге,
Көкөйдү эне мен кылам,
Кайра барып жандыргын,
Калың элди тил алсан.
Кымызын чайкал бал ичиp,
Өз үйүндө жай жатсан,
Көтөрүп тууну түшүрүп,
Көбүк кардай ак шордо,
Күүлдөгөн Отордун,
Көөдөндөн канын ағызсам.
Эл ичинде урушсам,
Эрдигим менин бей керек,
Элге салып эмгектi,
Эрмин дешим не керек?
Элге эркек уул керек,
Эркек уул туулганда,
Эл болот ойноп эркелеп,
Эли бакса чоңойтуп,
Бел болсо элге эр делет.
Түп атабыз биздики,

Түгөнбөйт атын билдиңби?
Аз эле жылдын астында,
Каңгайлар айдап жүргөндө,
Таманыңа шиши кагып,
Күйканды карыш тилгенде,
Ыштаныңа сийдиңби?
Ким болду белек казакка,
Айбан кул, анда билдиңби?
Касиет, калка бир тууган,
Албан, кызай - эки урук,
Казак андан туулган.
Ороздунун эки уулу,
Сен билбесең, мен билем,
Карылар айткан кеп ушул.
Ороздунун улуу уулу,
Орчондуу Жакып бай болгон,
Туулуп Манас баатыры,
Баш көтөрбөй каапырлар,
Баары буга кар болгон.
Сен казактан Медеркан,
Мен Манастан билип ал.
Таманына шиши кагып,
Тамтаңдатып жүргөндө,
Айрып алыш Таласка,
Алыш барыш тактырсам,
Тузга сийип, чунак ит,
Арамдык ойлоп сен турсан,
Азыр да кесем башыңды,
Жамандыкка көөн бурсам!
Түбүбүз тууган бир экен,
Ошон үчүн түтө албай,
Кебимди айтып мен турام,
Тил алсаң баргын айлыңа,
Тим эле калбай кайыга,
Жакшы жаман кеп кылбай,
Ак никелүү зайыбыңа,
Унчукпай болгун кылмышкер,
Жалган күмөн айыбыңа.
Салдыrbай чуулган Каңгайга,
Алдынан тосо барайын,
Жайлоодон шорго түшүрүп,
Жайын анан табайын.
Чыгымдар болдуң эр издең,
Байды издесең аркамдан,
Бастырып анан бараарсың.
Душман көрдүң мени сен,

Атам десем эп келет,
Ага деп сени айтышка,
Ачсам оозум эп келбейт.
Деп Чигитеј эп сүйлөйт,
Тозогун тартып Торгойдун,
Туйунар бекен, деп сүйлөйт.
Шумдугу бар ар кимде,
Өткүр шумдук сыйкырды,
Ошол күндө көргүлө.
Урматтуу катын Көкөйдүн,
Кийгени жаргак сары шым,
Төбөгө чачы түйүлүү,
Белине балдак илилүү,
Сайма жаргак кемсели,
Ийнине баса кийилүү,
Кулагын алыш үпчүлөп,
Көп кишинин бириндей,
Түк билинбей бул жүрөт,
“Медеркан келип күпүлдөп,
Чигитејге кас кылса,
Өлтүрүп койор жаш бала,
Туйундуруп баатырга,
Кетейин деп бул итти,
Аты менен мен сүйрөп.”
Чылбырына жакындал,
Билгизбей Көкөй туруптур.
Береги торгой жеңеңдин
Белгисин, кыргыз угуптур.
Эркекче кийим кийинип,
Белине кемер илинип,
Көзүнө сурма¹ тартынып,
Көзүнөн улам жаш чыгып,
Аарчыган болуп сурманы,
Көзүнүн жашы аарчынып,
Адагы келип турду эле.
Артында турат чигиттин² -
Кашкайган сонун жигиттин,
Атайын келген Торгойдун,
Тасмадай бели бүгүлүп,
Тартынбай айткан кебине,
Атасынан түнүлүп,
Аран-араң токтолот,
Келейин деп жүгүрүп.
Жүзүн көрсөм экен, деп,
Кыйа карап каш серпип,
Кыйырынан тиктеп баатырды,

Кылгырып көздөн жаш кетип,
Эл караса жер карап,
Эл карабай калганда.
Эки көзүн айыrbай,
Эр жигитти бет карат.
Бир караса көзүнө,
Чигитей бети нурланат,
Бир караса көзүнө,
Алда кандай болгондур,
Асмандын бети бууланат.
Карат турса аныктаап,
Жердин бетин көл толкуп,
Келаткансып суу каптап,
Кылт этип кыйал бурулса,
Кетчүдөй көрүнөт,
Кызыл кыйан сел каптап,
Жүрөгү күйүп кызыл чок,
Кыймыл этээр чама жок,
Кара бойу бүт какшап.
Эмне болуп кеттим, деп,
Ачып көзүн ирмесе,
Ак шумкар сындуу сыланган,
Атанын уулу шер турат.
Астыртан өөдө караса,
Тебөдөн ылдый шарылдап,
Борошо жамғыр куйулат,
Кыйалы кетет кырк бөлөк,
Кылымга келчү бар нерсе,
Бири калбай туйулат.
Кой эти бышым ал жерде,
Чигитей менен Медеркан,
Коркутушуп турду эле,
Ал Торгойдун көзүнө,
Так тогуз жыл болду эле,
Тогуз жыл өтүп, күн кетип,
Жыл өткөндө Торгойдун,
Эсине түштү ак этип ,
Жабыша түшүп ачылып,
Тамак айы так этип,
Ак киргендей көрүнөт,
Саамайына жаш жетип.
Айласы кетип Торгойдун,
Ачып көздү жумгунча,
Алтымышка жаш жетип,
Өлөйүн десе жан таттуу,
Кирейин десе жер катуу,

Бастырып кетсе кантем, деп,
Башы мунун бек катты:
“Тийбесем тийбей калайын,
Тиктеп туруп баатырга,
Тилемкүү максат канайын.
Титинбей тиги душманга,
Кирип кетсе аралап,
Угармын элден чамалап,
Жаманчылык күн болсо,
Тириүү кантип калайын!”
Азыраак убак Торгойго,
Алты жылдан ашыптыр,
Айагы барып токтобой,
Ар санаага батыптыр,
Аңғычакты Медеркан,
Арыз айтмак болуп Кангайга,
Аркасын карай тартыптыр.
Кийин тарта берерде,
Кайран Көкөй жетти эле,
Тааныбайт аны Медеркан,
Баланды көрө кеткин, деп.
Жетелеп жөнөй берди эле.
Селт эте түшүп Чигитей,
Байкап көрсө “жигитти”,
Эркек эмес катындай,
Анык байкап караса,
Энеси болчу асылдай,
Ошон үчүн Чигитей,
Медерканга катылбай,
Оң жагына бурулду,
Оң жакта Торгой турду бу.
Сыпаты башка бир бала,
Сурмасы көзгө урунду.
Сурмалуу көздү көргөнде,
Султандын уулу Чунактын,
Суу агып бойдон жуурулду.
Анык тааный албады,
Айнектей жүзүн бир көрбөй,
Ичинде калды арманы!
Сайган айчык кызыл туу,
Чапчый колго кармады,
Чуу болот деп айылда,
Бастырып жөнөп калганы.
Баатырың мойнун бурганда,
Балакеттүү Торгойго,
Таң агарып күн чалды:

Алты менен тогуз жыл,
Уннтулуп ал калды,
Айланасын караса,
Жайнаган кызыл гул алды,
Жарылып кетчү немедей,
Жүрөгү балкып кубанды,
Бастырганын биле албай,
Балакет Торгой кулады.
Тааныбай казак Торгой, деп,
Жинди болду бой-бой! деп,
Айылдан кийиз алышты,
Төрт бурчунан көтөрүп,
Айылга бара калышты,
Чуркураган үндү угуп,
Түйунуп Көкөй калышы,
Жете барып балага:
- Жинди болгон кишиге,
Тегеректеп турбаңар,
Ай менен күндүн кулагы,
Тийишип казак элинде,
Айлында турса душмандар,
Жай-жайына тараңар,
Жан сактоо жагын караңар!
Ырас айтат, Көкөй, деп.
Эли тарап кетиптири.
Бетин ачып шыкаалап,
Баласын байкап караса,
Жан үзүп койгон немедей
Эти муздалап кетиптири.
Чамасы кетип, так чарчап,
Чакчелекей ал Көкөй,
Баласынын сандыгын,
Барып ачып карады.
Асылга ороп алты кат,
Салган экен түбүнө,
Жанын огун байагы.
Түйдурбай алып колуна,
Чуркаган бойдон кызына,
Жетип Көкөй барганы.
Жан кишиге шек бербей,
Ок менен бетин сыйлады.
Мойнана асып боосунан,
Жүрөгүнө түз койуп,
Түйгүзбай бетин жаап койуп,
Билмексен болуп турганы.
Ашыктын оту ар кандай,

Ошол Торгой байкүштан,
Чыгып кеткен жан калбай.
Чай кайнамча турганда,
Салмагы темир даты өттү,
Жалындуу жүрөк чогу өчтү.
Көзүн ачып алайды,
Төрт тарабын карады,
Үйдө жаткан шекилдүү,
Кай кеткенин биле албай,
Дагы кайта кубарды.
Күнү түнгө уланды,
Торгой кайда кеткен? деп,
Медеркан ўйдө сурады.
- Ооруп кызың жатат, - деп,
От күйүп ичи атат, - деп,
Көкөй айта салганы,
Жакшы жаман Көкейгө,
Кеп кылалбай калганы:
- Эмне кесел болду эле?
Качантан бери оору? – деп,
Анык дайнын сурады.
- Кечээ тургай түндө сак,
Мен багып жүрдүм сак сактап,
Бүгүн жинди болуптур,
Дартына дабаа ким табат?
Көрөйүн деп баламды,
Медеркан басып ал барат.
Укмуштуу киши Медеркан,
Маңдайынан сылады,
Билектен тамыр кармады,
Балага тийген кеселди,
Башка кебин салбады.
Ашкере атын таап алды,
Кылмышкер болгон немедей,
Кылчайып артын карады,
Карагандын иши бар,
Артында Көкөй киши бар,
Жаш кезинде Медеркан,
Ээрчип жүрүп Көкөйдү,
Күйүп жүрүп алган ал.
“Башыман өткөн ишим, - деп,
Байкап көрсөм балама,
Башка эмес кесели,
Чигитей окшойт билдим, - деп,
Мурун балам сак болсо,
Эртең менен сак копсо,

Кечээ күнү шашкеде,
Таза туруп жин тийсе,
Улам-улам кубулса,
Ичкен ашын билбесе,
Ашык эмей эмине?
Билейин абдан муну” - деп,
Өзү молдо Медеркан,
“Чигитей” деп кагазга,
Жети жерге чийди эле,
Эзип туруп суу менен,
Тамызып аны оозуна,
Ичирип аны ийди эле,
Алкымдан өтүп болгунча,
Өңүнө кызыл кирди эле.
Медеркан сындуу казактын,
Кызы күйгөн кишиси –
Кездешип жүргөн душманы,
Ичине батпай үшкүрүп,
Медерканын бушманы,
Ичкен ашын биле албай,
Же өлтүрүп кызын иие албай.
Же өлүп кетип Медеркан,
Кара жерге кире албай,
Олтурган жерден кобо албай,
Мурун кудай боло албай,
Пейлимен кайра жандым, деп,
Безилдеп ыйлап кан какшап,
Чигитейге баралбай,
Же кетип калгын кайра, деп,
Кычырып келген каркыттап,
Кытай менен монгулга,
Таңгыт менен манжуга,
Айтып муну баралбай,
Санаасы мин, кыйал көп,
Жатып уйку алалбай,
Өзүнчө оору болуптур,
Күнү-түнү толгунча,
Саргарып өндөн онуптур.
Элебей кылган иш жаман,
Эндекей кийген тон жаман,
Элинен азып ыраакка,
Ээрчип келген кол жаман.
Капташып калды казакка,
Айрыкчасы Медеркан.
Биригишип “беш жаман”,
Коркутуп кирген түш жаман,

Короодо турса көп душман,
Жалгыз кара бир башын,
Сан миң колго баалаган,
Сайышып турса жаш балбан,
Не кыларын биле албай,
Медеркан башы айланган.
Кармаган бойдон колуна,
Кызыл тууну Чигитей,
Бексө менен салыптыр,
Чигитейди көргөндө.
Дөрбөн менен Отору,
Батай, Катай – ал төртөө,
Такыр таанып алыптыр,
Кытайдан келген Кыйарга,
Булар айтып барыптыр.
Качкан экен менден, деп,
Ойуна Кыйар алыптыр.
Кытай Кыйар кылыйып,
Күлүп койду мылыйып.
Корккон экен менден, деп,
Кыйалында бул экен.
Батай, Катай – ал экөө,
Кыйардын билди кылыгын.
Качыралы баштан деп,
Чигитейдин сыймыгы,
Буйрук берди калкына:
- Калбай, калмак чубургун!
Батай, Катай – экөө тен,
Чигитейге куугандай,
Аркасынан жөнөдү,
Менден мурун бул алса,
Жаман аттуу болом, деп,
Кыйар кытай жөнөдү,
Дөрбөн, Отор туралбай,
Дүрбөп калбай жөнөдү.
Ээн жайлоо бош калды,
Айдама кошуун кол кетип,
Казактын эли кубанды.
Сыйлыгып көбү казактын,
Илени көздөй айланды,
Эбине келсе наары ашып,
Үч каркыра баргалы,
Же болбосо тоо бойлоп,
Капалга кетип калгалы.
Туйгузбай көчүп чоң байдан,
Капалга кетти алты бай,

Алты байдын казак деп,
Капалда бүгүн дагы бар.
Ойго түштү баатырың,
Оолугуп бала Чигитей,
Буулугуп ичин мун алып,
Айлана курчап жоо алып,
Асман тиреп заңкайган,
Үстүндө Алтай тоо алып,
Айагы жагы сыр койук,
Адамы жүргүс чөл алып,
Орто жери Арап көл,
Каз кечпеген көл алып,
Жүрөгү күйүп жалындал,
Кыз торгойдун нуру алып,
Кайратка толду жаш баатыр,
Айлана курчап кол түштү,
Канғайдан келген беш баатыр,
Құндө кызық урушу,
Бұтпөй құндө күч алып,
Арбып барат жумушу.
Кел бери, деп марашып,
Булар кезенишип турушту.
Құндұзұ кезек урушта,
Тұндесү баатыр Чигитей,
Түйшүктү салды бул жартка.
Тұндө чырым албады,
Тұнұндө чатак салғаны,
Құндұзұ тыным албады,
Сайышкан бирден балбаны,
Өтүп барат далай күн,
Бешөө келип чогулуп,
Бир баланы албады,
Кезектешип беш каапыр,
Бирден-бирден барбады,
Құндө уруш чуу менен,
Жердин бети чандады.
Баш кошкон жерде чогулуп,
Чыгыштан келген беш урук,
Чын эле баатыр экен, деп,
Чигитейди дандады.
Ортодо Отор оолугуп,
Ойлонуп чочко олтуруп,
Он миң киши кол бөлүп,
Өзүнө кийин туруучу,
Он эки мыкты зор бөлүп,
Туйбасын деп Чигитей,

Бир кишини купуйя,
Түн ичинде узатып,
Медеркан кошо барат, деп,
Таласты көздөй жол берип,
Билбемиш болуп жатыптыр,
Жиберген киши алдыртан,
Медерканга айтыптыр.
Жан кишиге түйдурбай,
Камынып калды Медеркан,
Бармак болуп алыстан,
Койгуунұң деп айтпастан.
Эки күндү болжошуп,
Табышмак болду Медеркан,
Чаганчыда жол кошуп.
Угуп Көкөй калганы,
Кандай айла болот деп,
Торгойго жете барганы.
Барса Торгой үйдө жок,
Күндө келсе – күндө жок,
Кайда кеткен Торгой? деп,
Кайғыга Көкөй калганы,
Торгой кыздан, қыргыздар,
Эми азыраак кабар алалы,
Атасы эзип суу берип,
Көзүн ачып жер көрүп,
Ордунан коппой солж этип,
Эки күн жатып көгөрүп,
Карангыда жөнөдү,
Жылдыздан шуру тагынып,
Башына чүмкөй чапанды,
Калдайта кара жамынып,
Жатарга таппай айланы,
Жаш баатырды сагынып.
Кыраакы өзү укмуштуу,
Бастырган жерден баатырдын,
Атынын изин карады.
Канча күн өткөн арадан,
Бурултпай муну таап алды.
Аттын изин кубалап,
Ар күнү топо дубалап,
Адырды басып аралап,
Кырга чыгып олтурса,
Өргөн иттей сабалап,
Ойдо жатат көп калмак.
Беш жерде калың топ турат,
Жазайыл мылтық, жаа кошо,

Жайнатып төккөн ок турат,
Байкап көрсө белгиси,
Жалындал күйгөн от турат,
Жайы-кышы очкүсүз,
Жайнаган кызыл чок турат.
Жылантору ат менен,
Кылычта кандуу дат менен,
Кыйкырыгы таш жарып,
Чигитей күндө топ бузат,
Чигитей үнүн укканда,
Жарылып жүрөк кубанат,
Жарк этип көзү ачылып,
Жана кайра тунарат,
Баатырдын үнүн укканда,
Баш көтөрүп суналат,
Угулбай үнү калганда,
Баштагыдан беш бетер,
Күндүн бети тунарат,
Олтурса бир күн талаада,
Бузулду андан кол чубап.
Аңкаарып Торгой карады,
Чубаган элди караса,
Таласты көздөй жол алды.
«Таласка барып эл талап,
Бүлүк салат экен,- деп,
Бейкут жаткан кыргыздар,
Түйшүк тартат экен, - деп,
Канткенде кылам кабарды,
Чигитей укса экен” – деп,
Көп эле акыл ойлонду,
Көөнүндө буга токтолду,
Көмөрүп башка кийгени,
Көл темирге окшоду,
Жеке баатыр эр болду,
Жер жайнаган беш урук,
Талаада калың эл болду,
Талаада жүргөн атын таап,
Телегейи тең болду,
Күүгүм кирип күдүндөп,
Көз байланган кез болду,
Талаадан тапкан сур аты,
Жүгүргөнү тез болду.
Ач кыйкырык сүрөөндө,
Ашкере баатыр баланын,
Алдынан чыгып жол кошту.
Кангайлап ураан чакырды,

Катуу айгайлап бакырды,
Караңгыда калдандал,
Кабылан эрди качырды,
Капташып кирип келгенде,
Жандап өтө берди эле:
- Кетти душман жерице,
Кейишти салат элине,
Мен Торгойго кызматкер,
Чигитейге беттешип,
Айтып койгун деди эле!
Бактысына жараша,
Баш-аламан көпчүлүк,
Каптап келди эми эле.
“Тоспосом жолун бекер, - деп,
Толкуган кыйан сел капитан,
Талоонго Талас кетер, - деп,
Талатып ийип Таласты,
Жоо сайышым кандай кеп!”
Тору аттын башын бурганы,
Токтоо кылып турбады,
Чагандыны өрдөдү,
Таң агарган мәзгилде,
Жаткан элди көргөнү.
Он эки мыкты зор экен,
Он миң аскер кол экен,
Тосоттон белден караса,
Кара бойун опчуулап,
Медеркан анда турчу экен.
Медеркан көрүп Чигитей,
Тааныбаган болду эле,
Чигитей көрүп Медеркан:
“Ажалым жеткен экен, - деп,
Болупмун акмак бекер, - деп,
Таанылып калсам бул жерден,
Тарпымды таштап талаага,
Башымды кесип кетер, - деп,
Тааныбай мени калды” – деп,
Жолго түштү төпендей,
Медеркан ойго келгенде,
Күндөй бети балкыган,
Көрүндү элес бир жерде.
“Алда кандай элес, - деп,
Аңдашым аны керек” – деп,
Тиктеп калды Чигитей.
“Жиберген киши мен элем,
Баатырдын уулу Белек, - деп,

Унутуп аны койбогун,
Торгой болор керек” – деп,
Анчалык айтып азыраак,
Кайкыдан кирди кылт берип,
Көрүнүп койуп жылт берип,
Көөнүнө құндө дарт салып,
Көп эле жерде шек берип.
Ачуусу келди баатырдын,
Ачып оозун эстенип,
Качырып кирди қаңгайды,
Алдында атка тепсетип,
Баарысы калбай жабылды,
Баатыр әрге кездешип.
Құн бешимге жеткинче,
Он эки баатыр балбандан,
Башын кесип алганы,
Бирөө тириү калбады,
Бириң-биргे жеткирбей,
Бирден сайып жайлады,
Артындақы он минди,
Короодо койдой айдады,
Чагандынын иири жар,
Айдап барып камады,
Абдан дайнын сурады.
Кошо айтышып баатырга,
Корккон калмак чууллады.
Оторго барбай, көтүң қыс,
Жай-жайыңа кеткин! деп,
Жайнаган элди чубатты,
Өлгөнүн киши билген жок,
Он минден бирөө қылчайып,
Оторго барып кирген жок.
Бешимде кетти жаш баатыр,
Күүгүмдө келип атты ок,
Күндөкүдөн күчтүрөөк,
Күндө уруш тынчы жок.
“Бир-бирден чыгып беттешпей,
Бекер әлдер өлдү, - деп,
Ажалым жетсе өлдүм, - деп,
Же өлтүрүп келем!” – деп,
Өчөшүп Дөрбөн жөнөдү,
Аттанганын Дөрбөндүн,
Калган әлдер көргөнү.
Күбүрөшүп калышты:
“Күндөн Дөрбөн тойуптур,
Жөнөдү деп өлгөлу.”

Көрө салып Чигитей,
Жылмыыйып күлүп жиберди:
“Жыргап жаткан немедей,
Бир-бирден келген экен, - деп,
Ачылып багым ченебей!”
Көптүгүнөн апкаарып,
Коркуп койбойт кенедей,
Кыргыз, калмак кектешти,
Чигитей, Дөрбөн беттешти,
Дөрбөн ойлойт ойунда,
Өлтүрбөй кайра кетпести.
Алты курдай беттешип,
Аңтара сайып Дөрбөндү,
Эр Чигитей баш кести.
Таңгыттын элин бакырып,
Баш кишиң кел! деп акырып,
Менмин деп бирөө барагбай,
Баарысы келди жабылып,
Чигитейден кеп угуп,
Өлбөй тириү кет десе,
Ырыска калды жолугуп,
Манжу менен кытайдан,
Калмакта таңгыт бөлүнүп,
Жанупту карай бет алыш,
Чубап жолго салыптыр.
Тээ каңгайда калган таңгытты,
Көчүрүп кийин алыптыр.
Бөлүнүп таңгыт кеткени,
Бөлөгүнө бир-бирден,
Көрүнө ажал жетти эми.
Атым Кыйар менин, деп,
Мыкты болсоң келгин! деп,
Кытайдан келген кызталак,
“Жалғыз кыргыз эл бузуп,
Кошуундун чети кол тараап,
Мына минтип жүргөндө,
Кандай киши жоону алат?”
Ачуусу келип ал Кыйар,
Жарагын койбой бут алат.
Тойгуза курсак ашын жеп,
Тогуздал темир тон кийип,
Тоодой капыр аттанды,
Кыйар барды өлдү, деп,
Көргөндөрү шаттанды,
Карап туруп кыр жактан,
Торгой байкуш какшанды.

Торгойдун мундуу үнүнө,
Мунканып айткан күүсүнө,
Кубулуп турган түсүнө,
Муз туруштук кылалбай,
Мөңгүлөр ағып, кар эрип,
Эңкейип талдар бүгүлдү,
Өөдөлөп өспөй бой керип.
Сайрабай булбул тил катып,
Молдо торгой, сандыгач,
Сүйлөй албай буулукту,
Мурун кудай такшанып,
Күкүктүн баары күдүндөп,
Көк асман бети бүрүлдөп,
Көрүнбөй көзгө күүгүмдөп,
Кээде олтуруп, кээде кооп,
Тели болгон жылкыдай,
Чакчелекей жүгүрөт.
Карап туруп Кыйарды,
Жамандыгы көрүнсө,
Кошо өлсөм экен, деп,
Өлүм жактын камын жеп:
“Көзүм тирүү турганда,
Караанын көрүп турайын,
Боло албай кетип баратса,
Жамандыгын көргүнчө,
Мурун көзүм жумайын,
Бок дүйнөгө байланып,
Жарыкка кантип турайын!”
Жабырды Торгой тартыптыр,
Көзүн ачып караса,
Кыйар менен, Чигитей –
Эр беттешип жатыптыр,
Бирөө каман, бирөө шер,
Тең беттешип жатыптыр,
Бири бөйөн, бири чайан –
Заар беттешип жатыптыр,
Токой күйүп тумандап,
Борошолоп жамгыр жаап,
Каар беттешип жатыптыр,
Алдында минген аттарын,
Кара баткак жууруулуп,
Суудай тери куйулуп,
Тей беттешип жатыптыр.
Кыйар капыр кектенди,
Кыйамына келгенде,
Кыргыздын кыраан баатыры,

Кыйкырып ураан чакырды,
Кый сүбөөдөн бир сайып,
Кытайдын шорун катырды,
Токтоо кылыш турбастан,
Башын кести капырды.
Унчукпай турат былк этпей,
Батай, Катай – баатыры.
Калдуубеттин Отору,
Кайдан эми жашынды,
Мурункудан беш бетер,
Каар бетине чачылды.
Ишенген Дөрбөн эр өлүп,
Кошуулуп Кыйар дагы өлүп,
Батай, Катай – ал экөө,
Чыгалбай калды деми өлүп,
Качырды Отор капыры,
Карагай найза өңөрүп,
Буту сынып жатканда,
Кулактан Тору ат тартканда,
Жыдыгы чыккан аз заман,
Толгон капыр ал чакта,
Толкуну көлдүн шары өндүү,
Чондугу төөнүн нары өндүү,
Салкыны сырттын жели өндүү,
Ысыгы жайдын күнү өндүү,
Көргөндүн баарын жадатып,
Күркүрөп чочко жөнөдү.
Отордун келе жатканын,
Көрүп турган Торгойдун,
Көөнү мингэ бөлүндү,
Көзүнүн жашы төгүлдү.
Көрбөй өлсөм экен, деп,
Тириүлүктөн бек жакын,
Көрүп турат өлүмде.
Колуна кармап окту алды,
Окту алдым деп биле албай,
Жайнаган кызыл чокту алды.
Колдору күйүп бырышты,
Доо кетип билек тарамыш,
Ичин карай тырышты,
Билгени жок торгой кыз,
Мынчалык болгон жумушту,
Колу күйсө шыркырап,
Эми кандай болот, деп,
Беттешип турган бек затка,
Эки көзү чачырап,

Өзүнчө туруп ал жерде,
Төрөөттө кара баскандай,
Азуулары качырап,
Чок өчүп колу калыптыр,
Бул ашырып айткан иш эмес,
Жүрөгү күйүп эт калбай,
Күйгөнү мунун аныктыр.
Ошентип Торгой турганда,
Обу жок Отбор чоң капыр,
Күүлөгөнө найза сундуруп,
Күүгүм туман көздөнүп,
Күнүрт сүйлөп тил келбей,
Бурулуп кеткен өндөнүп,
Жамғырда келген сел өндүү,
Өркөчтөнүп түрдөнүп,
Ого бетер Торгой кыз,
Жалдырап-жайнап дени өлүп:
“Беттешин көрбөй баатырдын,
Мен кетпедим не өлүп!”
Мелтирип карап турганда,
Кээ-кээсинде бенденин,
Тилеги жетпейт кудайга,
Капташып Отбор кагышты,
Хан Чигитей салышты,
Беттешип Отбор кагышты,
Бек Чигитей салышты,
Абалтан бери көп жумуш,
Канча күндөр урушкан,
Болуп өткөн көп жулуш,
Дегеле бирөө окшобойт,
Бүгүнкү кагыш бул уруш.
Өкүрүк менен акырык,
Оң-тескери бакырык,
Отбор калмак кыйкырат:
Абдумаалүк, колдо! деп,
Койнунда бутун чакырып,
Найзасы тийсе кара таш,
Кумдай болуп чачылып,
Аркасында тозону,
Жөө тумандай жазылып,
Караган жанды жадатып,
Караган бенде таң калат,
Калтаарып баары калышып,
Кагышып чыкты кечкече,
Аппак шордо салышып,
Кайра жанбай артына,

Өчүгүшүп тайышып,
Олұмдөн башка кеби жок,
Өзөктөн канды жайышып,
Токтолуп калган жери жок,
Чаалыккансып талышып.

Кезеги менен кәэри жок,
Кел бери деп айтышкан,
Дегеле кептөн бири жок.
Колтуктарын чойушуп,
Койгулашып киргенде,
Чокмордун баары быдырап,
Чабарга чокмор жок болуп,
Бирөө сынса, бирөө жок,
Мурунқудан беш бетер,
Дагы эле кирет октолуп.

Бир кезекте кара көк,
Кара бойун безеди,
Канкор Манас баатырдын,
Арбагын бүгүн эстеди:
“Түп атам Манас сен болуп,
Семетей атам эр болуп,
Сейтек өткөн шер болуп,
Кененим өттү дүйнөдөн,
Периште менен тең болуп.

Сейити өтүп кетиптири,
Күн батыштын жети дөө,
Он төрт жашта тең болуп,
Дөөнүн баары кыйраган,
Арбагы мындан кем болуп.

Асыл атам, бек атам,
Атагы өчпөй келаткан,
Дөө-периге көтөртүп,
Дүйнө бетин чайкаган,
Дөөлөр келип беттешип,
Кутулуп кете албаган,
Арбагың менен колдогун,
А дүйнө кеткен жаш атам!

Чама келип, чарк жетпей,
Бала кезден бер жакка,
Бадырек Оттор ит менен,
Басташкансып келатам.

Эки күн болуп баратат,
Эми бир күн урушсам.
Эңкейтип мени жадатат,
Ошондой кийин кыргыздын,
Намысын ким талашат?!”

Кара мұртөс неменин,
Кара көздөн жаш чыгат,
Дагы кирди ал Отор,
Минген атын камчылап,
Беттешип Отор жеткенде,
Периштенин үнүндөй,
Бек ачуу үнү жетти эле,
Белдүүдөн тириүү Күлүстөн,
Үн угузуп өттү эле,
Күлүстөн үнүн угабы,
Күлүстөн үнүн укканда,
Көмөрүлбөй турабы!
Шайы кеткен шалдырап,
Жаш Чигитей чыйралды.
Көргөнү жок үн укту,
Кара бойун чыйратса,
Чигитейден сүр чыкты,
Качырып тийген Отордун,
Каары менен найзасы,
Кара ташка батычу,
Кумдай тозуп жатычу.
Балага келип сайганда,
Сайганын баатыр туйбады,
Отуз барча найзасы,
Каршы-терши кыйрады,
Асманды көздөй зыркырап,
Учуп жатат сынганы .
Былк этпей туруп бергенге,
Бечара Торгой таң калды.
Көзүнүн ағып кандуу жаш,
Өлдүбү, тириүү бар бекен,
Дайынын көрө албады,
Арстаның айбат үн берген,
Абасы кайрат күү берген,
Жаш баатыр карап турабы.
Алдында минген тору аты,
Жетилбайдын Жээрде атча,
Жеткилең катуу чуркады.
Баатырдан найза жеткенде,
Тоону талкан жерди бас,
Кургак жерден суу чыгып,
Көл айланып болгон саз,
Отор аттан кулады.
Өчөшкөн бала Чигитей,
Өлүгүн илип найзага,
Так көтөрүп муну алды.

Өйүзү сенир ак урчук,
Жээн жайлоонун чоң тумшук,
Күүлөп-күүлөп имерди,
Урчукка койуп жиберди,
Урчуктун ташын камдады,
Өчөшкөн калмак Отордун,
Эти турмай сөөгүнүн,
Дегеле дайны калбады.
Отор өлүп кеткенде,
Эки жагын караса,
Маңдайда калың кол да жок,
Топурак учуп, жер чандап,
Чачкандай болуп жатыптыр,
Куткарбайын бирин , деп,
Күп кыйамың келди, деп,
Тору атты бура тартыптыр.
Кыйардын эли кытайды,
Отордун эли өзүнчө,
Талап алып жатыптыр,
Карсылдашып эки аскер,
Кагылышып атыптыр,
Каны суудай ағыптыр,
Батай, Катай – эки кул,
Кара калмак эл менен,
Непак эле качыптыр.
Отор менен кытайдын,
Колдорун бөлүп айрыды,
Отордун элин тургузду,
Кытайдын элин чуурутту,
Санап санын алганы:
- Сатылып келген сенсин, - деп,
Элиңе айта кеткин, - деп,
Эсен-аман жеткин, - деп,
Жакшы-жаман талаада,
Бир кишиге айтпа кеп.
Улугуңа бар, - деди,
Эмне көргөн-билгенин,
Жашыrbай айта сал, -деди,
Каалабайым кан ичпейим,
Киймиң чеч, аттан түш,
Олжо алам дебейим,
Өчөшсө келсин кытайың,
Откөрөйүн санаттан,
Карматамын дагы эле,
Кылып көнгөн адат ал.
Кытайды калмак козгоду,

Сенин Кыйарың өлүп жок болду,
Кеткиниң, - деп айтканда,
Кырк миң кытай аскери,
Кымылдап баары кош болду.
- Бейбашсың, монгул, сен, - деди,
Бейбаштың ар качан,
Өзүңө пайда бербеди,
Коктукаттын шаарына,
Кошуунуң калбай жүр! – деди.
Чубатып калган колдорун,
Колбутуп айдал алыптыр,
Куруп калган Торгой кыз,
Жээн жайлодо калыптыр.
Муну мындай таштайлы,
Манастын соңгу урлагы,
Чигитейдин дүйнөдөн,
Откөнүнөн баштайлы.

ЧИГИТЕЙДИН ДҮЙНӨДӨН ӨТҮШҮ

Айдаган колу алты сан,
Айгайлап баатыр үн салган,
Алды-аркасы боло албай,
Тизилип ондон бараткан,
Алты күнү жүргөндө,
Алдынан чыкты бир атчан.
Келген киши Каратил:
- Ой, кагылайын чырагым,
Каратил агаң мени бил.
Батай, Катай качкалы,
Тобуке өлүп жаткалы,
Отор тилим укпады,
Эми өлүп уктады,
Өзүңө айтып мен келем,
Кулагым менен укканды.
Батай, Катай – балдарым,
Кыргызга көзүн алайтып,
Бармак эмес болучу,
Ээ кылбай айдал кан качкан,
Отор капыр болучу.
Эки-үч сапар бузулду,
Жерин таштап кете албай,
Отордун жайган торуна –
Тузагына түштү бу.
Өзүндүн бардыр эсинде,
Тобуке өлөр мезгилде,

Мен учурадым өзүңө.
Сатайдын өлүп кеткенин,
Сага кабар мен бердим,
Ак нийетим болбосо,
Бүгүн, балам, не келдим,
Батай менен катайдын,
Күнөөйүн, балам, маа бергин.
Өлгөн атаң Сомбileк,
Дептерин ачып карагын,
Кызмат кылган атана,
Жазылуу аты мен бармын,
Өлүп кеткен Сатайды,
Өзүңө айтып мен бардым.
Ошондон бери карата,
Учур келе албадым,
Качып элге барганды,
Батай, Катай ар кылбай,
Алдындан утур мен салдым,
Тилкат кылып, мөөр берем,
Тынч жатууга мен бармын.
Кыйалында не болсо,
Кыңк этпей таап берели,
Кылымдын баарын тап десен,
Былк этпей таап келели,
Элчилишип сөз байлап,
Элдешсең эби келеби?
Эргишип эр өлсө,
Деги эле жакшы эмес, - деп,
Кулдан он миң десен да,
Кангайдын эли берет, - деп,
Кыздан кырк миң десен да,
Көп эмес эби келет, - деп,
Тобурчак, чалыш, аргымак –
Жылкынын нечен түрү бар,
Айры өркөч туйук нар –
Төөдөн чыккан пили бар,
Куру эмес келген тартуу мал,
Үстүндө арткан жүгү бар.
Айтпаганы калбады,
Атайын барган Каратил,
Алда канча карганды.
Жээн жайлоонун тоосунда,
Сыдырымдын коосунда,
Ыйлап турат Каратил,
Кудайын алыш оозуна.
- Жүр, Каратил, баскын, - деп,

Мен уктум кебиң айттың, - деп,
Атыңды бура тартын, - деп,
Илгерилей чапкын, - деп,
Коктукаттын коргонун,
Темир капка ачкын, - деп,
Батай, Катай качпасын,
Менин кебим айткын, - деп,
Айтканды кулдар угабы?
Жолборс изин жазабы?
Жигит сөздөн качабы?
Өчүгүшсө мен менен,
Ойлоп көрсүн ал экөө,
Кимге болот кырылган,
Ушунча элдин убалы?
Каратил угуп баатырдан,
Катуулата бастырган,
Аңдып турған немедей,
Батай, Катай алдынан,
Чыга калды капыстан.
Жалт этип карап Каратил:
- Жан болбой экөөң жерге кир,
Эмне келдин бул жерге,
Көрсө көөнү болот кир,
Батай, Катай кобурап,
Тайынын айтып божурап:
- Атабыз өлгөн атасыз,
Ата ордуна агасыз,
Элибиз кайра жабылып,
Тынчытпай бизди кырдың, деп,
Качып келдик эми биз,
Өлтүрүп койсоң талаада,
Өзүңүз, ага, билициз,
Олүмдү алган мойунга,
Экөөбүз сизге инибиз,
Отордун уулу он тогуз,
Алды анын чоң болуп,
Аскерин баштап колбушуп,
Киргизбей шаарга биздерди,
Урушуп чыкты жол тосуп.
Кайра качып биз келдик,
Ошолордон коркконсуп,
Кара шаарда жай жаттық,
Камбылда жүрүп мал таптық,
Отордун кебин тыңшабай,
Же козголбой биздер жатпапбыз,
Коктукаттын шаарына,

Бұгүн бир тұнөөгө батпапбыз!
Сыр айтышып, мұң чечип,
Аңғычакты артынан,
Отордун уулу он тогуз,
Он миң аскер кол менен,
Кубалап келди ал жетип.
Илгери басса Чигитей,
Атка айланса он тогуз,
Батай, Катай турушту,
Маңдайга бүткөн шор болуп,
Аңғычакты Чигитей,
Жете келди ал жерге,
Отуз миң аскер кол болуп,
Арстан эрди көргөндө,
Батай, Катай бұгұлды,
Кара жандан тұнұлды,
Артынан түшүп жұғұрды,
Мойунга саадак салышты,
Кылычты чечип алышты,
Кендиргелеп жұғұнұп,
Келин болуп барышты,
Колунан кетип экөөнүн,
Ошол жерде намысы.
Унчуктурбай экөөнү,
Каратил кебин салыптыр,
Көрүнүп турган он тогуз,
Тааныштыра калыптыр.
Отордон калган отуз мин,
Чуркурашып кеп баштап:
- Уруксат бергин биздерге,
Калдықтан бери карата,
Канын төктү қаңгайдын,
Отордун уулу он тогуз,
Кәбеп кылыш эт илип,
Биз кактайлы шиштерге.
Айтып болуп чу койуп,
Аламан аскер жөнөдү,
- Кошулса мейли бириксин,
Кошулбаса кырылсын,
Бирин-бири өлтүрүп,
Булардын жаны тынышсын!
Деп жөн койуп эркине,
Сөз берген жок Чигитей,
Алдынан тоскон беркине.
Каратил койбой каш серпип,
Ал экөөнү эркине,

Атына мине калышы,
Отордун уулу он тогуз,
Ошону көздөй барышты,
Кайдан кылсын байкүштар,
Кара күчкө намысты,
Эки бөлөк топ болуп,
Кангайдын эли чабышты,
Отордун уулу он тогуз,
Өлтүрүп булар салышты,
Хан Калдыктын саркынды,
Түп тамыры үзүлдү,
Түгетүп кыргыз бүтүрдү,
Ошондон кийин кангайдын,
Көбөйүп келет түтүнү,
Ач көзүн элге сатпаган,
Ак калпак кыргыз эли, деп,
Кангайдын белин ашпаган,
Каратил айткан кебинен,
Бүткүл каңгай кайтпаган,
Кыргызга болгон бүлүктү,
Кара калмак баштаган.
Коктукаттын шаарына,
Козголбой түштү кара көк,
Батай, Катай – ал экөө,
Каратил кары баш болуп,
Айда тууга малы көп,
Алтын күмүш зары көп,
Күн-кул кылып берерге,
Уул-кызы дагы көп.
Боз улан, сулуу кыз албай,
Болушунча пул албай,
Буркутуп айдап мал албай,
Ала берсе арбын мал,
Эсине түшсө ушул эл,
Жамбашынан таш өтүп,
Калат экен жаталбай,
Дүнүйө мүлкүн албады,
Каратилге сөз берип,
Дөрбөн менен Отордун,
Хан көтөрдү ордуна.
Батай, Катай – балдарды,
Катылыштай жүрүүгө,
Канча жылдык кат алды,
Канкордун уулу кабылан,
Кайра тартып аттанды.
Алтайдын жолун баспады,

Көөрүктүн белин ашканы,
Алматы бойлоп тұз басып,
Таласка барып жатканы,
Унутуп калбайт жаш жигит,
Оозунан чыгып айтканды.
Медерканды чыкыр, деп,
Эки жигит аттанты,
Баатырдан кабар барыптыр,
Кызыл кан жутуп кайғыдан,
Кыйактай мойну узарып,
Медеркан казак карыптыр,
Аппак болуп сакалы,
Жаш кезинде арыптыр,
Ти्रүлүктүн дайны жок,
Коркунучу батпай журеккө,
Сұлдөр болуп калыптыр.
Барайын десе Медеркан,
Барган жерде өлөм, деп,
Барбайын десе Медеркан,
Айласын таппай элендеп:
- Торгойду алып тартууга,
Ала барсам белем, - деп,
Көкөйгө салды кенеш кеп.
Көкөй кенеш таап берди:
- Сен эле өзүң бар, деди,
Жамандық кылбайт саа, - деди.
Мөңкөтәй экөөң тилдешкен,
Жашыrbай айткын бар кепти,
Мадыбекке айткының,
Торгой жаткан бир кепти.
Мадыбек уулга угузар,
Уламалап угушар,
Куда болуп келишсе,
Сенин жигит сүйөөр кызың бар,
Энеси бар узатар,
Зулпукан бизге байбиче,
Кыска колу узарар.
Келтирип бер деп кеп кылса,
Намыс кылбай жеткиргин,
Кызынды алса Чигитей,
Кыйаматка барғынча,
Кем-керчи жок жетилдин.
Жәэн жайлоонун тұзұндө,
Кылып кеткен күнөөндү,
Ошо күнү кечирип,
Козголбой үйде сен жаттың,

Көп калбаны сен таптың,
Кыйаматта кантээрсин,
Капыр менен мусулман,
Кызыл канын көп чачтың.
Гүрүчү кемчил дечү эле,
Алты атанга гүрүч арт,
Алты куржун зар артын,
Алты киши котчу алғын,
Жети болуп, Медеркан,
Желе-жорто сен барғын,
Мөңкөтайдай сырыңды,
Жашырсаң ти्रүү эмессин,
Жашырбай айтсаң чыныңды,
Сен күнөөлүү эмессин.
Көкөй айтып узатты,
Көнүлүндө бар кепти.
Аттанган казак элинен,
Жээн жайлоо Алтай жеринен,
Таласка барып Медеркан,
Мадыбектин айлына,
Барып кирди четинен,
Бута атым жакын калганда,
Атынан түшүп жетелеп,
Амандык сурап энтелеп,
Жүрөгү коркуп эрк бербей,
Медерканды көргөндө,
Мұдұрұлұп темтендеп.
Мадыбек кеңир киши эле,
Кир албаган көөнүнө,
Өзү аппак киши эле.
Колун берип көрүшүп,
Эсен-соосун билишип,
Өз үйүнө түшүрбөй,
Көтөргөн үйгө киргизип,
Көөнүндө кири бардыгын,
Ошондой жерде билгизип,
Амандык сурап жатканда,
Мадыбек сөздү тийгизип,
Медерканды коркутуп,
Ыштанына сийгизип:
- Келдиңби, Медер ханыбыз?
Эсенби малы жаныңыз?
Амандыгың тиледик,
Ушул турган баарыбыз,
Көбүнчө тилейт амандык,
Мөңкөтай биздин байыбыз.

Соосунбу, Медер ханыбыз?
Турабы эсен барыңыз?
Бар бекен элде аман, деп,
Сурап жүрүп арыдык,
Бизден сени көп сурайт,
Белгилүү Мөңкө чалыбыз.
Алганың Қекөй соо барбы?
Сени менен беттешип,
Чендешер киши жоо барбы?
Бир үйдү бөлгөн экиге,
Сенден билгич эр барбы?
Кегиң болсо чыгарып,
Кечирип койгун биз жакты.
Кеби менен Мадыбек,
Сай-сөөгүн мунун сыйдатты.
Мөңкөтай бар ал үйдө,
Капташып калды ал экөө,
Караңғы туман бар үйдө.
Билмексен болуп Мөңкөтай,
Келип кетип шыйпактап,
Кеп салган сайын калп эле,
Күлгөн болуп ырсактап.
Анткен менен Мөңкөтай,
Таамай кебин салалбай,
Айылда жыйын, топ болсо,
Түз эле басып баралбай,
Мадыбектин алдына,
Барбай туруп алалбай,
Алапайы куурулуп,
Жүрүчү эле ал мындай.
Медеркан келип түшкөндө,
Көтөргөн үйгө күткөндө,
Мадыбектин кептери,
Сөөгүнөн жаман өткөндө,
Ийилип бели бүжүрөп,
Сийдиги агып бүрүлдөп,
Бүткөн бойу токтобой,
От кеткен чийдей дүрүлдөп,
Айласын таппай сандалып,
Өзүнчө сүйлөп күбүрөп,
Жашыралбай Медеркан,
Баарын айтып жиберет:
- Агасыз бизге, Мадыбек,
Жашырган менен жабылбайт,
Мурунтан элге маалым кеп.
Зулпукан сени жиберди,

Ысык сууга баргын, деп,
Сен келердин алдында,
Кептен улам кеп чыкты,
«Катының Сенин Көкөйдү,
Мадыбектин Чигитей,
Тартып алат бир күн» - деп,
Мөңкөтайдан кеп чыкты.
Суу бойлоп чыгат жал камыш,
Суук сөз кирсе кулакка,
Эрге келет бир намыс,
Эси жоктук кылыпмын,
Ойлобопмун ал кезде,
Откөн ишти мен таанып,
Мөңкөтай менен Медеркан,
Башка-башка биздерге,
Көкөй далай кеп кылган,
«Актанып катын жатат» деп,
Арамдык нээтке бүтүлдү,
Ошондон бери карата,
Медеркан башка күтүндү.
Түлөөгө элди чакыр, деп,
Түлөөлүк малды таптыр, деп,
Жумшадың бизди, Мадыбек,
Мөңкөтай менен Медеркан,
Экөөбүзгө кетти бек,
Жоготолу муну, деп,
Ошондо бүттү кенеш кеп.
Мөңкөтай менен тилдешип,
Жер бетин далай кыдырдым,
Убара тартып бокту жеп,
Убара тарткан мен болдум,
Мөңкөтай жатты этти жеп.
Коросон, ооган келди, деп,
Максатым колго тийди, деп,
Катылыптыр Мөңкөтай,
Сийдик ичип, бокту жеп.
Сен карылык кебиң сактапсын,
Кара нээт бузукту,
Биллемиш болуп таштапсын.
Субатай сырын ачыптыр,
Шооруктун канын чачыптыр,
Чайчи бала Мадана,
Падыша болуп жатыптыр,
Каршылык кылып мен сага,
Маминтип шорум катыптыр.
Баштан-айак бар кебин,

Жашырбастан айтыптыр,
Медеркан айтып таштады,
Эки көзүн жаштады,
Экинчи кебин Медеркан,
Эми айта баштады:
- Мен айтамын, Мадыбек,
Илгертен калган бу бир кеп.
«Көйнөктүн кириң жууганда,
Көңүлдө сырды айтканда,
Көөдөндүн чери кетер» - деп,
Айтса-айтпаса карынын,
Бул макалы ырас кеп.
Куру келбедим алдына,
Куржунга салган пулум бар,
Ээрчитип келген жанымда,
Алты киши кулум бар,
Алты төөгө арттырган,
Аппак гүрүч данным бар.
Алардын арка жагында,
Айдай кызым дагы бар,
Кызымдын жайын сурасан,
Бели кынтай, бети айдай,
Мактабаймын баламды,
Бенде калбас жактырбай.
Кошуп койсоң баатырга,
Мадыбек ага кеп кылбай,
Жеткирип өзүм берейин,
Сага тойду кылдырбай,
Убара болбой жатпапмын,
Жердин бетин кыдырбай.
Куураган жаным эң таттуу,
Эмгиче келди кыйалбай,
Кантип турал, Мадыбек,
Уйатымды мен жуубай!
Намысын такыр таштады,
Сырын айта баштады,
Жашырган жок баарысын,
Көрүнө ачып таштады.
Унчукпай калып Мадыбек:
- Уктум, Медер, кебин, - деп,
Бокту жесен сен жедин,
Сен да алаш уулусун,
Менде жоктур кегим, - деп,
Откөн иш өтүп кетиптири,
Болуптур, Медер, мейли,- деп,
Күнөөсүн мунун кечиптири.

Айтарына кеп таппай,
Араң кооп ордунан,
Мөңкөтай коркуп сенделет,
Түз басып чыгып кете албай,
Ары-бери темтендеп.
«Кирин жууду Медеркан,
Айтып берди баарын, - деп,
Жашырып жүрүп кеп айтпай,
Жалтанып жүрүп өлдүм, - деп,
Аз элде тагдыр шол белем,
Азабын эми көрдүм» - деп,
Өзүнчө сүйлөп кобурап,
Билинбей тили күңгүрөп,
Араң кетип баратса,
Сүрөтү мунун сүлдүрөп,
Учурап калды Чигитей,
Ач жолборстай күркүрөп.
Көрүп туруп Мөңкөтай,
Көмөлөнүп жыгылды,
Ордунан тура калганда,
Оозунан каны күйулду,
Тик туралбай темтендеп,
Бир үйгө барып урунду.
- Тигини карман суу сеп! – деп,
Чигитей айтып буйурду.
Эки желдет жүгүрүп,
Колтукташып жетелеп,
Үйүнө алыш келишти,
Ач эшик! деп энтелеп.
Кулдары эшик ачыптыр,
Карбаластап катыны,
Көлдөлөңүн салыптыр,
Күрмөсө тили сүйлөнбөй,
Мөңкөтай барып жатыптыр,
Угуп калып бул кепти,
Чигитейге Мадыбек,
Билген кебин айтыптыр:
- Оо, Чигитей кулунум,
Баатырдан калган белегим,
Сайаасы салкын терегим,
Атыңды уксам көөнүм кош,
Алатоодой тирегим,
Ар бир күндө үч убак,
Амандык тилеп жүрөмүн.
Арка болдуң журтуңа,
Кубат болдуң калкыңа,

Капка болдуң айлыңа,
Каршылашып келген жоо,
Баарысы калды кайғыда,
Канча жол келип қаңгайлар,
Чыдабады қаарыңа,
Жүзүндү көрүп Мөңкөттай,
Жүрөгү чыкты заарыңа,
Айылда жүргөн кары эле,
Ошондо сүрдү көрсөтүп,
Не карадың сен ага?
Мен айтамын насаат кеп,
Иним эмес сен бала.
«Азamatтын ичине,
Ээр-токумдуу ат батат,
Бир катындын ичине,
Кара баштуу эр батат,
Эсиргенде ким болсо,
Оозуна келген кепти айтат.»
Эсирип сенин багыңа,
Өзүндүн аман чагында,
Бокту жептир азыраак,
Мөңкөтай биздин карыйа,
Не жолуктуң, кулунум,
Курган чалдын алдына?
Ошого кетип баратам,
Көрүп аны кайтууга.
Эр болсоң болгун кеңири,
Эркелетип сыйлагын,
Эркин болсо элинде,
Душмандын атын бастырба,
Сактап күткүн жеринди,
Ойлобогун жамандык,
Кеңири салып пейлинди,
Тууган деген бир кептин,
Түп атагын билдинбى?
Бир атадан эки уул,
Бирин-бири өлтүрүп,
Туу кандалтыр бир чакта,
Ошол кебин унутпай,
Айтылып келет бул чакта:
«Учу бирге жазылат,
Түбүн бирге кошулат.»
Уучташып душманга,
Канчалык кызмат кылсаң да,
Кыйынчылык күн келсе,
Күлүмсүрөп олтурат.

Жаманчылык күн болсо,
Тұбұй бирге кошулат,
Тұбұй тууган болгон сон,
Көзүн жашка толтурат.
«Үйлашарға өз жакшы,
Сыйлашарға жат жакшы»,
Жарамсыз болсо ушул кеп,
Эмгичекти унуптай,
Не үчүн айтып олтурат.
Аргындан чыккан алты уул,
Бири нойгут бири бул,
Ногой, алчын, алжан деп,
Удаа туулган үч уул.
Жүрөгү түшүп калган бейм,
Учурап калып сен, уулум.
Медеркан айтты бар кебин,
Көңүлүмдөн Кир жуудум,
Адагы алаш уулу эле,
Аны үчүн жойуп таштадым,
Көңүлүмдө бар муну.
Айтып келип олтурат,
Айдай кызым Торгой деп,
Андан калса мал-пулун.
Тиктеп турган Мадыбек,
Терип айтып турган кеп,
Торгойдун аты чыкканда,
Козголбогон Чигитей,
Шамал ыргап, суу тийген,
Чырпық талдай селт этет.
Селт эткенин көрүптүр,
Көңүлүк кызда экенин,
Медеркан кары билиптири.
Көөнүндөгү бар кебин,
Чигитей айтып ийиптири:
- Аксакал болуп карыдын,
Аркасы менен уулундуң,
Эл-журтуңду арыттын.
Сен берсең кеңеш кебинди,
Мен бузбаймын пейлимди,
Маа десең кошо бергинин,
Ак калпак кыргыз элинде.
Жетим элем өстүрдүн,
Кенге салып пейлинди,
Ичкисин өзүң башкарғын,
Эмне болсо элинди,
Тыш жактан душман жат келсе,

Мен байлаймын белимди,
Чигитең аман бар турса,
Ким бузат сенин кебиңди.
Мөңкөтайды карап көр,
Жүрөгүч чыгып калганбы,
Оозунан кетип кан калды.
Угуп алыш Мадыбек,
Бурулбай басып барганы,
Мадыбек үйгө киргенде,
Бай келди деп эшикке,
Жигиттер айтып ийгенде,
Мөңкөтайдын көөнүнө,
Көп кыйалдар келди эле:
«Эңкейип мени карайт го,
Эсирдин әле, арам, - деп,
Эми каным жайлайт го,
Мен кылганды бул кылып,
Катын-балам талайт го,
Кайран башым тенде жок,
Бир кабатта калат го.»
Санаасы санда, кыйал мин,
Өнү кетти бузулуп,
Өпкөсү калды кысылып.
Мадыбектин артынан,
Медеркан кире барыптыр,
Медеркан кирсе артынан,
Мадыбек кебин салыптыр:
- Иним әлең Мөңкөтай,
Сага айттар кебим бар,
Амансыңбы тениң соо,
Кеп сүйлөөргө барбы шай?
Ойлоп билсең болбойбу,
Мен жүргөмүн кек кылбай.
Кегим жогун билбедин,
Карап жүрдүң шек чыкпай,
Кегим жок ичте болгондо,
Сага жүрдүм кеп кылбай.
Медеркан айтты жашырбай,
Ошол жерде мен сага,
Жайыңа койдум асылбай.
Шалдырайсың не мынча,
Коркунучун әми басылбай?
Мадыбек аман турғанда,
Бабалык кылбайт Чигитең,
Башка бала кептенип,
Чалалык кылбайт Чигитең,

Бузулат атам кеби, деп,
Каралык кылбайт Чигитей,
Көөнүндө санаа болbosун,
Оо , Мөңкөтай, кенедей,
Мадыбекти жараткан,
Көөдөнү кең ченебей.
Мөңкөтай көзүн ачкынча,
Медеркан кирди ангыча,
Медерканды бир карап,
Мелтилдеп көзү жалжылдал,
Баштагыдан беш бетер,
Титиреди калчылдал.
Маңдайынан мончоктоп,
Таноосунан тер чыгат,
Такоолуу болчуу Медеркан,
Тартынбай анда кеп кылат:
- Сен экөөбүз курбалдаш,
Кеп жашырбас чон сырдаш,
Эчтемеге бышпаган,
Чатакка калды курган баш!
Көөдөнгө айтса сыйбаган,
Кургак жерден сөздү таап,
Ак кишини кара деп,
Арбыттың чырды жалаа жаап.
Ак нийеттүү Мадыбек,
Экөөбүзгө төцелип,
Койгону жок кара жаап.
Чигитей мыкты эр экен,
Балада болсо жолборстун,
Пейли өтө кең экен.
Мадыбекти атам деп,
Эл ичинде билгизсин,
Откөзүп берген кеп экен.
Экөөбүзгө, Мөңкөтай,
Кылмышкер болуш ылайык,
Кылчаңдал эми тартынбай,
Биздер кызмат кылалык.
Менде Торгой кызым бар,
Чигитей шерге ылайык.
Сен да кошо бир баргын,
Сепсерин алыш кызымдын,
Алыш келе калалык.
Кургак кепти кылбайлык,
Кызмат кылып турбайлык.
«Эңкейгенге эңкей, - дейт,
Тизен жерге тийгинче,

Ал атаңдан калган күл эмес.
Какайганга какай, - дейт,
Төбөң көккө жеткинче,
Ал падышанын уулу эмес»,
Карылар айткан ушул кеп,
Оңой-олтоң кеп эмес,
Жашырбасаң сырынды,
Жалганы жок чыныңды,
Мадыбек менен Чигитей,
Кек алчуунун бири эмес.
Тууралап айтса Медеркан,
Ого бетер Мөңкөтай,
«Какшып айтып жатат, - деп,
Акчыланып бу казак,
Жүрөккө канжар батат, - деп,
Менин ошондо шорум катат» - деп,
Ачкан оозун жумалбай,
Айдан ачык тунук сөз,
Ашкере муну угалбай,
Өңгүрөп ыйлап жиберди,
Көзүнүн жашын тыйалбай.
«Карылар кирип чыкпады,
Эмне болуп жатат?» - деп,
Чигитей кирди туралбай.
Чигитейди көргөндө,
Жан берип койду Мөңкөтай,
Мойнун бери буралбай,
Чигитей баатыр шер баштап,
Мадыбек кары эл баштап,
Медеркан казак көз жаштап,
Катыны менен баласы,
Ййлап калды кан какшап.
Кек кылбады Чигитей,
Сарайын терең каздырды,
Сый-зыйнатын ашырды,
Мөңкөтайдын өлүмүн,
Сылап-сыйпап жашырды.
Жетисин берген кечинде,
Казактан келген Медеркан,
Элин карай бастырды.
Медеркан келди элине,
Жээн жайлоонун жерине,
Карысы менен эстүүсүн,
Калк ичинде кептүүсү,
Ушалангандын, сынганга,
Дары чапчуу эптүүсүн,

Жан кишиге ыктуусун,
Кепке жакын шыктуусун,
Кулакка кеби жагымдуу,
Кеп айтууга ыктуусун,
Кычырып келди баарысын,
Тарттырып арак-кымызын,
Жыктырып тайдын семизин,
Кыргыздын пейли кендигин,
Кылымда мындай кемдигин,
Кыдыртып жүрүп Медеркан,
Барып кайра келгинче,
Айтып берди бар кебин:
- Эп келеби силерге,
Ал Чигитей баатырга,
Мен Торгойду берейин,
Уккандын баары коштонуп,
Айрыкча Көкөй оштонуп,
Калың журт кабыл алыптыр,
Кызга берчүү сепсерин,
Эсептеп катка салыптыр,
Узатабыз кызды, деп,
Камынып казак кальптыр.
Казактар турсун камынып,
Тигип берчүү үйүнө,
Бордогон кийиз жабылып.
Торгойдон кабар алалы,
Баатырдын күйүп отуна,
Тоого кеткен жабыгып.
Медеркан Талас кеткенде,
Көкөй баштап жүз киши,
Адырга чыккан жабылып,
Он сегиз күн издесе,
Арандан-зорго табылып.
- Беремин сени эрге, - деп,
Барбайсың башка жерге, - деп,
Баш коштурам, кулунум,
Баатыр туулган шерге, - деп.
Таласка атаң кетти, - деп,
Айтып келет кепти, - деп,
Убада кылып кызына,
Күн болжолун белгилеп,
Көкөй айтып болуптур,
Жаткан мурун талаада,
Жүрөгү жара санаада,
Кандай болду баатыр, деп,
Капташкан кара балаага?

Энеси айтып болгунча,
Эси кеткен эндирап,
Эчтемеке кирбей кулака,
Жыгылчудай сендирап,
Чигитей атын укканда,
Бериштин кеби чыкканда,
Акактай бети кызырып,
Түйдөктөшүп кирген чач,
Тарабай чачы узарып,
Күлгүн тартып беттери,
Күн тийгендей тунарып,
Жарылып жүрөк кетчүдөй,
Торгойго кирди кубаныч,
Жаңы талдын чырпыгы,
Так ошондой буралып,
Басканы сонун адамдан,
Башкача түрү суналып,
Оолжуй басып теңшелип,
Ооруп эми айыккан,
Оңолгон киши кептенип,
Кудайдын күнү бат өтпөй,
Бир күнү онго тенелип,
Торгой жатчуу үйүндө,
Атасы айтып кеп келип,
Калың казак журтуна,
Калбай бары эп келип,
Үйдүн саны үч болду,
Түндүгүнөн көрсөтүп,
Жыйган жүгү жык толду,
Ашырып айтып ийбесек,
Алтымыш нарга жүк болду.
Санап казак мал бөлдү,
Энчисине сан бөлдү,
Жагданына бул толду,
Салтанаты тул болду,
Арылбаса адамга,
Аркасында шор болду.
Муну мындай койолу,
Талааста жаткан баатырдын,
Айлында бирге бололу.
Медеркан кеткен кечинде,
Ошол күнү бешимде,
Бир белги көзгө көрүндү,
Атадан калган жетимге!
Коргонго барды чалкалап:
«Кангайдан алган көп мүлүктүү,

Капкасын бузуп талкалап,
Чачып таштап койдубу,
Жыйдырайын ыгын таап.»
Ордо баккан кырк жигит,
Опсуз баары тың жигит,
Бойу жагын карабайт,
Акыл-эстүү кыл жигит,
Алдынан тосо барышты,
Олтуруучу жерине,
Асылдан килем салышты.
Казына оозун ачыптыр,
Кебелтбей да, бурчалтай,
Келиштире катыптыр,
Көзү тойуп дүйнөгө,
Чыканактап жаш жолборс,
Бир азыраак жатыптыр.
Торгайдун жүзүн көргөлү,
Жакшыраак уктап алалбай,
Көзү уйкудан катыптыр.
Кирпикке кирпик илинди,
Уктап түшкө киринді:
Киндик кесип кир жууган,
Кенколдун жайы ичи экен,
Келе жатса жаш бала,
Узун бойлуу ак сакал,
Караны бешче киши экен,
Карабай да, кылчайбай,
Же каткырып күлүп кыйшайбай,
Же ачуусу келип сумсайбай,
Кыйа тарта бергенде,
Кара кашка ат минген,
Кабаттап темир кийинген,
Карыга найза илинген,
Карап каарын көргөнде,
Кара жандан түңүлгөн,
Жүзүн көрүп тааныган,
Атасы келет Сомбилик,
Чигитей коркту каарынан.
«Жүрөсүн канча мында?» - деп,
Билегине кармады.
Учкаштырып артына,
Жөнөп кетип калганы.
Артында бара жатканда,
Ак буура буга кез болду,
Оозунда көбүк жык толду,
Ээ кылбай курган баланы,

Чайнап муну жеп койду,
Учкаштырган Сомбileк,
Көрүнбөй көзгө жок болду!
Чайыттай көзү ачылып,
Жаш Чигитей ойгонду,
Акылы терең түгөнгүр,
Ар санааны ойлонду,
Көргөн түшүн өзүнчө,
Көөнүндө жооруп койгону:
«Алдындакы беш киши –
Ак калпак кыргыз журтуна,
Арка болгон беш киши:
Аксакал Бакай, Каныкей,
Хан Семетей, Күлүстөн,
Айчүрөк энем эмеспи,
Аркасында өз атам,
Учкаштырып мени алды,
Учкаштырып баратса,
Ак буура мени жеп алды,
Оозунан чыккан кебинде:
«Жүрөсүн канча?» деп алды.
Азелде тагдыр шол экен,
Алыс кетсем үч күндө,
Арада калсам бир күндө,
Аларга жете барамбы?
Түштө көрсө буураны,
Жебирейил дечү эле,
Жебирейил көрүндү,
Мойнума алдым өлүмдү!»
Торгой түшүп эсиме,
Толгонбойт жигит элине,
Оорубайт ичи жерине,
Сүйгөнү ашык кыз Торгой,
Ошондо түштү пейлине.
Канимет кылып жаш баатыр,
Кабызет менен жөнөдү,
Кайта үйүнө келди эми.
Эшиктен кирсе Зулпукан:
- Эртеден кечке талаада,
Кирбедин үйгө, балам, - деп,
Тамагын койду алдына,
Айабады барынча,
Андан мурун тамакты,
Жээчү эле алынча.
Ээрдине тийди тамагы,
Кере карыш салынып,

Бүркөлө түштүү кабагы.
Мундуу кетчүү Чигитей,
Эсине кызды алганы.
Маңдайында Мадыбек,
Баланын көрүп түрпетүн,
Баштап ийди түз кебин:
- Ээ, кагылайын ырысым,
Ушу кандай кылышың?
Кабагың бүркөп кашкайбай,
Кай жакта менин кылмышым?
Көңүлүм сенде калбайбы,
Үңүрөйүп турушуң,
Көөрүнө айтсаң болбойбү,
Ойунда болсо жумушуң,
Баарысын чачам мүлкүмдүң,
Дүнүйөсү курусун!
Мадыбектин кептери,
Кээси кирди кулакка,
Кээси кирбей кулакка,
Аттанчуу бала эмеспи,
Ат жеткис сапар ыраакка.
Табарсыгы кан какшап,
Эр жигиттик белгиден,
Тамчы-тамчы кан агат,
Ошондой кесел тооруса,
Канткенде тирүү жан калат!
Кызыл өңү бузулуп,
Кер сар тартып баратат.
Баарысы кепти таштады,
Башына мамык жаздады,
Зулпукан менен Мадыбек,
Өлүп кете тас калды.
Кийимин чечти жаш арстан,
Үстүнө олпок жамынды,
Өчөшкөн жоого тийчүдөй,
Өрттөй көзү жалындуу.
Онтоо кирди чыдатпай,
Ошондо айткан сөзү бу:
- Ата ордuna асырап,
Ата болдуң, Мадыбек,
Эне ордuna асырап,
Эне болдуң, Зулпукан,
Калса калар Мадыбек,
Сен өлөсүң мени деп.
Кыйбай жаным турамын,
Ак калпак кыргыз элди деп,

Айкөлдөн калган энчиге,
Кенкол, Талас жерди деп,
Туула электе Көкжалдын,
Түйшүгү журтка угулган,
Калмактын ханы Алооке,
Кыргызда катын бооз болсо,
Кычыртып келип кырдыран.
Дүйнөгө жарык ээ болду,
Ашкере жалгыз эр болду,
Кылымга чыры угулган,
Кытай менен калмакка,
Кылып өттү чуулган,
Кыраан көкжал баатырдан,
Качып кимдер кутулган?
Өзүнчө келип кытайдан,
Кызматкерлер кошулган,
Телегейи тең өткөн,
Тендештен эки шер өткөн –
Тентектен Сыргак эр өткөн,
Алтымыш уруу алашка,
Айткан кеби деги өткөн,
Аксакал Кошой кары өткөн,
Арстан эрдин тушунда,
Нечен асыл бары өткөн,
Жетим калып Семетей,
Жетилген экен ченебей,
Эки баатыр жанында,
Бүткүл дүйнө кылымды,
Бучкагына теңебей.
Эмгичекти түрү бар,
Кырк чилтөндөн бириндей,
Кыргызга кызмат кылат дейт,
Кыраан Бакай билинбей.
Кызматы жаккан кыргызга,
Бакай менен Семетей,
Ак сүтүн берген Каныкей,
Батасын берген ушуга,
Өлбөй бирге турушка,
Арстандын сүйгөн эрлери,
Айтууга сонун жумуш да!
Канчородой болуптур,
Канкордун көөнүн бурушса,
Наалат окуйт жер бети,
Ошонун кебин угушса.
Сейтек жетим чоң болду,
Жер бетинде зор болду,

Беттеше албай жер бети,
Жедигер эли жоголду,
Алмамбет уулу Күлүстөн,
Кесилип кечир кор болду,
Ошондо да кыргыздан,
Көөнүн буруп койбоду,
Баатырдын уулу Кененим,
Кыскартып айтып жер жүзү,
Кылайып алы келе албай,
Жалаңгыч сарык дегени.
Кененимдин Сейити,
Ырысына кудурет,
Эп келтирип беришти,
Он төрт менен он бештин,
Ортосунда кара көк,
Кызыл кумдай ысык чөл,
Жети дөөнү жениши.
Бойунда калып Кылжыке,
Чыныкеден угуп кеп,
Өмүрү кандай болушун,
Кененимдин билиши.
Талгагына келинге,
Алп каракуш, жолборстун,
Жумурткасын, жүрөгүн,
Таап келип беришти.
Айтканы ырас болуптур,
Асылбача улуусу,
Жыйырма беш жашында,
Койон алп муну сойуптур,
Койон алпты өлтүрүп,
Асылдын сөөгүн өңөрүп,
Кененим кайып болуптур,
Ошол күндөн аттанып,
Бекбача атка конуптур.
Бенде эмес периден,
Күн тийбес көйкап чебинен,
Тең келе албай баарысы,
Бекбачадан жеңилген,
Жайсыз катын уу берип,
Кара жер соруп семирген.
Туулган экен Сомбilek,
Эрдигин мунун эл билет,
Нойгут качып көчүптур,
Калдуубет мында келет, деп.
Мингени кашка аргымак,
Он алты жашта аттанат,

Толкуган калмак, Ооганды,
Коросонду кошо алат.
Тынымкан сулуу кызды алды,
Сомбileк кызды алышка,
Кытайдын калкы кызганды,
Кысас болуп кылганы,
Кангай, кытай кысталды.
Кангайдан тартып шаар алды,
Сатайды улук шайлады,
Ким көтөрбөйт тагдырда,
Калемде кетип калганды,
Жыйырма үчкө чыкканда,
Азырейил жанды алды,
Жыйырма бирге чыгыпмын,
Туудурган атам Сомбileк,
Бүгүн келип мени алды.
Айкын талаа жери кен,
Ак муздан таажы кийинген,
Атагы чыгып дүйнөгө,
Ашкере дайын билинген,
Аркайган Алатоо калды!
Салаа-салaa нечен төр,
Санатын жердин барып көр,
Жети төр, Кенкол жер калды,
Хан Мамайдан тараган,
Кыргыз деп аты угулган,
Алтымыш уруу атагы,
Ак калпак алаш эл калды,
Алладан жеткен ажалга,
Айла кылар ал барбы?
Кара буура Чаткалда,
Кангырап күмбөз ээн калды.
Сыр коргон сындуу шаар калды,
Төрт көлгө сайган бак калды,
Түп атабыз Манастан,
Сегиз ата болгунча,
Бузулбай келген так калды.
Бөлөктүү койдум, не пайда,
Мөлмүрөп көзү жайнаган,
Сулuu Торгой кыз калды!
Айтып болуп жаш чиркин,
Жалган жайдан аттанды,
Жайнаган кыргыз журтуна,
Арылбаган дарт салды.
Ыйлап-сыктап турушту,
Адам Ата, Аба Эне,

Өлгөнүн тириүү көмүчү,
Ошондон калган жумуш бу.
Күн эсебин алысты,
Эртең күнгө жума, деп,
Энтелешип калысты.
Жайын казды чиркиндін,
Күмбөзүнө баатырдын,
Колунан келген зыйнатын,
Айабай кылышп жашырды,
Эл өкүрүп келгенде,
Жүрөгү күйүп, ичи ысып,
Чигитейдин дартынан,
Өлүп кетип Зулпукан,
Мадыбекти шаштырды,
Өлгүнчөктү Зулпукан,
Кеп чыкпаган өзүнөн,
Жаш чыкпаган көзүнөн,
Жашы чыкса, сөз чыкса,
Жайылып тышка буу чыкса,
Өлмөк эмес Зулпукан,
Күйүп кетти ичинен!
Балага эне күйүнүп,
Мындей болбойт кишиден.
Не кыларын биле албай,
Жаш Чигитей өлгөндө,
- Медерканга айткын, - деп,
Мадыбек айта салыптыр,
Күйүт менен айткан кеп,
Келгинче элди күйө албай,
Унутуп муну калыптыр,
Айтканда бирөө аттанып,
Желбестен жорго атты алып,
Күндү-күнгө улантып,
Түндү-түнгө улантып,
Эңишке келсе чуратып,
Минген атын дуулантып,
Кара тер басып буулантып,
Казактын барды айлына,
Кабарын угуп калың журт,
Баарысы калды кайғыда.
Тили барбай кысталды,
Кыз Торгойго айттууга,
Бермек болуп жатышкан,
Баатыр эрге тартууга.
Удургуп эли калыптыр,
Серек сулуу кыз Торгой,

Сезип мууну алыптыр.
Шыбыр сөзүн элдердин,
Тыңшап укту бар кебин.
“Сүйгөн жардан айрылып,
Сүлдөр болуп жүргүнчө,
Мен да кошо кетейин.
Өлбөй калсам бул бойдон,
Мени кудай урбайбы,
Кыз туруп эрден кур калган,
Кара жүз бейбак эле, деп,
Калгандар шылдың кылбайбы!”
Күн чагылган немедей,
Нурданып бети жалтылдан,
Арак ичили мас болбой,
Токтоно албай калтылдан,
Таштаган шердин жаа огун,
Колуна алды ыгын таап,
Өтүп кетти ааламдан,
Как жүрөккө бир муштап!
Баатырга жетпей арманда,
Кыз Торгой өлдү артынан,
Казагың ыйлап кан какшап.
Бел болгон баатыр жоголду,
Бешене бүткөн шор болду,
Ырысы элдин кырчылды,
Жыйналды элдин кырчыны,
Ачык күнү чүмкөлдү,
Күн жаабай туруп бүркөлдү;
Шыргаландап суу тонду,
Шыбыргак шамал суук болду,
Көк-жашыл чөптер кубарды,
Сайрабай күштар муңайды;
Тал-кайың бойун кере албай,
Талаада жыгач уйалды;
Карагай, терек өспөдү,
Какшап калкы өксөдү,
Атактуу Кенкол жети төр,
Ыраңы кетип өзгөрдү,
Талаанын баары чандады,
Канаттуу учпай калганы,
Көлдөрү толкуп чайпалды,
Токтобой Талас чайкалды,
Башы бүтүн, боору эсен,
Ыйлабай киши калбады.
Кары-жашы кайғы жеп:
- Кайран журт ээсиз калды, - деп,

Түгөндү көкжал бүгүн, - деп,
Түгөндүк такыр бир күн, - деп,
Көрүнгөн киши жем кылар,
Курт-кумурска бизди жеп.
Тартынып дүйнө турчу эле,
Таласта кыргыз журту, деп,
Таанылып элге турчу эле,
Муну менен сегизи,
Түптүү Манас уулу, деп,
Бел байлан алаш жүрчү элек...

ЖОМОК СОНУ

Байыркылар кеп салат:
“Баатыр Манас арбагы,
Узартып айтсак ар жагын,
Кыйамат кайым болгунча,
Кыргызды колдойт” – деп салат;
Карыйалар кеп салат:
“Хан Бакай менен Каныкей,
Эр Семетей, Гүлустөн,
Тулпар минип, туу кармап,
Өлбөй тириү дүйнөнү,
Кезип жүрөт” – деп салат;
Абалкылар кеп салат:
“Айдай жеңец Айчүрөк,
Ак куу болуп асманда,
Учуп жүрөт” – деп салат.
Манасчылар кеп айтат:
“Айкөлүм, Бакай кеменгер,
Алмамбет, Чубак – эки шер,
Откөзө Сыргак чабендес,
Өлүмдөн коркпос эрендер,
Кызыл тил элден бир башка,
Ырамандын Ырчы уулу,
Ажыбай сындуу чечендер,
Түшүмө кирет” – деп айтат.
Эзелден элдин макалы:
“Эли сүйгөн эр өлбөйт,
Эр жетилткен эл өлбөйт,
Өлсө дагы арбагын,
Тириү сыйлап жар салып,
Эли эстеп өлтүрбөйт.”
Биз узакка кетпейли,
Эстейли жана эстейли,
Эл сүйгөн баатыр Манасты,

Эр жараткан алашты,
Олуйа Кошой карыны,
Кабылан Бакай баштаган,
Он төрт хандын барыны,
Кырк кашкага баш болгон,
Аты өчпөс Кыргыл чалыңы;
Алмамбет, Чубак – беренди,
Семетей, Гүлүс – эренди,
Ак байбиче Чыйырды,
Каныкей, Чүрөк эненди,
Эр Сейтек, Кененди,
Кыз Куйалы балбанды,
Кыз Кылжыке калганды;
Жашында кеткен Сейитти,
Асылбача-Бекбача,
Эгиз туулган шейитти,
Бекбачадан Сомбилик,
(Кызматын кыргыз эл билет)
Сомбиликten Чигитеj,
Тукумсуз жанды кейитти,
Эстесек тартып кейишти,
Эт жүрөкту эритти.
Өз уулун жоодой талаган,
Жакыптай какбаш карыны,
(Айтылып келет эмгиче,
Оздон-оозго тарыхы)
Абыке, Көбөш – арамды,
Алаштан чыккан жаманды,
Канчоро жалгыз бейитти,
Бул төртөөнүн тушунда,
Ак калпак кыргыз кайран журт,
Айабай тартты кейишти.
Элден чыккан эсир, деп,
Курт-кумурска жесин, деп,
Какшыган чөлдө калыптыр,
Канчоронун бейити.
Какбаш Жакып, Канчоро,
Абыке, Көбөш – төртөөнү,
Эргиз оозго албайлы,
Кыйамат кайым болгунча,
Каргайлы, күндө каргайлы,
Аркачан каргыш арнайлы,
Арнайлы каргыш арнайлы!
Кен дениздей жомокту,
Кемечен кечтим, арыдым,
Кара чачым агарып,

Жетимиш ашып карыдым,
Улуу дастан “Манасты”,
Отуз жыл айттым узартып,
Жаагым качан талыдым?
Унтулуп калбаска,
Урпактарга жайылттым,
Азыраак кыргыз эл эмес,
Ай-аalamга тааныттым.
Ак калпак кыргыз калың эл,
Ак чач болгон байбиче,
Ак сакалдуу карың кел,
Кызкалдактай гүлдөгөн,
Кыз-уулдун бары кел,
Айтып жатып айкөлдү,
Суусадым, келе кымыз бер.
Зарылтпай мени, женелер,
Сапты айакка куйуп кел,
Сапты айакты колго алып,
Кыз сулуусу сунуп кел.
Сапты айак уйул тал болсун,
Кымызың мүрөк бал болсун,
Сапты айактын чондугу,
Көк казанга тең болсун,
Ичиндеки кымызы,
Аз болсо айдың көл болсун,
Кел чогулуп ичели,
Айкөл шерди биз эстеп,
Ичтеки мунду чечели!
Атадан калган керээзи,
Асли унтулуп калбайлы.
Жоо келсе жолдон качпайлыш,
Жүйөөсүз сүйлөп азбайлы,
Алайып бизге келбесе,
Ат бастырып барбайлы.
Мааникер менен Аккула,
Жаба токуп минели,
Басып душман кол салса,
Баш тартпастан кирели.
Баатырдын жолун жолдойлу,
Ыйык Ата Мекенди,
Манаска окшош коргойлу!

Басмага даяардаган :
ТОКТОБУБУ ЫСАК